

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ  
МИНИСТРЛИГИ**  
**КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ**

Кол жазма укугунда УДК 37.01:372(575.2) (043.3)

**МУСАЕВ БАҚЫТБЕК МАЛАЕВИЧ**

**МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН ЖАРДАМЫ МЕНЕН  
СТУДЕНТТЕРДИ КЕСИПКЕ БАГЫТТАП ОКУТУУ (Башкаруудагы  
МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР КУРСУН окутуунун  
мисалында)**

13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы  
(информатика жана билим берүүнү маалыматташтыруу)

Педагогика илимдеринин кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн  
жазылган

**ДИССЕРТАЦИЯ**

Илимий жетекчи: Калдыбаев Салидин Кадыркулович  
педагогика илимдеринин доктору, профессор

**Бишкек – 2024**

## **МАЗМУНУ**

<b>КИРИШҮҮ.....</b>	<b>3</b>
<b>1-ГЛАВА. СТУДЕНТТЕРДИ КЕСИПТИК ИШМЕРДҮҮЛҮККӨ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН ЖАРДАМЫ МЕНЕН ДАЯРДООНУН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ</b>	
1.1. Азыркы учурдагы ЖОЖдордун окутуу процессиндеги маалыматтык технологиялар, андагы проблемалар жана аны жаңылоо зарылчылыгы.....	10
1.2. Келечектеги адистерди даярдоо процессиндеги бизнес-пландоонун милдеттери жана мазмундук түзүлүшү.....	22
1.3. Кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонуунун дидактикалык негиздери .....	35
1.4. Келечектеги адистин даяр болуу моделинин бир элементи – аракеттин ориентирлөөчү негизи.....	47
Биринчи глава боюнча корутунду .....	60
<b>2-ГЛАВА. ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДДОРУ ЖАНА АЛАРДЫ ИШКЕ АШЫРУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ</b>	
2.1. Изилдөөдө жетекчиликке алынуучу мамилелер жана методдор .....	62
2.2. Аракеттин ориентирлөөчү негизинин калыптануусунун критерийлери...79	79
2.3. “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсун окутууда кесиптик ишмердүүлүккө даярдоонун технологиясы.....	92
Экинчи глава боюнча корутунду .....	107
<b>3-ГЛАВА. ПЕДАГОГИКАЛЫК ЭКСПЕРИМЕНТ ЖАНА АНЫН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ</b>	
3.1. Компьютердик чөйрөдө бизнес-пландоонун маселелерин чыгаруу процессиндеги калыптандыруучу экспериментинин баскычтары .....	108
3.2. Констатациялоочу жана калыптандыруучу эксперименттер, алардын жыйынтыктарап.....	117
3.3. Контролдоочу эксперименти жана анын жыйынтыктарап .....	131
Үчүнчү глава боюнча корутунду .....	142
<b>ЖАЛПЫ КОРУТУНДУ.....</b> .....	
<b>КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР.....</b> .....	
<b>ТИРКЕМЕ.....</b> .....	

## **КИРИШҮҮ**

**Диссертациянын темасынын актуалдуулугу.** Кесиптик билим берүүнүн сапаты коомдун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн учурдагы жана келечектеги пландарына канчалык деңгээлде жооп берээри менен аныкталат.

Заманбап кесиптик билим берүүнүн бүгүнкү күндөгү негизги максаты болуп тиешелүү деңгээлдеги жана профилдеги квалификациялуу, эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүү, компетенттүү, жоопкерчиликтүү, өз кесибин мыкты билген жана дүйнөлүк стандарттын деңгээлинде өз адистиги боюнча натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү адистерди даярдоо саналат. Жогорку окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү өз кесибинде компетенттүү жана жоопкерчиликтүү чечимдерди кабыл ала билиши керек. Жогорку кесиптик компетенттүүлүктөн тышкary, XXI кылымдын адиси өз квалификациясын тынымсыз жогорулатууга тийиш.

Бүт дүйнөдө билим берүү санаарип технологияларына көчүп өнүгүп жатканда Кыргызстан дагы бул процесстин четинде калбай, санаариптештириүү жашообуздун бир бөлүгүнө айланды. Санариптештириүү – бул күнүмдүк жашоо-турмушта маалымат технологияларын иреттүү колдонуу. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 31-октябрьндагы № 221 “2018-2040 - жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы жөнүндө” жарлыгы менен бекитилген 2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын “2023-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн приоритеттүү багыттары” деген V бөлүмүнө ылайык санаариптик технологиилар билим берүү, саламаттык сактоо, туризм, айыл чарбасы, телекоммуникациялар, банк сектору, женил өнөр жайы жана курулуш сыйктуу чөйрөлөргө артыкчылыктуу түрдө киргизилген.

Санаариптик билим берүү же санаариптик сабаттуулук көп маселелерди чечүүгө негиз болот. Калктын санаариптик жана медиа-маалыматтык сабаттуулугун көтөрүү үчүн биринчи кезекте мектептер үчүн да, жогорку

окуу жайлары үчүн да билим берүү стандарттарын жаңылап жана жакшыртыш керек. Телекоммуникация жаатындагы технологиялык өнүгүүлөр массалык маалымат каражаттарынын жана башка маалымат жеткирүүчүлөрдүн (китепканы, архив, Интернет ж.б.) кеңири жайылышын шарттады, алар жарандарга эбегейсиз чоң өлчөмдөгү маалымат менен алмашууга жол ачты. Биз кабыл алып жаткан маалыматтын сапаты негизинен биздин келечектеги тандообузду аныктайт жана андан аркы аракеттерибизди, анын ичинде фундаменталдык эркиндикти, өзүн өзү аныктоого жана өнүгүүгө болгон укукту пайдалануу жөндөмдүүлүгүбүздү аныктайт. Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин 2018-жылдын 14-декабрындагы №2 чечими менен, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-февралындагы №20-р буйругу менен жактырылган санаариптик трансформациялоо боюнча “Санаариптешкен Кыргызстан – 2019-2023” улуттук программасынын концепциясын ишке ашыруу максатында, документтин 79-пунктунда Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдында “Кыргыз Республикасынын мектептердеги жана жогорку окуу жайларындагы билим берүү системасындагы окуу стандарттарын жакшыртуу” милдети коюлган. Мындан тышкary, Кыргыз Республикасынын 2019-2023 - жылдарга карата маалыматтык коопсуздук Концепциясында жана Кыргыз Республикасынын 2019-2023 - жылдарга карата киберкоопсуздук Стратегиясында да окуу стандарттарын кайра карап чыгуу, жаңылоо милдети киргизилген.

Азыркы учурда Кыргызстандын билим берүү саясатында жогорку окуу жайлар студенттердин келечектеги кесиптик ишмердүүлүккө даяр болуусунун калыптанышына кепилдик берүүчү фундаменталдык жана кесиптик билимдерди, билгичтиkerди жана көндүмдөрдү айкалыштыруу менен өздөштүрүүнүн жогорку денгээлин камсыздоого милдеттүү экендиги аныкталган.

“Санаарип Кыргызстан 2019-2023” санаарип трансформация концепциясына ылайык Кыргыз Республикасында экономикалык өсүшкө,

мамлекеттик башкарууга, кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына, бизнес жүргүзүү жолдоруна жана адамдардын жашоо шартына таасир тийгизген санарип технологияларды өнүктүрүүнүн катышуучусу болуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамда бар.

Кыргыз Республикасындагы жүргүзүлүп жаткан радикалдуу экономикалык өзгөрүүлөр жетекчиден ишкананы башкаруудагы форманы жана ыкмаларды жакшыртууну гана эмес, бар бизнести өнүктүрүү же жаңысын уюштуруу маселелерин чече билүүнү талап кылат. Кесиптик ишмердүүлүктөгү ийгиликтер көпчүлүк учурларда келечектеги жетекчилердин бизнес-пландоо көндүмдерүнө ээ болгондугунан көз каранды. Бизнес-пландоонун милдеттери өздөрүнүн чагылуусун “Менеджмент” адистиктери үчүн түзүлгөн жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандартында табышкан. Келечектеги адис микроэкономикалык деңгээлде рынок чөйрөсүн талдоо методологиясын колдонушу керек; ишкананын негизги экономикалык көрсөткүчтөрүнүн эсеп-кысабын жүргүзүүнү билиши керек; ал экономиканын, өндүрүштүн, ишмердүүлүктүн ж.б. уюштуруучусу жана көйгөйлөрдү чечүү иштерине катышат.

Ошону менен катар коомдогу бардык чөйрөлөрдү кецири компьютерлештириүү кесиптик маселелерди чечүүнүн эффективдүү куралы катары маалыматтык технологиялардын ролун өзгөчө мааниге ээ кылат. Азыркы учурда маалыматтык технологиялар билим берүү процессинде эң аз дегенде *окуп - үйрөнүү предмети; предметтик тармактардын маселелерин чечүү куралы; окутуу каражаты катары үч функцияны* аткарышат. Алар кесиптик ишмердүүлүктүн көйгөйлүү маселелерин компьютердик чөйрөдө чече алган адистин белгилүү маалыматтык маданиятын калыптандырат. Жогорку окуу жайында окутуунун баштапкы стадиясында маалыматтык технологиялар чөйрөсүндөгү базалык даярдык профессионалдык ишмердүүлүккө киришүүдө негиз болуп кала алат.

Келечектеги кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды жогорку окуу жайларынын студенттеринин колдоно билүүсүнө окутуп-

үйрөтүүнүн көйгөйлөрүнө жалпылай алдын-ала баа берүү менен азыркы учурда бул темага жетишээрлик сандагы көптөгөн эмгектер арналганын белгилей кетүү керек. Ошону менен катар Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында окутуунун баштапкы баскычтарында маалыматтык технологияларды кесипке багыттап окутуу боюнча педагогикалык изилдөөлөр азыраак экени байкалат.

Азыркы социалдык-экономикалык шарттарда ишмердүүлүк жөндөмдүүлүгү бар жетекчилерди даярдоо талабынын болуусу; “Менеджмент” адистиги үчүн жогорку кесиптик билим берүүдөгү мамлекеттик билим берүү стандартында аныкталган милдеттердин болуусу; студенттерди кесиптик ишмердүүлүккө даярдоодо маалыматтык технологияларды каражат катары колдонууга умтулуусу; азыркы окутуулуп жаткан менеджменттеги маалыматтык технологиялар курсун жаңылоо зарылчылыгы менен **изилдөөнүн актуалдуулугу** аныкталат.

Жогоруда келтирилген жүйөөлөрдөн улам биздин изилдөөбүздө төмөндөгүдөй:

- кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонуу тенденциясынын өсүүсү жана ЖОЖдордо орун алган студенттерди “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсу аркылуу маалыматтык технологияларга окутуудагы колдонулуп келген окутуу практикасынын ортосундагы;

- студенттерди кесиптик ишмердүүлүккө даярдоонун объективдүү зарылчылыгы жана окутуунун баштапкы баскычтарында кесиптик маселелер жөнүндө түшүнүктөрдү калыптандыруучу педагогикалык эмгектердин, өзгөчө уюштуруу-башкаруучулук ишмердигинде педагогикалык эмгектердин аз санда болуусунун ортосундагы

*карама-карышылыктарды* чечүү зарылчылыгы келип чыгат.

Ушуга байланыштуу студенттерди кесиптик ишмердүүлүккө даярдоодо таасирин тийгизүүчү маалыматтык технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн кароого болот. Ушул шарттар “Маалыматтык технологиялардын жардамы

менен студенттерди кесипке багыттап окутуу (башкаруудагы маалыматтык технологиялар курсун окутуунун мисалында)" изилдөө ишинин темасын аныктоого өбөлгө түздү. Изилдөөбүздүн конкреттүү багыты катары "Менеджмент" адистигинин алкагында "Менеджменттеги маалыматтык технологиялар" курсун кесипке багыттап окутуунун маселелери каралыш-эсептелди.

**Изилдөөнүн максаты:** "Менеджменттеги маалыматтык технологиялар" курсун окутууда маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу студенттердин кесиптик ишмердүүлүгүн калыптандыруунун илимий-методикалык негиздерин түзүү жана аны ишке ашыруу.

**Изилдөөдө төмөнкүдөй милдеттер** коюлган:

1. Кесипке багыттап окутууда маалыматтык технологияларды колдонуунун учурдагы абалы, андагы проблемалар жана аны жаңылоонун зарылчылыгы.
2. "Менеджменттеги маалыматтык технологиялар" курсун кесипке багыттап окутуунун мазмунун, каражаттарын жана методдорун иштеп чыгуу.
3. Студенттерде *аракеттин ориентирлөөчү негизин* калыптандыруунун технологиясын, теорияны окуу процессине киргизүү технологиясын ишке ашыруу.
4. Студенттерди кесиптик ишмердүүлүккө даярдоонун технологиясынын эффективдүүлүгүн эксперимент аркылуу текшерүү.

**Изилдөөнүн илимий жаңылыгы:**

- "Менеджменттеги маалыматтык технологиялар" курсун кесипке багыттап окутуунун илимий мамилелери иштелип чыкты жана илимий методдор такталды;
- "Менеджменттеги маалыматтык технологиялар" курсун кесипке багыттап окутуунун технологиясы иштелип чыкты;
- студенттердин *аракетинин ориентирлөөчү негизинин* калыптангандыгынын критерийлери иштелип чыкты.

**Изилдөөнүн натыйжаларынын практикалык маанилүүлүгү:**

- жогорку окуу жайында “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунун окутулушунда компьютердик чөйрөдөгү бизнес-пландоонун мисалында студенттерди кесиптик ишмердүүлүккө даярдоочу окуу-методикалык комплекси иштелип чыгып, колдонууга берилген;

- студенттерди кесиптик ишмердүүлүккө даярдоо каражаты катары “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда маалыматтык технологияларды колдонуунун натыйжалуулугу эксперимент түрүндө такталган.

Изилдөөнүн негизги жыйынтыктары жана корутундулары жогорку окуу жайларында студенттерди кесиптик ишмердүүлүккө даярдоо тажрыйбасында, маалыматтык технологиялардын каражаттары аркылуу бизнес-пландоонун маселелерин чечүү процессинде адистердин квалификациясын жогорулатуучу жана кайра даярдоо курсарынын тажрыйбасында да колдонууга болот.

### **Коргоого төмөндөгү жоболор алынып чыгат:**

1. Жогорку окуу жайынын баштапкы окутуу баскычындагы “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда бизнес-пландоо маселелерин чыгарууда маалыматтык технологияларды каражат катары пайдалануу студенттерди кесиптик ишмердүүлүккө даярдоодо өтө натыйжалуу болот.
2. Алдыда жыйынтык катары алынуучу объектигин божомолун жана иш аракеттин толук планын берүүчү аракеттерди аткарган учурда студент *аракеттин ориентирлөөчү негизин* шарттардын системасы катары кабыл алып, ага таянат.
3. Маалыматтык технологиялардын каражаттары аркылуу бизнес-планды даярдоо процессинде алынган билим, билгичтик жана көндүмдөрдүн жыйындысы жогорку окуу жайдын окуу процессинде студенттер тарабынан бизнес-пландоо маселелерин камтыган дисциплиналардын окулушунда *аракеттин ориентирлөөчү негизи* катары колдонулушу мүмкүн.
4. Критерийлер студенттерди кесиптик ишмердүүлүккө даярдоонун

иىгиликтуу көрсөткүчү катарында *aракеттин ориентирлөөчү негизинин* деңгээлин аныктоо үчүн кызмат кылат.

**Изденүүчүнүн жеке салымы.** Маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу бизнес-пландоону багыттуу окутуу процессинин илимий-методикалык системасын иштеп чыгуунун зарылчылыгы теориялык жактан негизделди, маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу бизнес-планды даярдоо процессинде алынган билим, билгичтик жана көндүмдөрдүн жыйындысы жогорку окуу жайдын окуу процессинде студенттер үчүн бизнес-пландоо маселелерин камтыган дисциплинардын окулушунда *aракеттин ориентирлөөчү негизи* катары колдонулаары көрсөтүлдү.

**Изилдөөнүн натыйжаларын апробациялоо.** Диссертациялык иштин негизги идеялары жана жыйынтыктары 2012-2023-жылдар аралыгында (Новосибирск, Бишкек, Нарын) жогорку окуу жайларда, Кыргыз билим берүү академиясында өткөрүлгөн эл аралык жана республикалык илимий-практикалык конференцияларда, С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин жана М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин кафедраларынын отурумдарында талкуулоо, ошондой эле изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын илимий басылмаларга чыгаруу аркылуу жүргүзүлдү.

**Диссертациянын натыйжаларынын илимий басылмаларда жарыяланышы.** Изилдөөнүн натыйжалары боюнча 10 илимий макала, анын ичинде 1 макала Орусиядан жана 3 окуу куралы, 2 окуу методикалык колдонмо, 2 методикалык көрсөтмө басмадан чыкты.

**Диссертациянын структурасы жана көлөмү.** Диссертациялык иш изилдөөнүн илимий негизин камтыган киришүүдөн, үч главадан жана алардан пайда болгон корутундулардан, жалпы тыянактан, 7 сүрөттөн, 20 таблицадан, пайдаланылган адабияттардын тизмесинен жана тиркемелерден турат. Диссертациянын негизги текстинин көлөмү – 146 бет.

# **1-ГЛАВА. СТУДЕНТТЕРДИ КЕСИПТИК ИШМЕРДҮҮЛҮККӨ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН ЖАРДАМЫ МЕНЕН ДАЯРДООНУН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ**

## **1.1. Азыркы учурдагы ЖОЖдун окутуу процессиндеи маалыматтык технологиялар**

Учурда Кыргызстанда технологиялык өнүгүүнүн кезектеги этабы – маалыматтык санаиптик коомдун калыптануусу байкалууда. Бизди курчап турган чөйрө олуттуу түрдө санаиптик болуп калды, мындан билим берүү системасы да куру калган жок, жана биз баарыбыз санаиптик билим берүү системасынын – жаңы системаны калыптандыруунун катышуучуларыбыз. Санарииптик билим берүү маалыматтык-коммуникациялык технологиялар, билим берүү веб-ресурстары, социалдык тармактар, блогдор ж.б. аркылуу билим алуучулардын компетенцияларын калыптандырууга жана өнүктүрүүгө багытталган. Бул санаиптик технологияларды, санаиптик жабдыктарды ж.б. колдонуу менен санаиптик билим берүү чөйрөсүндө окуу максаттарына жетүүгө багытталган педагогдор менен билим алуучулардын өз ара аракеттенишүүсү. Демек, билим берүү системасында заманбап ИТ технологияларын кеңири колдонууну алдын ала көрө билген санаиптик билим берүү жалпысынан билим берүүнүн сапатын жогорулатууга алыш келүүчү адистерди даярдоонун деңгээлин жана сапатын жогорулатууга багытталышы керек. Маалыматты топтоо, уюштуруу, сактоо, берүү жана сунуштоо методдорунун жана техникалык каражаттарынын жыйындысы “маалыматтык технологиялар” деп аталат, маалыматтык технологиялардын жардамы менен адамдардын билими өсүп, техникалык жана коомдук процесстерди башкаруудагы алардын мүмкүнчүлүктөрү кеңейт. Башкача чечмелесек, бул маалыматтарды топтоонун, уюштуруунун, кайра иштетүүнүн жана берүүнүн каражаттарынын жана методдорунун жыйындысын колдонуу менен объектигинин, процесстин же кубулуштун абалы тууралуу жаңы сапаттагы маалыматты алуу процесси. Учурда маалыматтык технологиялар адамдын ишмердүүлүгүнүн бардык чөйрөлөрүнө терең синүүдө, алардын

коомдун жашоосунун ар түрдүү жактарына тийгизген таасири барган сайын глобалдуу мүнөзгө ээ болууда. Алар экономикада, бизнесте, коомдук жашоодо, коомдук тармактарда жана агартуу мейкиндигинде кенири өнүгүүдө. Бул айтылган ойлор ИТ технологиялардын дүйнөлүк мейкиндикке, анын ичинде Кыргызстанга болгон эбегейсиз чоң таасири тууралуу айтууга мүмкүндүк берет.

Бул айтылган ойлор жаңы маалыматтык технологиялар менен байланышкан аймактарга өзгөчө тиешелүү. Ошондуктан бул аймактарда программалоонун жаңы тилдерин жана системаларын, дайыма жаңыланууда болгон операциялык чөйрөлөрдү, жаңы муундагы эсептөө техникаларын жана байланыш каражаттарын ж.б. тез окутуп-үйрөтүү маселелери актуалдуулукка ээ болот. Жаңы маалыматтык технологияларга байланышпаган илим-билимдин тармагы дээрлик жокко эсе экендигин белгилей кетишибиз керек.

Жаңы миң жылдыкта кандай жаңы технологиялык тенденциялар артыкчылыкка ээ болоорун айтуу кыйын, бирок биздин жашообузга кирип жаткан жаңы маалыматтык технологиялар биздин алдыбызга төмөндөгүдөй маселelerди кабыргасынан коюп, аларды чечүүнү талап кылат: *атайын тармактарда билим алууда маалыматтык технологияларды колдонуу, б.а. окутуп-үйрөтүүнүн жаңы технологииларын иштеп чыгуу; студенттердин өзүн өзү окутуу көндүмдөрүн калыптандыруу жсана талаптарын өнүктүрүү; билим берүүдөгү талаптардын өнүгүүсүн узгүлтүксүз, бағытталган өз алдынчалыктын процесси катары кароо керек.*

Жогорудагы каралган маселелердин ақыркысы агартуу процессинде эле эмес бардык иш чөйрөлөрүндө да актуалдуу. Жаңы маалыматтык технологияларды колдонуу менен бул маселени чечүү мүмкүнчүлүгү ийгиликке өтө жакын. Жаңы маалыматтык технологиялардын программалык жана техникалык базасын дайыма жаңылоо, тиги же бул окуп үйрөнүү тармагын окуп үйрөнүүдө компьютерди колдонуу билимди да дайыма жаңылоону талап кылат. “Информатика – илим жана техниканын өтө тез өнүгүүгө ээ болгон тармактарынын бирөөсү, анын көптөгөн терминдери жана

түшүнүктөрү дайыма өзгөрүүлөргө дуушар болуп турушат” деп айтылат негизги терминдер сөздүгүндө [55].

Информатика жана маалыматтык технологиялардын негиздерин үйрөнүү маселелери Кыргызстандын окумуштуулары Б. Баячорованын, У.Н. Бirimkulovdun, У.Э. Мамбетакуновдун, Т.Р. Орусколовдун, М.У. Касымалиевдин, С.А. Нуржанованын, А. Ибраевдин жана бир катар чет өлкөлүк окумуштуулар В.М. Глушковдун, А.П. Ершовдун, А.А. Кузнецовдун, Е.И. Машбицтин, И.В. Роберттин ж.б. иштеринде чагылдырылган. Билим берүү процессинде маалыматтык технологияларды, анын ичинен маалыматтык системаларды колдонуу суроолорун чагылдырган методологиялык жана теориялык ыкмаларды изилдөөгө Н.Е. Астафьеванын, Б.Г. Гершунскийдин, Л.А. Денисованын, С.К. Калдыбаевдин, О.А. Козлованын иштери арналган.

Кыргыз Республикасынын билим берүү системасында болочок адистердин компетенттүүлүктөрүн өнүктүрүү маселелери тууралуу И.Б. Бекбоев, Э.М. Мамбетакунов, А.М. Мамытов, Н.А. Асипова, Г.Д. Панкова, С.К. Калдыбаев, Т.М. Сияев, А.К. Наркозиев ж.б. үзүрлүү эмгектенүүдө, о.э. кыргыз окумуштууларынан Д.М. Ажыбаев, Д. Карагулов, А.М. Кенебаев ж.б. окутуу процесстерин маалыматташтыруу, окутуу процессинде маалыматтык технологияларды пайдалануунун натыйжалуулугун, андагы көйгөйлөрдү илимий изилдөөлөрүндө көрсөтүшкөн.

Ал эми информатика дисциплинасын окутуунун методикасын, информатика мугалимдеринин билимдерин өркүндөтүүнү, информатика дисциплинасын жогорку окуу жайларда окутуунун илимий негиздерин, маалыматтык технологияларды колдонуу менен студенттердин өз алдынча иштөөлөрүн уюштуруу маселелерин, маалыматтык технологияларды колдонуу менен студенттердин окуу иштерин баалоо маселелерин кыргыз окумуштуулары Т.Р. Орусколов, М.У. Касымалиев, А.Д. Ибраев, Д.К. Карагулов, Г.И. Ажыманбетова, М. Бекежанов ж.б. изилдешкен.

Экономисттерди, менеджерлерди даярдоодогу көйгөйлөрдү ачып берүүдөгү компьютердик чөйрөдөгү бизнес-пландоонун айрым элементтери А.Л. Денисованын, Л.А. Горшунованаын, Р.В. Жариковдун, Ж.В. Иноземцеванын ж.б педагог-изилдөөчүлөрдүн эмгектеринде каралган. Маалыматтык технологиялардын негизинде студенттерди кесиптик даярдоо методикасында А. Л. Денисова студенттер үчүн кирешени, рентабелдүүлүктүү, өндүрүмдүн наркын эсептөө боюнча экономикалык маселелерди чечүүнү сунуштайт. Пландык-экономикалык ишмердүүлүктүү карап жатып, Р.В. Жариков өндүрүш ишканаларынын менеджерлеринин квалификациясын жогорулатуу процессинде маалыматтык технологияларды колдонуу методикасында өндүрүш процесстерин оптималдаштыруу маселелерин чечүүдө маалыматтык технологияларды колдонуу зарыл деп эсептейт. Ж.В. Иноземцева экономист-менеджерди маалыматтык-технологиялык даярдоону уюштуруу методикасында өндүрүштүү уюштуруу, салык салуу ж.б. маселелерин чечүүдө маалыматтык технологияларды колдонуу көндүмдөрүн калыптандыруунун зарылчылыгын белгилейт.

Кийинки мезгилде “компьютердик технологиялар” түшүнүгү “маалыматтык технологиялар” түшүнүгү менен алмашууда. “Информация”, “информатика”, “технологиялар”, “маалыматтык технологиилар”, “компьютердик технологиилар” баштапкы терминдери биздин изилдөөдө маанилүү болгондуктан, алардын маани-маңызын тактап алуу зарылдыгы келип чыгат. “Маалыматтык технологиилар” түшүнүгү “компьютердик технологиилар” түшүнүгү менен алмашып калган мисалдарды илимий жана окуу адабияттарында, публицистикада жана мезгилдүү басылмаларда көп жолуктурууга болот. Мындей алмаштыруунун себептеринин бири болуп “информация” жана “автоматика” деген эки сөздүн биригүүсүнөн келип чыккан “информатика” терминине катылган маани эсептелинет [55]. “Маалыматтык технологиилар” түшүнүгүнүн айрым тармактарында колдонулган информатика маалыматтык технологияларга өзүнүн таасирин тийгизбей койгон жок. Кылым кылымга алмашып адамзат маалыматты

чогултууну, сактоону, кайрадан иштетүүнү жана берүүнү автоматизациялоо каражаттарына жана компьютерлерди колдонуу тажрыйбасына толук ээ болуп турганда “компьютердик технологиялар” менен “маалыматтык технологиялар” түшүнүктөрү маанилеш эмес деген жыйынтык чыгат.

Компьютер – микроскоп же эсептөп чыгаруучу машина сыйктуу эле изилдөөнүн жана таанып билүүнүн куралы болуп саналат. Анын оң жактары катары, билимди жана билгичтиkerdi бышыктоону жекелештируүгө, убакытты үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Билим алуучулар үчүн психологиялык жагымдуу климат түзөт, анткени машина эмоционалдык жактан нейтралдуу, ошол себептүү билим алуучу эч тартынбастан компьютерден көп жардам сураса болот. Ошону менен бирге эле окуу-тарбия процессин санариптештируү, компьютерлештируүнүн жардамы менен көптөгөн окуучуларды, студенттерди, мугалимдерди аралыктан окутуу аркылуу билим берүүнүн үзгүлтүксүздүүлүгүн арттырууга болот [28].

“Кыргыз педагогикасы” энциклопедиясында “информация” термини (information лат. сөзүнөн түшүндүрүү, ойду билдируү) маалыматтарды адамдан адамга, адамдан автоматка, автоматтан автоматка, ошондой эле маалыматтарды гендик деңгээлде берүүнү түшүндүрөт [83]. Кибернетикада “информация” термини негизги түшүнүктөрдүн бирөө болуу менен бирге баштапкы аныкталбаган түшүнүктөрдүн катарына кирет [138]. Философия илимдеринин доктору Э.П. Семенюк дүйнөнү адамзаттын таанып билүүсүндөгү маалыматтык иш алыш баруунунун негизин түзгөн, акыркы жылдарда жалпы илимий категория катары калыптанган биздин замандын илиминдеги “маалымат” категориясынын ролу чоң экендингин баса көрсөткөн [135].

Маалыматтык билдируү деп кайсы бир маалымат булагынан байланышуу каналы аркылуу кабыл алынган маалыматты атайбыз. Маалымат булагы билдируүнү жиберген соң, ал берилүүчү сигналга айланат. Бул сигнал байланышуу каналы аркылуу кабыл алышып, кабыл алынуучу билдируүгө айланат. Мисалы, аба-ырайы тууралуу маалыматты камтыган билдируү

адамга маалымат булагынан, адис метеорологдон байланышуу каналы - телевизор жана ага байланыштуу аппаратуралар аркылуу берилет. Тирүү организмдер сезүү органдары аркылуу айлана-чөйрөнү таанып, нерв импульстарына айландырып, нерв булалары аркылуу мээгэ жеткирип, ал жерде нейрон катары сактайт. Маалымат берүү ар кандай тоскоолдуктарга учурал, мазмуну бурмаланат, кээ бир учурларда маалымат такыр эле жоголуп да кетет [56].

Маалымат “коомдун ийгиликтүү өнүгүүсүнө ар тараптан шарт түзүүчү стратегиялык ресурс” деп В.А. Звягинцев белгилей кеткен [44]. В.А. Виноградов өзүнүн эмгегинде төмөндөгүдөй ойду айткан: “Түрдүү мамлекеттердин ортосунда азық-түлүк жана энергетикалык ресурстарды бөлүштүрүүдө кандай глобалдык проблемалар түзүлсө, алардын ортосундагы маалыматтык ресурстарды бөлүштүрүүдө да ушундай эле проблемалар жарагат”.

Азыркы учурда информациянын феноменине болгон кызыгуу жалпы илимий мүнөзгө ээ. “Информация” термининин кезектеги аныктамасын издебестен “Информациялык технологиялар” түшүнүгүнүн биринчи сөзүн алыш карасак, информация - бир системанын чегинде өндүрүлүп, чогултулуп, сакталып, кайрадан иштелилип жана системадан системага берилүүчү маалыматтар (маалыматтык булактан кабыл алуучуга берилүүчү маалыматтар).

“Маалыматтык технологиялар” жана “компьютердик технологиялар” түшүнүктөрүнүн экинчи бөлүгүн түзгөн “технология” терминин карай турган болсок (грекчеден алганда *techne* – искусство, чеберчилик, колунан көөр төгүлгөндүк жана *logos* – сөз, окутуп үйрөтүү) чоң энциклопедиялык сөздүктө ал өндүрүү процессинде керектелүүчү материалды ондоп-түзөп, даярдап,abalын, касиеттерин, формасын өзгөртүп кайра иштетүү методдорунун жыйындысы катары каралат [23]. М. Марков “технологияны” негизинен бирдей аткарылган жана жогорку эффективдүүлүккө жетүү максатына ээ болгон удаалаш өз ара байланышкан процедуralар жана операциялар

системасына бөлүү жолу аркылуу конкреттүү татаал процессти ишке ашыруу аракети деп аныктайт [104].

Студенттердин билим сапатын камсыз кылууда маалыматтык технологияларды колдонууну дагы окутуу технологиясы катары кароого болот. Бул аталышка толук жооп берүү учун жогоруда айтылгандай, окутуунун максатынан баштап, окутуу процессинде коррекция жүргүзүүгө чейинки иш аракеттер аныкталып чыгуусу жана алардын ортосундагы байланыштын түзүлүүсү, үзгүлтүксүз көзөмөл болуп туруусу зарыл дейт изилдөөчү С.С. Эрдолатов [162].

Маалыматтык процесстер коомго сүнгүп кирүү менен өндүрүрүлүп, колдонулуп, берилип бардык түрдөгү маалыматтык ишмердүүлүктө катышууда. Маалыматты автоматтык кайра түзүүнүн негиздөөчүлөрүнүн бири, орусиялык окумуштуу В.М. Глушков “Маалыматтарды чогултуу, кайра иштетүү жана бөлүштүрүү (алмашуу) маселеси адамзаттын бардык өнүгүү баскычтарында болгон” деп жазат [36]. В. Дизард “Вавилондон бери кайсы коомду карабайлы, ал маалыматты өндүрүү жана бөлүштүрүү аркылуу калыптанган” деп айтат [165]. О.Н. Чирченко “Башынан эле маалыматты колдонуу коомдун өнүгүүсүндө маанилүү орунду ээлеген жана ээлей берет жана бул ойду улантууда каалагандай коом маалыматташтырылган болуп, кандайдыр бир маалыматташтырылган денгээлге ээ” деп жазат [155].

Бүгүнкү күндө маалыматтык технологиялар билим берүүнүн негизги каражаттарына айланган учур жана интернеттен эркин пайдалануу шарттары, мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөн. Учурда маалыматтык технологиялар менен жабдуулар жана аларды окутуу процессинде колдонуу күндөн-күнгө жакшыртылууда. Окутуу процессинде жаңы маалыматтык-коммуникациялык технологияларды окутуу куралы катары пайдалануу – окутуунун сапатын жана эффективдүүлүгүн жогорулатат: билим алуучулардын материалдарды өздөштүрүүсүн жакшыртууга, терен өздөштүрүүгө, практикалык колдонулуштарын жана илимий негиздерин ачып берүүгө, компьютердик сабаттуулуктарын өнүктүрүүгө түрткү боло алат. Ошол эле учурда билим

алуучулардын жеке кызыгууларын, умтулууларын жана изденүүлөрүн жаратып, өз алдынча ой жүгүртүүлөрүн жана өз алдынча иштөөлөрүн өөрчүтөт. Маалыматтык технологияларды колдонуу окуу китебинен сырткары кошумча маалыматтарды көнүри бере алат жана дидактиканын маанилүү принциби – миң уккандан бир көргөн көргөзмөлүүлүктүн таасири чоң: окуу-өздөштүрүү процесстеринде салттык формадагы угуу, жазуу менен гана чектелип калбай, аны көрүү менен эс тутумун бекемдейт жана өз учурунда билим берүүнүн параметрлеринин аздыр-көптүр өзгөрүшүнө байланыштуу байкоолорду, талдоолорду жүргүзүүгө жетишет дейт өзүнүн изилдөөлөрүндө С.Ж. Абрасурова [1].

Маалыматтык технологиялар адамдык коом канчадан бери жашаса, ошончолук убактан бери жашайт, бирок изилдөөгө жакын арадан эле дуушар болууда. Акыркы убакта маалыматтык технологиялар деп автоматизациянын ар түрдүү каражаттарын колдонуу менен маалыматтарды электрондук өзгөртүп түзүүгө негизделген заманбап маалыматтык технологиялар аталат.

Информатиканын негизги терминдер сөздүгү “Маалыматтык технологиялар” түшүнүгүн төмөндөгүчө чечмелейт: “Маалыматтарды кайра иштетүүнүн байыркы замандан биздин учурга чейинки ыкмалары. Негизги этаптар: сүйлөө жөндөмдүүлүгүнүн, жазуунун (б.з.чейинки 2350-ж.), эсептин (б.з. чейинки 1350-ж.), китеп басуунун (1445-ж.), почтанын, телеграфтын (1816-ж.), Беббиджтин машинасынын (1843-ж.), машинка аркылуу жазуунун (1874-ж.), телефондун (1876-ж.), радионун (1895-ж.), теле көрсөтүүнүн (1939-ж.), компьютердин (1945-ж.), интегралдык схеманын (1954-ж.), микропроцессордун (1972-ж.), өздүк (персоналдык) компьютердин (1975-ж.) пайда болушу”. Азыркы учурда өнүгүп жаткан маалыматтык технологияларды жаңы маалыматтык технологиялар деп аташат [52].

Маалыматтык технологияларга мисал катары маекти, айтып берүүнү, аскадагы сүрөттү, искуствонун түрлөрүн, лекцияны, конференцияны, журналды, гезитти, китепти, теле көрсөтүүнү, радиону, телефонду, телеграфты, компьютердик технологияларды, телетексти, жарнакты,

интернетти ж.б. кароого болот. Демек, адамзат жаралгандан бери маалыматтык технологиялар колдонуп келе жатат, бирок бул процесске XX кылымдын экинчи жарымында гана аталыш берилген. Маалыматтык технологияларды ар түрдүү белгилери боюнча класстарга бөлүүгө болот. Эгерде бул бөлүүнү түзүү жана колдонуу мезгилине карата карасак, анда “жаңы маалыматтык технологиялар” түшүнүгүнө тиешелүү маалыматтык технологияларды бөлүп кароого болот.

Компьютердик техниканын өнүгүүсү менен, компьютерге адам тарабынан жүктөлгөн функциялардын санынын өсүүсү менен “маалыматтык технологиялар” жана “жаңы маалыматтык технологиялар” түшүнүктөрү менен бир мезгилде “компьютердик технологиялар” түшүнүгү пайда болгон. Азыркы мезгилде бул үч түшүнүктүн ортосунда бир топ айырмачылыктар бар экенине карабастан көпчүлүк учурда синоним катары колдонулушат.

“Маалыматтык технологиялар” түшүнүгү азыркы мезгилдеги компьютердик технологиялардын автоматташуу деңгээлин чагылдырат. Маалыматты түзүүчү, кайра иштетүүчү, сактоочу жана аралыкка берүүчү каражат катары компьютер колдонулган компьютердик технологиялардын бул түрүн маалыматтык технологиялар деп түшүнөбүз. Компьютер маалыматтык технологияларда колдонулган автоматташтыруу каражаттарынын жалгыз каражаты эмес экендиги айкын. Келечекте маалыматтык технологиялар өзүнүн кийинки өнүгүү деңгээлине өтүү менен өзүнүн заманына ылайык жаңы статустагы өзүнө төп келген атка ээ болот. XX кылымдын 80-жылдарынын ортосунда В. М. Глушков: “XXI кылым башталгандан бул ЭЭМдин эс тутумунда сакталган маалыматтарды колдонгонду билбegen адам XX кылымда окуганды да, жазганды да билбegen адамдын кебетесин киет” деп жазган [36].

Билим берүүнү маалыматташтыруу окутуунун максаттары менен мазмунун өзгөртөөрүн көптөгөн изилдөөчүлөр (Б. Бекбоев, Т.Р. Орусколов, С.К. Калдыбаев ж. б.) белгилешкен. Заманбап билим берүү системасы ачык глобалдык системага окшоп көрүнөт. Азыркы цивилизациянын

постиндустриялык абалы маалыматтык коомдун өнүгүүсү менен байланышта. Маалыматтык коом бул адамзат цивилизациясынын жаңы формасы. Коомдо жумушчулардын көпчүлүк бөлүгү маалыматты иштетүү менен алектенген жагдай маалыматтык коомду жаратат. Пайда болгон маалыматтык коом үзгүлтүксүз байланышкан технологиялардын өнүгүүсү менен жашайт [15]. “Бүгүнкү күндө маалыматтык технологиялар маалыматтык коомду түзүүдөгү маанилүү кадам катары караптап экономикалык жана социалдык өнүгүүнүн ажырагыс бөлүгү болуп калды. Ал ылдамдануунун негизги факторлорунун бирөө болуусу менен бирге мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнүн шарты болуп эсептелинет” дейт кыргыз окумуштуусу С.К. Калдыбаев. [59].

Ааламдашуу жана интеграция процессинде билим берүү жаатында маалыматтык коммуникациялар чоң мааниге ээ. Маалыматтык технология заманбап билим берүүдө студенттердин компоненттүүлүгүн калыптандырууда да негизги орунду ээлейт.

“Өз алдынча билим алуу, кызыккан тармак жөнүндө маалымат изде-  
табуу, ой-чабытты өстүрүү, саясат таануу жана башка ушул сыйктуу аракеттер  
студенттин болочоктогу татыктуу адис катары калыптанышына өбөлгө түзөт,  
бул өбөлгөнү түзө турган зор мүмкүнчүлүк бул – интернет” дейт кыргыз  
окумуштуусу Т. Р. Орускулов [121].

“Азыркы күндө билим берүүнү маалыматташтыруу коомду маалыматташтыруу процессинин бир бөлүгү катары караптап жана ал коомдун келечектеги өнүгүүсүн камсыз кылууга зор салым кошот. Ошондуктан билим берүүнү маалыматташтыруу, жаңы маалыматтык технологияларды окуу процессинде максаттуу колдонуу учурдун актуалдуу маселеси экендиги талашсыз. Бүгүнкү биз жашап жаткан мезгилдин негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири катары бизди курчап турган айлана-чөйрөдө токтоосуз өзгөрүүлөрдүн болуп турушу. Жашоонун мындай шарттарында адамдын кесиптик мобилдүүлүгүн, маалымат технологиялары менен бирге башка көптөгөн жаңы технологияларды өздөштүрүүгө даярдыгын камсыз кыла турган негизги билим берүү абдан маанилүү болуп саналат. Инсанды коомдогу болуп турган

ылдамдығы өтө тез өзгөрүүлөргө даярдоо муктаждығы окуучулардагы ой жүгүртүүнүн ар түрдүү формаларын, окуучуларда өздүк билим алуу ишмердүүлүгүн уюштуруу жөндөмдүүлүгүн, алардын ишмердүүлүгүнүн жашоо позициясына бағытталуусун калыптандырууну талап кылат дейт” өзүнүн илимий эмгегинде изилдөөчү Ч.Ш. Өмүрзакова [122].

“Маалыматты кайра иштетүү системалары. Терминдерди аныктоо” маалымат китечесинде **окутуунун маалыматтык технологиясы** компьютердик каражаттар тууралуу теориялык билимдин жыйындысы катары, маалыматтык технологияны билим берүүдө колдонуунун уюштуруу аракеттеринин методикасы катары айтылат [136].

Билим берүү процессинде маалыматтык технологиялар өзүнүн функцияларын ишке ашыруучу эки негизги бағытты баса көрсөтүүгө болот: маалыматтык технологияларды окуп-үйрөнүү жана предметтик тармактарда маалыматтык технологияларды колдонуу. Информатизациялоонун заманбап этапынын мазмунун *жана маалыматтык технологиялар каражаттарын активдүү өздөштүрүү жана аларды салттуу окуу дисциплиналарына көңири жайылтуу* түзөт. Адамзаттын ишмердүүлүгүнүн бардык тармактарында маалыматтык технологияларды пайдалануунун кеңеишинин норма катары каралганы билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде предметтик мазмундун өзгөрүүсүнө алыш келет. Окутуудагы маалыматтык технологиялардын калыптануусу жана өнүгүүсү информатиканы окуп-үйрөнүү менен байланышта. Үзгүлтүксүз билим берүү системасынын бардык баскычтарындагы информатика тармагында базалык даярдоо – бүгүнкү күндө билим берүүнү информатизациялоонун калыптанышынын негизги бөлүктөрүнүн бири болуп эсептелинет.

Азыркы учурда маалыматтык технологиялар билим берүү процессинде *окуп үйрөнүүнүн предмети; предметтик тармактагы маселелерди чечүүдөгү куралы; окутуу каражаты* катары жок дегенде үч функцияны аткарышат. Маалыматтык технологиялар кандай курсун чегинде колдонулуп жаткандыгынан көз каранды болбостон дайыма окуп-үйрөнүү предмети

белоорун белгилей кетүү керек. Жалпы учурларда жаңы маалыматтык технологиялардын техникалык жана программалык камсыздоосунун, айрым учурларда маалыматтык технологиялардын ылдам өнүгүүсү бул тармакта туруктуу өз алдынча билим алууну талап кылат, ошондуктан окутуу процессинде компьютердик чөйрө колдонулган “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда да, башка курстарда да маалыматтык технологиялар окуп үйрөнүүнүн объектиси болуп калышат. Предметтик тармактарда маселелерди чечүүдө курал катары колдонулган маалыматтык технологиялар *даярдоо каражаты, маалыматты алып жүрүү жана сактоо каражаты; эсептөө каражаты; процесстерди моделдөө жана оптимизациялоо каражаты ж.б.* функцияларын ишке ашырат. Маалыматтык технологиялар окутуунун каражаты катары маалыматтын булагы, көрсөтмө курал, жеке маалыматтык мейкиндик; машигуу түзүлүшү, сыпаттоо жана көзөмөлдөө каражаты болуп эсептелинет.

Студенттин жалпы техникалык дисциплиналар боюнча билими эреже катары практикалык көндүмдөргө башка шарттар аркылуу, б.а. жалпы техникалык дисциплиналарга негизделген атайын алкактагы дисциплиналар аркылуу өтүүсү менен негизделген жогорку кесиптик билим берүү системасында көп деңгээлдүү иерархиялык система иштейт. Информатика - жаш адистин кесиптик ишмердүүлүктүү баштоосунан кийин эле тез жана түздөн-түз талап кылынган практикалык көндүмдөрүн өнүктүрүүчү аз сандагы техникалык дисциплиналардын бири” деп информатика боюнча базалык курсунда жазылган [54].

ИКТны окуу процессинде колдонуунууну уюштурууга М.У. Касымалиев, Ибраим кызы Айжан жана башкалардын эмгектери арналган. Маалыматтык технологиялар багытындағы ар түрдүү предметтер боюнча адистерди даярдоонун көйгөйлөрүн изилдөөгө Б.И. Бийбосунов, Т.Токтакуновдун эмгектери багытталган. Аларда маалыматтык технологиялар талаасындағы ар түрдүү багыттар боюнча адистерди даярдоонун маанилүү

аспектилери каралган, бул багытта даярдоонун жаңы методикалык системаларын издөө актуалдуу бойdon калууда.

## **1.2. Келечектеги адистерди даярдоо процессиндеги бизнес-пландоонун милдеттери жана мазмундук түзүлүшү**

Адамдар материалдык баалуулуктарды өндүрүү учурунда өздөрүн да, тагыраак айтсак өздөрүнүн аң-сезимин, жүрүм-турумун, сезимдерин да өзгөртүүгө жөндөмдүү; алар курчап турган дүйнөнү эле өзгөртпөстөн өздөрүн өзгөртүүгө да жөндөмдүү. Ушуга байланыштуу тарбияны, өнүгүүнү жана тарбиялык мамилелерди конкреттүү өндүрүштөгү эмгек процессинен ажыратып идеология чөйрөсүндө эле кароо туура әмес. Демек, конкреттүү өндүрүштүн өнүгүү мыйзамдарын билүү зарыл [11].

Каалагандай системанын белгилери болуп система түзүүчү фактордун болуусу шарт; педагогикалык система үчүн мындай фактор болуп билим алуучунун жеке сапаттарын калыптандыруу эсептелинет. “Глобалдуу максаттардын өзгөрүп туруусу, кыймылда болуусу жана аларды коомдун өнүгүүсүнүн ар бир этабындагы талаптарына дал келтирүү зарылчылыгы айтып тургандай, педагогикалык системанын ишинин негизги максаты - өсүп келе жаткан муунду жашоого даярдоодогу жана алардын коомдун жашоо ишмердүүлүгүндө эффективдүү катышууларынын коомдук талаптарын дайыма чагылдырат” деп белгилейт В.П. Беспалъко [16]. Илимдин, техниканын жана өндүрүштөгү технологиялардын учурдагы интеграциялык деңгээлине ылайык кесипке багытталган билим берүү – адамдын жеке сапаттарын калыптандыруунун толук жана эффективдүү каражаты.

Кесиптик билим берүүнүн сапаты коомдун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн учурдагы жана келечектеги маселелерине канчалык деңгээлде дал келээри менен аныкталат. Мамлекеттик билим берүү стандартынын тышкы байланыштары заманбап кыргыз коомундагы социалдык-экономикалык мамилелер системасындагы орду менен такталат, башкача

айтканда талап коом тарабынан коюлат. Башка жагынан карасак, кесиптик билим берүүнүн стандарты коомдун мүчөлөрүнүн социалдык кепилдиги, атамекендик жана дүйнөлүк эмгекрынокторунда төттайлашууга жөндөмдүү денгээлге жетүүсүнүн кепилдиги катары кызмат кылат. В.М. Соколов жана башкалардын көз карашына кошула турган болсок, максаттуу даярдоонун өнүгүүсүндөгү маанилүү кадам катары мамлекеттик билим берүү стандартынын бир бөлүгү жана бүтүрүүчүнү даярдоонун сапаттык эталону катары адистердин системалык-ишмердүүлүк квалификациялык мүнөздөмөлөрү каралышы керек [139].

Бул *кесиптик ишмердүүлүк тармагындагы* педагогикалык изилдөөдө уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгү каралат.

Кыргыз Республикасынын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин маалыматы боюнча жакынкы убакта Кыргызстандын эмгекрыногуна өтө көп кесипкөй адистер талап кылышат. Бул агрардык өнөр жайына, курулушка, энергетикага, билим берүү тармагына, кызмат көрсөтүү чөйрөсүнө, маалыматтык технологияга тиешелүү. Демек, Кыргыз Республикасынын жаштарды кесипке багыт берүү системасын өнүктүрүүнүн концепциясынын түпкү маңызында кесипке багыт берүү бардык тараптан бирдиктүү иш аракеттер менен коштолуп, мазмуну жана уюштуруусу үзгүлтүксүз ишке ашса, анда кесипти тандоо, кесипке даярдоо, кесипке багыттап окутуу жана кесипке ээ болуу маселеси толук кандуу ишке ашаары баса белгиленген. Ушул концепцияда көрсөтүлгөндөй кесипке багыт берүү системасын өнүктүрүүгө төмөнкү милдеттерди чечүү менен жетишүүгө болот:

1. Кесиптик багыттоо системасынын инфраструктурасын түзүү жана өнүктүрүү.
2. Кесипке багыттоо ишмердигиндеги ар түрдүү тараптардын байланышуу механизмин түзүү.
3. Кесиптик билим берүү менен эмгекрыногунун ортосунда бирдиктүү маалыматтык чөйрө түзүү.

4. Кесипке багыттоо ишмердигин окутуу-методикалык жагынан камсыздоо [84].

Жогорку окуу жайларында кесиптик билим берүү маселесинин абалын изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча төмөнкүдөй жыйынтык чыгарсак болот:

- кесиптик даярдоо процесси – педагогикалык чөйрөдөгү болочок адистердин индивидуалдуулугун эске алуу менен иштин мазмунун, ыкмаларын жана формаларын тандоо;
- кесиптик даярдоо процесси – жалпы билим берүү системасынын мугалимдер менен иштөөсүнүн интегралдык системасын куруу милдети.
- ЖОЖдо адистерди кесиптик даярдоонун максаты ар бир студентке анын жөндөмдүүлүктөрүн, ыктарын максималдуу өнүктүрүү, таанып билүү керектөөлөрүн жана кызыкчылыктарын канаттандыруу үчүн шарттарды түзүү болуп саналат [15].

“Уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгү” түшүнүгү көптөгөн изилдөөчүлөрдүн эмгектеринде жолугат. Менеджменттин негизги функциялары өндүрүштө туруктуу орун алышат. Аларга: а) өндүрүштү уюштуруу; б) өндүрүштү башкаруу; в) көзөмөл жүргүзүү; г) эмгек ресурстарын башкаруу кирет. Ишкананы башкаруунун башкы милдети – товарларды өндүрүү же рынок аркылуу социалдык керектөөлөрдү канаттандыруу. Менеджменттеги кызмат көрсөтүү бул кардарлардын керектөөлөрүнө же башкы нерсе – ишкананын кызыкчылыктарына жооп бере тургандай максат коюу. Бирок ишкананы башкаруунун башкы милдети – менеджмент адамдардын, кызматчылардын жумушун уюштурат. Кайсы өлкөдө болбосун, менеджменттик мамиле бар жерде менеджерлер өзгөчө сапаттардын үлгүсүн алыш жүрүүчүлөрдөн болушат дейт өзүнүн изилдөөлөрүндө изилдөөчү Ж.Т. Мейлиева [107].

Кесиптик ишмердүүлүктүн негизги түрлөрүн талдап отуруп, Р.В. Жариков уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгүнүн мазмунун *өндүрүш процесстерин уюштуруу технологиясына* ээ болуу деп аныктайт [43]. Ж.В. Иноземцева уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгүн ишкананын уюштуруу жана

башкаруу түзүлүштөрүнүн эффективдүү аракетте болуусун камсыздоо, ресурстарын башкаруу катары карайт [53].

Башкаруу кызматы эки түрдүү иш-аракеттен турат:

- 1) башкаруу жана
- 2) башкарууга даярдык көрүү.

Башкарууну ишкананын жетекчилери жүргүзүшөт (ишкананын директорлору жана орун басарлары, башкы адистер, бөлүмдүн жана цехтин башчылары, өндүрүш участокторунун мастерлери, диспетчерлер ж.б.). Алардын ишинин жыйынтыгы болуп ишкана максатына жеттиби, кандай чечимдер ишке ашырылды деген маселелердин ишке ашырылганы эсептелет. Ушул иштерди аткарууда кадрлардын сапаты, тандалышы, администрациянын ээлеген орду чоң мааниге ээ. Башкаруудагы даярдык көрүүгө, пландаштырууга бухгалтердик бөлүм, эсепчилер, катчылар, маалыматты қайра иштеп чыгуучу кызматкерлер катышышат. Ушуладын берген эсептери, анализдери, товар өндүрүүдөн сатканга чейинки өндүрүшкө берген иш кагаздарын жүргүзүүнүн бардыгы жетекчилерге белгилүү болушу керек. Башкаруунун менеджменттик мамилөгө өтүшүнө акционердик формадагы ишканалардын жаралышы себеп болду. Корпорацияда мүчө болгон капиталдын жана негизги уюткуну түзгөн капиталдын ээлери капитал жумшаганы менен, өндүрүштүн ишинин жүрүшүнөн обочолонушат жана башкаруу процессин толук менеджерлерге өткөрүшөт (manage “англ” – башкаруу). Менеджер билимдүү, иштин бардык процессин билген, жалданган кызматчи. Бул кесиптин ээлери өзүнө берилген өндүрүштүк иш-аракетти уюштуруу, көзөмөлдөө жана жетектөөнү ишке ашырат, б.а., бардык иш, максат өндүрүштү мыкты жолго салып кетүүдө турат, ал эми капиталга ээлик кылуу менчиктиң белгилүү тарыхый формасы болот дейт өзүнүн изилдөөлөрүндө Ж.Т. Мейлиева [107].

А.Н. Азрилияндын редакциясы астында түзүлгөн кичинекей экономикалык сөздүктө “башкаруу ишмердүүлүгү” түшүнүгү *башкаруу объектиси катары караган адамга же жамаатка карата жетекчинин же*

*башкаруу аппаратынын кызматкерлеринин аракеттеринин жыйындысы* катары каралат. Башкаруу ишмердүүлүгү *башкаруу максатын коё билүүнү,* маалыматты чогултуп, аны кайра иштетүүнү, башкаруу чечимин даярдоону, аны кабыл алууну жсана аны ишке ашырууну өзүнө камтыйт [96]. Ошол эле сөздүктө “башкаруу” термини эки көз караш менен берилген: 1) жетектөө, бирөөнүн ишмердүүлүгүн багыттоо; 2) мекеменин максаттарын аныктап, аларга жетүүдө зарыл болгон пландоо, уюштуруу, мотивациялоо, контролдоо процесстери [91]. “Башкаруу – адамдарга, билим берүүдө, экономикалык жана башка объектилерде алардын иш-аракетин багыттоо менен күтүлгөндөй жыйынтыктарга жетүү максаты аркылуу ишке ашуучу субъекттердин, бийлик органдарынын аң-сезимге баш ийген, максатка багытталган таасир этүүсү” деп С. М. Вишнякова “башкаруу” түшүнүгүнө аныктама берген [29].

“Сен ишкер болушун үчүн көптөгөн сапаттар менен бир катарда башкаруу жөндөмүнө да ээ болушун зарыл. Ишкерлиktи башкаруунун заманбап системасы катары менеджмент чоң мааниге ээ. Менеджмент – ишкананын ишин ийгиликтүү жүргүзүү максатында аны башкаруунун методу жана принциптеринин комплекси. Менеджменттин негизги максаты ишкананын рентабелдүүлүгүн жана анын рыноктогу туруктуу абалын камсыздоо эсептелет. Буга ылайык, менеджменттин төмөнкү милдеттерин бөлүп көрсөтүү мүмкүн:

- ишкананын шартынан келип чыккан түрдө рынок талаптарына ылайык азыктарды, кызматтарды өндүрүүнү уюштуруу;
- өндүрүшкө жогорку тажрыйбалуу жумушчуларды тартуу;
- жумушчулардын иш шартын, эмгегине акы төлөөнү жакшыртуу аркылуу алардын эмгек өндүрүмдүүлүгүн арттыруу;
- ишкананы орто жана узак мөөнөттүү мезгилде өнүктүрүүнүн жолдорун аныктоо;
- ишкананын ар бир бөлүмү же бөлүгүнүн ишинин натыйжалуулугун камсыздоо максатында белгиленген милдеттердин аткарылышын үзгүлтүксүз

контролдоо” деп айтылат өзбекстандык изилдөөчүлөр У. Гафуров, К. Шариповдун “Ишкерликтин негиздери” аталыштарындағы китебинде [32].

Чоң энциклопедиялык сөздүктө “уюштуруу” (фр. organisation) түшүнүгүнүн бир мааниси катары бүтүн нерсенин бөлүктөрүнүн өз ара байланышын түзүүгө же эң сонун деңгээлге жеткизуүгө алып баруучу аракеттердин же процесстердин жыйындысы катары аныкталат. “Уюштуруу” түшүнүгүнүн дагы бир мааниси катары ойлонуштуруулган, ыраатталган түзүлүш түшүнүгү карапат [23]. Жогоруда айтылган ойлорду жыйынтыктап **уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгүн** ишкананын максаттарын калыптандырып жана аларга жетүүгө багытталган пландоону, уюштурууну, башкарууну, кызыктырууну жана контролдоону камтыган кесиптик ишмердүүлүктүн түрү катары карайбыз.

Кыргыз окумуштуусу Г. Зикированын илимий эмгектеринде уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгү тууралуу төмөндөгүдөй ойлор айтылат: “Социалдык-инсандык, экономикалык жана уюштуруучулук-башкаруучулук, жалпы илимий компетенциялар бүтүрүүчүгө кесиптик эмгектин рыногунда мобилдүүлүктү жана кошумча ЖОЖдон кийинки билим берүү чөйрөсүндө билим алууну улантууга даярдыкты камсыз кылган фундамент болуп кызмат кылат. Атайын компетенциялар (кесиптик багытталган билимдер жана көндүмдөр) даярдыктын объективдүү жана предметтик багытын чагылдырышат жана эмгектин конкреттүү объекттери жана предметтери менен иштөө үчүн керектүү база болуп эсептелишет” [45].

Көпчүлүк учурда болочоктогу адис бир гана кесип чөйрөсүндө чечимдерди кабыл алуу менен чектелбей, адамдарды башкаруу тармагында, өндүрүштүн эффективдүүлүгүн жогорулатууну уюштурууда бул чечимдерди өз ара байланыштыра билип, б.а. уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгүн жүргүзө билиши керек. Экономист Э.А. Уткиндин аныктамасы боюнча башкаруу ишмердүүлүгүнүн борборун пландоо ээлейт [151]. Заманбап экономикалык сөздүктө “пландоо” термини экономикалык системанын келечектеги абалын аныктоочу, ал абалга жеткирүүчү жолдорун, ыкмаларын

жана каражаттарын аныктаган стандартды иштеп чыгып, аларды практикада ишке ашырууга багытталган башкаруунун бир бөлүгү катары чечмеленет. Рыноктук экономикада фирмалын, компаниянын деңгээлиндеги пландоо кенири тараган [130].

“Пландоо – бул менеджменттин (башкаруунун) негизги функцияларынын бири экени жалпыбызга маалым. Бул функция рынок экономикасында болобу, пландуу экономикада болобу же эки системанын биригүүсүнөн чыккан аралаш экономикада болобу, айтор, менчиктин түрүнө карабастан, башкаруу санатынын ажырагыс элементи болуп эсептелет.

Жогорку окуу жайынын студенттери тандаган адистигинен көз каранды болбостон келечекте жетекчи болушат. Бир да жетекчи өзүнүн ишканасынын ишмердүүлүгүн так уюштурбаса, келечегин жана мүмкүнчүлүктөрүн көрө билбесе туруктуу ийгиликке жете албайт. Рыноктук экономика жетекчилерге катуу талаптарды койот. Бул көрүнүш атандашуунун жогорулашы, демек кабыл алынган чечимдердин, стандартын, келечек ойлордун жоопкерчиликтүү болуусу менен түшүндүрүлөт. Каалагандай түрдөгү келечек ойлордун, долбоорлордун ишке ашуу даражасын өстүрүүчү курал катары пландоо кызмат кылат.

Кыргызстанда ишке ашып жаткан радикалдуу экономикалык өзгөртүүлөр ишкерлердин ишмердүүлүгүнүн бутка туруусу жана өнүгүүсү менен коштолот. Ишкерлердин ишмердүүлүгүнүн ийгилиги келечек кесип ээсинин бизнес-пландоо методдоруна ээ болуусунан көптөн көз каранды.

“Бизнес-план – жаңы ишканан түзүүдө чоң мааниге ээ. Бизнес-план ишкердин өзүнө, анын потенциалдуу инвесторлоруна жана кызматкерлерине керек. Ишкер өз идеяларынын ишенимдүүлүгүнө, инвесторлор идеянын ишке ашарына, кызматкерлер түзүлүүчү ишкананын келечегине жана милдеттерине күмөндөр болбоого тийиш. Ошондуктан бизнес-планда бүтүмдү жүзөгө ашыруу жана пайда табуу программы камтылат. Бизнес-план түзүүдө идеяны ишке ашыруу үчүн ишкердин алдында кандай тоскоолдуктар болору, ошондой эле жаңы ишканада өндүрүлүүчү товарга же көрсөтүлүүчү кызматка

болгон суроо-талаптын өлчөмү, ишкананын өндүрүштүк жана финанссылык керектөөлөрү эске алынуусу керек” деген аныктама “Кыргызстан” улуттук энциклопедиясында берилген [89].

“Бизнес-план – бул даярдаган адамга жана инвесторлорго бизнес идеяны ишке ашыруу жана белгиленген бизнес-максаттарга жетүү үчүн түшүнүктүү болгон колдонмо. Бизнес пландаштыруу – алдыда турган иш-аракеттердин негизинде маалыматтарды иштеп чыгуу, максаттарга жетүү үчүн мыкты жолдорун аныктоо боюнча процесс. Ишкердикти пландаштыруу зарыл. Көпчүлүк учурда технологиялык жактан ишкердик кынтыксыз аткарылат, бирок экономикалык эсептөөлөр аткарылбай калгандыктан ишкердикте ийгиликсиздик жаралат. Ишкананын экономикалык ишмердүүлүгүнүн планын алдын ала түзүү керек. Чийки материалдарды, отун, бөлүктөрдү жана даяр азыктарды сатып алуу боюнча экономикалык жактан сабаттуу план иштеп чыгуу зарыл. Мындан өндүрүштүн натыйжалуулугу, жүгүртүү каражаттарынын айланышы, өндүрүштүн рентабелдүүлүгү көз каранды болот. Продукцияны өндүрүүдө жана сатууда, реалдуу чыгымдарды туура эмес пландаштыруу чарба жүргүзүүчү субъекттин банкрот болушуна алып келет” деп айтылат Кыргыз Республикасынын комчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу тарабынан чыгарылган “Бизнести пландаштыруунун негиздери” китебинде [87].

Бизнес-план тууралуу Кыргызстандын белгилүү ишкерлери убагында айтып кеткен аныктамалары бар, алардын айрымдарына токтоп кетсек төмөндөгүдөй аныктамалар пайда болот:

“Бизнес-план деген – бир ишти баштаар алдында ойлогон оюнду иш башталгандан тартып аягына чыкканга чейинки кадамдарыңдын баарын кагаз түрүндө жазып алганың. Ал – өз максатын ишке ашырыш үчүн ишкердин жасай турган кадамдарын – “мына мындай оюм бар, ал ойду ишке ашырыш үчүн мен момундай иштерди жасашым керек, ал иштерди жасаш үчүн момундай каражаттар болуш керек, ал каражаттарды табыш үчүн момундай иш чараларды көрүшүм зарыл, болбой калса мындай кылам, болуп кетсе

момундай мүмкүнчүлүктөр ачылат, иштин аягына кантип чыгып, канча пайда табам” деген өндүү кадамдар. Ишкер ушуларды эсептеп, кагазга жазып алса, ал – бизнес-план болуп эсептелет. Бирок бизнес-план сөзсүз эле кагаз түрүндө болбойт. Ал ишкердин башында ой түрүндө деле түзүлүшү мүмкүн. Банктар жана фонддор бизнес-планды ишкер кредитти алганда, анын иши чыны менен эле киреше берип, алган акчасын кайтарып бере аларын текшериш үчүн талап кылышат. Айрымдары бизнес-планды алып эле тим болбой, анын аткарылышын да такай көзөмөл кылыш турушат дейт ишкер Э. Үмөталиев.

Бизнес-пландоо – бул жаңы ишканалардагы бизнестин жаңы түрлөрүн же иштеп жаткан ишканалардагы жаңы ишмердүүлүк чөйрөлөрүн өнүктүрүү стратегиясы. Бизнес-пландоо процесс катары: *рынокту талдоо, өндүруши ту пландоо, маркетингдик изилдөөлөр, уюштурууны пландоо, тобокелчиликтердин мүмкүнчүлүгүн баалоо, финанссылык пландоо* маселелерин чечүүнү камтып турат.

Болочок кесип ээси төмөндөгүдөй көндүмдөргө ээ болуусу зарыл:

- микроэкономикалык деңгээлде рыноктук чөйрөнү талдоо методологиясын, ишкананын өндүрүштүк-экономикалык потенциалын баалоо ыкмаларын жана өндүрүү циклинин жогорку эффективдүүлүгүнө жетүү жолдорун колдоно билүүсү керек;
- кесиптик чөйрөдө долбоорлоо ишмердүүлүгүнө жөндөмдүү болуп, иштеги ар түрдүү өзгөрүүлөрдү сыйкаттоо жана божомолдоо үлгүлөрүн түзүп, иште колдоно билүүсү менен бирге аларды сапат жана сан жагынан талдай билүүсү керек;
- максатты коёо билүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу менен бирге, кесиптик функцияларды ишке ашырууга байланышкан милдеттерди аныктап, аларды ишке ашырууда алган билиминин методикасын колдоно билүүсү керек;
- карата-каршы талаптар шартында башкаруу чечимдерин таап, ал чечимдерди кабыл алуусу керек;
- өндүрүштүн экономикасынын жана уюштуруулушунун, ишкерлердин

ишмердүүлүгүнүн, менчиктештируү формалары коммерциялык жана коммерциялык эмес ишканалардын ишмердүүлүгүнүн ж.б. көйгөйлүү иштерин чечүү жумуштарын уюштуруп, ал иштерге катышуусу керек.

Коюлган милдеттерди чечүү негизинен кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандартынын элементи катары окуу планында чагылдырылган бизнес-пландоонун мазмундук компоненти аркылуу аныкталат.

Бизнес-пландоонун экономикага келүүсү атаандашуунун күчөөсүнөн, продукциянын конкуренцияга туруктуулугун күчтүү зарылчылыгынан, рынокто жаңы бийиктикерди багындыруудан, товардын (кызмат көрсөтүүнүн) жаңы түрлөрүн иштеп чыгып, аларды элге рационалдуу жеткириүү зарылчылыктарынан келип чыкканын чет өлкөлүк тажрыйба көрсөттү. Мисалы америка индустриясында бизнес-пландоо процесс катары XX кылымдын 60-жылдары пайда болгон.

Орусияга бизнес-пландоо 90-жылдардын башында, ал эми Кыргызстанга 95-жылдары келген. Бизнес-пландоону иштеп чыгуу зарылчылыгы чет өлкөлүк инвестицияларга талапкер ишканаларда башталган, чет өлкөлүк шериктештер ата-мекендик ишканаларга өтө кылдаттык менен даярдалган бизнес-плансыз инвестиция берүүдөн баш тартышкан.

Атайын китечтер текчесинде кыргыздын көрүнүктүү окумуштуулары С.А. Асаналиеванын “Бизнес-пландоо”, Ш. Мусакожеевдин “Введение в экономику” [119], “Фермалык эсеп-кысап” (Касымбеков Б. Жаркынбаева А.) [67], Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин “Ишкерлер үчүн долбоордун бизнес-планынын шаблондору” [88], Бириккен Улуттар Уюмуунун азық-түлүк жана айыл чарба уому тарабынан чыгарылган “Техникалык жана башкаруу жактан жеке ветеринарлардын иш алып баруусун жакшыртуу, фермерлер менен коммуникациялык алакалашуу” [20], Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу тарабынан иштелип чыккан “Бизнести пландаштыруунун негиздери” [87], С. Сулайманбековдун “Фермердик менеджмент” [144], өзбекстандын изилдөөчүлөрү У. Гафуров, К. Шариповдун “Ишкерликтин негиздери” [32]

аталыштарындагы методикалык китечелер пайда болгон. Изилдөөчүлөр Сүйун к. А., Жума к. Р. ишкананын ишмердүүлүгүнүн стратегиялык пландоо практикасында кенири колдонулган бизнес-пландоого арналган эмгектерин жазышкан [143].

Баштала турган ишмердүүлүктүн келечектеги операцияларынын жыйынтыгын көрүүгө жана окуялардын өнүгүүсүнүн мүмкүн болгон варианттарын алдын-ала талдоого мүмкүнчүлүк берүүчү бизнес-пландоо процесси экономист-изилдөөчүлөрдүн көптөгөн эмгектеринде ачык көрсөтүлгөн [105].

Чарба жүргүзүүнүн рыноктук шарттарында **бизнес-план** ишмердүүлүктүн түрдүү чөйрөлөрүндө жана формаларында колдонулат, ишканага же ишкерге өзгөрүлүп тuruучу, туруктуу эмес жана алдын ала белгисиздик шарттарында кезиктирүүчү көйгөйлөрдүн топтомун тактоого мүмкүндүк берет. Ата-мекендик жана чет өлкөлүк экономисттер **бизнес-плана** жүктөлгөн төмөндөгү максаттарды жана милдеттерди аныкташкан: божомолдонгон бизнестин кыска, так, кол жетээрлик жана түшүнүктүү баяндалышы; максатка жетүү аракети – бизнес-ойду калыптоодон киреше алууга чейинки жол; экономикалык ой-максаттын эффективдүү планынын негизделген баасы; мүмкүн болгон катачылыктарды талдоо методикасы жана бизнеси мүмкүн болгон тобокелчилдиктен камсыздандыруу программысы, фирманын имиджин калыптандыруу ықмалары; бизнестин өнүгүү стратегиясын иштеп чыгуу каражаты; тышкы экономикалык ишмердүүлүк, инвестициялоо жана капитал салуу чечимдерин кабыл алуу үчүн негиз; пландоо процесси жана фирма ичиндеги башкаруу куралы; бизнеси ишке ашыруунун жүрүшүн көзөмөлдөө жана тескөө мүмкүнчүлүгү; илимий-изилдөө жана долбоорлоо иши; өз алдынча окуу куралы [160].

Экономикалык багыттагы адабияттарда **бизнес-план** иштелип чыккан коммерциялык иш-чаранын негизги аспектилерин, пайда болгон көйгөйлөрдү, мүмкүн болгон “тоскоолдуктарды” жана аларды жөнүү методдорун, иштин учурдагы абалын конкреттүү байкоо жүргүзүүдөгү көрсөткүч-

индикаторлорду көрсөтүүчү документ катары каралат; кредит берүүдө негиз катары кызмат кылып, коммерциялык долбоордун канчалык реалдуу экендинин жана анын эффективдүүлүгүнүн талдоо каражаты катары да кызмат кылат. Рыноктук экономикада бизнес-план ишмердүүлүктүн бардык чөйрөсүндө колдонулуучу жумушчу курал катары каралат. Бизнес-план ишкананын иштөө процессин баяндоо менен ишканан жетекчилеринин коюлган максаттарга жетүү, анын ичинде киреше алуу жолдорун корсөтөт. Жакшы иштелип чыккан бизнес-план фирманин өсүүсүнө, жаңы рынокторду ээлөөгө, эски рынокто бекемделишине, инвестиция алууга, өзүнүн өнүгүүсүнүн келечектеги пландарын түзүүгө, жаңы товарларды-кызматтарды өндүрүү концепцияларын түзүүгө, аларды ишке ашыруунун оптималдуу мүмкүнчүлүктөрүн тандоого жардам берет.

М.В. Хайруллина бизнес пландоонун ролу жөнүндө айтуу менен бирге бизнес-планды иштеп чыгуу өз алдынча билим алуунун жана коюлган максаттарга жетүүнү көзөмөлдөөнүн кубаттуу куралы деп айта кеткени бар: “Пландоосуз билимге, тажрыйбага жана кесипкөйлүккө ээ боло албайбыз” [153]. Белгилүү болгондой, ишкананын стратегиясын иштеп чыгуу материалдык, каржылык, интеллектуалдык, маалыматтык ресурстар чыгымдары жана убакыт бөлүү менен байланышта. Стратегиялык чечимдерди иштеп чыгып аны ишке ашыруу бизнести жүргүзүү учурунда чогултулган, системалаштырылган керектүү көлөмдөгү маалыматка ээ болуу менен ишке ашаарын белгилей кетүү керек. Билим жана кесипкөйлүк денгээли экономикалык өсүүнүн жана инвестициялык ишмердүүлүктүн кыймылдаткыч күчүнө, ишмердүүлүктүн атандашууга жөндөмдүүлүгүн арттыруу факторуна айланган өндүрүштү уюштуруудагы жетекчилердин ордунун сапаттуу өзгөрүүсү ишмердүүлүктөгү элдин иш менен камсыз болуусунун тармактык жана кесиптик-квалификациялык түзүлүшүн талдоонун негизинде ачылып көрсөтүлгөнүн экономисттер белгилей кетишкен [26].

Учурда кесиптик билим берүү гана жаңы техникага жана технологияга ээ болуунун, эмгек өндүрүмдүүлүгүн өстүрүүнүн маанилүү шарты болуп

саналат. Илимий-техникалык прогресси жана маалыматтык технологиянын жетишкендиктерин киргизүүнү төзөтүү үчүн бардык кызматкерлердин билим деңгээли өндүрүштүн бүгүнкү керектөөлөрүн көтөрүүгө, болочоктогу татаал жана керектүү техниканы жана технологияны башкарууга багыт алууга тийиш дейт изилдөөчүлөр С.Ж. Абрасулованын, Ж.Ж. Абрасурова өздөрүнүн педагогикалык изилдөөлөрүндө [1].

Студенттердин, болочок адистердин калыптанган эмгек рыногунда ишке жөндөмдүүлүгүнүн жогорулаши, ак эмгекке болгон адептик-психологиялык мамилеси, кесипкөй багыты, өз алдынча экономикалык ишкердик-ишимердүүлүк жүргүзүүнүн заманбап формаларын өздөштүрүүгө кызыгуусунун бар болуусу – ушулардын баардыгы ЖОЖдун окуу-изилдөө, методикалык иштеринин максаттарын жана мазмунун аныктоодо маанилүү орун ээлеши керек.

Экономикалык ой жүгүртүүнүн мазмунун *материалдык байлыкты өндүрүү жана керектөө, өндүрүштү өнүктүрүү, менчикке, эмгекке болгон мамиле, ж. б. менен байланышкан көйгөйлөрдү түшүнүү* (таанып билүү) түзөт [73, 158].

Экономикалык ой жүгүртүү экономикалык кубулуштарды түшүнүүдөгү, алардын маани-маңызын таануудагы, экономикалык түшүнүктөрдү өздөштүрүүдөгү, экономикалык мыйзамдардын чындыкка төп келээрин салыштыруудагы процесс жана адамдын интеллектуалдык касиеттери катары айтылат [42, 161]. Экономикалык ой жүгүртүүнүн өзөгүн ой жүгүртүүгө тиешелүү болгон жалпы мыйзамдар түзөт; ошону менен катар экономикалык ой жүгүртүүнүн өзүнө тиешелүү да артыкчылыктары бар: ал экономикалык турмуштун болуусун экономикалык категорияда, мыйзамдарда кайрадан иштеп чыгып, ошол себептен коомдук ой жүгүртүүнүн бир түрү катары бөлүп көрсөтүлөт.

Экономикалык ой-жүгүртүүнүн калыптануусуна обөлгө түзүүчү каражат катары толугу менен бизнес-пландоо каралат. Бизнес-пландоонун айрым элементтери менеджерлерди, экономисттерди даярдоодогу

көйгөйлөрдү ачып берүүчү педагог-изилдөөчү С. Асаналиева, С. Сулайманбековдун эмгектеринде каралган [5, 144].

Педагогикалык изилдөөлөрдө бизнес-пландоону окутууга түздөн түз байланышкан эмгек катары орус окумуштуусу Л.Н. Бахтиярованын эмгектерин айта кетсек болот [10].

### **1.3. Кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды окутуунун дидактикалык негиздери**

Дидактика – бул окуучуларга билим берүүнүн жана аларды окутуунун, тарбиялоонун илимий теориялары жөнүндө тармак экенин билебиз. Ал эми грек тилинде анын маанисине көңүл бурсак, грек тилинен түзмө түз каторулганда “үйрөтүүчү” деген маанини түшүндүрөт. Окутуу кээде бир тараптуудай сезилсе, ал эми үйрөтүү эки тараптуу аракеттин, билим алуучу менен окутуучунун кош аракетине байланыштуу болот.

Окутуу процессин уюштуруунун дидактикалык максаты – бул билим алуучу менен окутуучунун, окутуу каражаттары менен жүргүзгөн иш аракеттеринен жараган окуу процессин эффективдүү жүргүзүү б.а. окуу процесиндеги кездешкен проблемаларды чыгармачылык менен чечүүнүн жолдорун негиздөө.

Окутууну уюштуруунун өзгөчөлөнгөн мааниси – бул маалыматтык технологиялар менен окутууда мугалим маалыматтын булагы гана болбостон билим алуучунун билим алуусуна багыт берүү, жардам берүү жана ойлонуу ишмердүүлүгүн уюштуруучусу болуу.

Окутуунун принциптери – окутуу процессин (сабакты) даярдан өткөрүүгө коюлуучу талаптарды туюнта турган алгачкы дидактикалык жоболор деп айтылат “Кыргыз педагогикасы” энциклопедиялык окуу куралында. Советтик окумуштуулар тарабынан окутуунун принциптери б.а. окутуунун дидактикалык принциптери абдан кецири изилденип аныкталган. Бул принциптерди универсалдуу деп айттууга болот. Анткени билим берүү технологиясы кандай гана өзгөрбөсүн бул принциптерди эске алуусуз он

натыйжага жетүү мүмкүн эмес. Алар окутуу процессинде колдонууга дайыма берилип жүрөт [1,2].

Бул универсалдуу принциптерге төмөнкүлөр кирет:

- ақыл-эстүүлүк жана активдүүлүк принциби;
- көрсөтмөлүүлүк принциби;
- системалуулук жана удаалаштуулук принциби;
- бышыктык принциби;
- жеткиликтүүлүк принциби;
- илимийлүүлүк принциби;
- теорияны практика менен байланыштыруу принциби;
- тарыхка кайрылуу принциби;
- улануучулук жана гумандуулук принциби.

Бүгүнкү инновациялык ықмаларды колдонууда компьютер окутуунун каражаты болуп, окутуу иштерине терең сиңип барууга багытталган учур. Кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды окутууда универсалдык принциптерге кошумча төмөнкү эки жаңы принципи киргизүүгө болот [6].

Алар:

- окутууну жекелештируү жана активдештириүү.

Окутуунун маалыматтык технологиясынын дидактикалык принцибин В.Красильникова көцири изилдеп жазган [7]. Ал окутуунун маалыматтык технологиясын өнүктүрүүнү камсыз кылуучу принциптерди төрт группага топтоштурууп бөлүп көрсөткөн.

Алар:

- дидактикалык;
- технологиялык;
- психологиялык-педагогикалык;
- уюштуруу-коммуникативдүүлүк.

Бүгүн адам ишмердүүлүгүнүн бардык чөйрөлөрүндө маалыматтык иш-чаралардын ролу өсүүдө, маалыматка болгон, маалыматты өндүрүү, кайра

иштетүү, сактоо жана колдонуу каражаттарына болгон керектөөлөр өсүп, кесиптик ишмердүүлүктөгү технологияларды туура пайдалануу зарылчылыгына алыш келүүдө.

Жетиштүү деңгээлдеги маалыматтык даярдыгы бар жогорку квалификациялуу адистерге болгон суроо-талаптын өсүүсү менен алардын кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды билүүсүнүн, көндүмдөрүнүн, бар билиминин ортосундагы карама-каршылык чечилүүдө. Азыркы убакта студенттердин даярдыгын кесиптик ишмердүүлүккө багыттоодо маалыматтык технологиялардын мүмкүнчүлүктөрү толук өлчөмдө колдонулууда деп айтсак жаңылышпайбыз.

Ар түрдүү багыттагы адистерди даярдоодо маалыматтык технологияларды колдонуу Ф.Ш. Кулеванын, А.Т. Токтоголовдун, Т.К. Кадырованын ж.б. эмгектеринде чагылдырылган [81;149;57].

Келечектеги мугалимдерди кесиптик даярдоодогу маалыматтык технологияларды колдонуу проблемалары педагог-изилдөөчүлөр А.М. Кененбаевдин, С.А. Нуржанованын, Д. Караголовдун, Г.Д. Панкованын, Т.И. Рыбинанын, Д.М. Ажыбаевдин, А.Д. Ибраевдин, М.Ү. Өмүралиевдин ж.б. дын эмгектеринде чагылдырылган.

Экономика – башкаруу багытындагы адистерди окутуу процессинде маалыматтык технологияларды пайдалануу методикасы Б.А. Субановдун ж.б. дын эмгектеринде чагылдырылган [141].

К.А. Зулпуева тарабынан сунушталган компьютердик сабаттуулуктан маалыматтык маданиятка өтүү концепциясында компьютерлерди окуу процессинде колдонуу ыкмаларынын ичинен кесипке багытталган жана иш жүргүзүүдө колдонуу б.а. тажыйбанын пайда болуусу үчүн же кесипти өздөштүрүүдө компьютерлерди жана маалыматтык технологияларды туура багытта пайдалануу баса көрсөтүлгөн [46].

Ибрайым кызы Айжан окуу ишмердүүлүгүнүн теориясынын негизинде билим берүүнү компьютерлештириүү стратегиясын тактоочу бир катар аныктамаларды калыптандырган [47].

Адам баласы коомдогу, кесиптик тармактардагы өтө тездик менен өсүп жаткан маалыматтык агымдарга дуушар болуп, ал маалыматтарды маалыматтык технологиянын жардамысыз иштетүүгө, өздөштүрүүгө, пайдаланууга мүмкүн болбой тургандыгына көзү жетип олтурат [61].

Билим алуучулардын акыл-эс менен иштөө системасынын калыптануусуна компьютерлештируү өбөлгө түзөт деп Б.Ф. Ломов окуу процессин компьютерлештируү процессинин негизги милдетин баса көрсөткөн, эгерде ЭЭМди колдонууда акыл-эс менен иштөө маалыматты киргизүү-чыгаруу сыйктуу жөнөкөй машыгуулар менен алмашылып калса, анда компьютерлештируү терс көрүнүш катары кабыл алынаарын да айта кеткен [95].

Г.А. Кручинина болочок мугалимдин билимдеги жаңы маалыматтык технологияларды колдонууга даяр экендигин кароо менен бирге А.А. Вербицкий сунуштаган *семиотикалык, имитациялык, коомдук* үч билим берүү моделдеринин абалын учурга ылайыкташтырып өзгөрткөн. “Биз тараптан долбоорлонгон жаңы маалыматтык технологияларды колдонуудагы психологиялык-педагогикалык даярдоо системалары башынан эле студенттерди чыгармачылык абалга коюп, теория-практика байланыш принципинин ишенимдүү ишке ашуусун камсыздайт. Ишмердүүлүктүү ўюштуруунун бир базалык түрүнөн башкасына өтүү менен бирге билим алуунун соңунда болочок педагогдор окуу, квазикесиптик, окуу-кесиптик ишмердүүлүктөгү өнүккөн практикага ээ болушат, демек жаш педагогдун мектепке предметтик жана коомдук шарттарда көнүп кетүүсү менен байланышта болгон узак кыйынчылыктарсыз жаңы маалыматтык технологиялар каражаттарына ээ болгон педагог кесибине табигый кириү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болот” [76].

Болочок мугалимдердин маалыматтык технологияларды кесиптик ишмердүүлүктө колдонууга даяр болуусун калыптандыруу иш-чараларын изилдеп жатып, Е.М. Разинкина кесиптик-педагогикалык ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонууну *мугалим тарабынан кесиптик-*

*педагогикалык жана изилдөө милдеттерин натыйжалуу чечүү максаттарын көздөгөн, аң-сезимге толук баш ийген окутуу-тарбиялоо жана илимий-изилдөө шимердүүлүгүнүн, компьютердик-маалыматтык уюштуруунун иш-чарасы деп аныктаган. Ишмердүүлүккө даяр болуу кызыктыруу (мотивациялык), таануу жана эмоционалдык-эрктик компоненттердин бирикмеси деген педагогдордун жана психологдордун көз караштарын көптөгөн педагог-изилдөөчүлөр колдошот. Г.А. Кручинина белгилегендей, билим берүүдө жаңы маалыматтык технологияларды колдонууга болгон даярдыкты калыптандыруу ар түрдүү окутуу-таанытуунун жана студенттердин чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн формалары аркылуу ишке ашат, бул процессте даяр болуунун мотивациялык, таануу жана эмоционалдык-эрктик мүнөздөмөлөрү түзүлөт [77]. “Кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонууга даяр болуу” түшүнүгү Е.М. Разинкинанын эмгегинде инсандын кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонуу тажрыйбасын өздөштүрүү даражасын чагылдыруучу жана субъективдүү деңгээлде мотивациялык, когнитивдик, эмоционалдык-эрктуулук жана рефлексивдүү компоненттерди интеграциялоочу бүтүн система катары пайда болуучу инсандын динамикалык өнүгүү сапаты катары каралат [128].*

Кесиптик даярдоодогу компьютердик-технологиялык практикумду изилдөөдө А.А. Потокин кесиптик билим берүүнү маалыматташтыруу иш-чарасынан жана коомдун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жалпы тенденцияларынан келип чыккан кесиптик-педагогикалык билим берүүдөгү система түзүүчү негизи катары компьютердик окуу чөйрөлөрүн долборлоо максаттарын карайт [125]. А.А. Потокин сунуштаган компьютердик окуу чөйрөлөрүн долборлоо максаттарын аныктоодогу иш-чараларды жалпылоо менен бирге биз компьютердик окуу чөйрөсү:

- коомду маалыматташтыруунун өнүгүүсүнүн деңгээли менен туура келиши керек;
- студенттерге келечектеги маалыматтык кесип ишмердүүлүк

- чөйрөсүнө жакындаштырган маалыматтык технологияларды өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуусу керек;
- бүтүрүүчүлөргө эмгекрында артыкчылык берүүчү, демек атаандашуучу жөндөмдүүлүктөрүн жогорулатуучу кесиптик мобилдүүлүк калыптануусу үчүн шарт түзүүсү керек;
  - студенттерге алардын келечектеги ишмердүүлүгүндө пайдаланылуучу маалыматтык технологияларды пайдалануунун көп пландуу үлгүлөрүн көрсөтүүсүн талап кылышы керек деп эсептейбиз.

Маалыматтык технологиялар кош ролду аткарышат. Бир жагынан алып карасак, салтуу билимди өздөштүрүүнүн жана жаңы билимге ээ болуунун эффективдүү болуусуна шарт түзөт, экинчи жагы – маалыматтык коомдогу турмушта жана кесиптик ишмердүүлүктө зарыл болгон адистин аныкталган маалыматтык маданиятын калыптандырышат. Экинчи ролун чечмелесек компьютердик окуу чөйрөсү болочок адистин кесиптик ишмердүүлүгүндө кереги тийүүчү тигил же бул технологияларга ээ болуусун калыптандырат. Бул эки багыт кесиптик билим берүүдө компьютердик окуу чөйрөлөрүн түзүү үчүн биригишет. Θзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүндө маалыматтык технологияларды пайдаланууга жөндөмдүү адистердин даярдыгын компьютердик окуу чөйрөсү аныктайт.

*Кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонууда мүмкүнчүлүктөрүн ачып көрсөтүүдөгү инсандын катышуу мүмкүнчүлүгү, кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды пайдалануунун теориясын жана практикасын изилдөөдө көйгөйлүү абалдарды түзүү С.К. Калдыбаевдин, Т.А. Курамаевынын, А.С. Раимкуловынын, М.Н.Иргебаевынын, Б. Т Тулуковдун эмгектеринде, ошондой эле башка адистиктердин кесиптик ишмердүүлүгүн изилдешкен Б.А. Субановдун, Ф.Ш. Кулевынын ж.б. эмгектеринде белгиленген [141;81].*

Азыркы учурда маалыматтык технологияларды долборлоо маселеси техникалык жана экономикалык ой-жүгүртүүлөр жагынан алып караганда гана актуалдуу болбостон, адамдык керектөөлөр үчүн, ишмердүүлүктүн

мазмундуу болуу талаптары учун да актуалдуу болууда. Башкача айтканда, заманбап маалыматтык технологияларды иштеп чыгуунун негизин түзүүдө заманбап адистин инсандык кесиптик ишмердүүлүк факторлорунун жана кесиптик ой-жүгүртүүсүнүн түзүлүшүнүн эсеби жана ишке ашырылыши талап кылышат. Заманбап маалыматтык чөйрө шарттарындагы эсеп-экономикалык багытындагы адистин кесиптик ишмердүүлүккө болгон кесиптик даярдыгы инсандык негизги потенциалдарга дал келүүчү жана экономикалык билимдин мазмунунун баяндалышын кеңейтүүчү инсандын абалынын бир бүтүн болуусу менен өзүн мотивациялык, теориялык, практикалык даярдык, ошондой эле кесиптик жемиштүү чыгармачылыкка болгон мүмкүнчүлүк, даярдык катары берилген креативдүүлүк аркылуу көргөзөт [39].

Өндүрүш ишканаларынын менеджерлеринин деңгээлин жогорулаттуу процессинде маалыматтык технологияларды колдонууну изилдөөдө Р.В. Жариков дидактикалык шарттарды талдоодогу жана биздин изилдөөнү ишке ашыруудагы маанилүү карама-каршылыктарды атап кеткен: өндүрүш ишканаларынын кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонуу чөйрөлөрүндөгү компетенттүү менеджерлерин даярдоого болгон коомдун социалдык заказы менен чеберчилиktи арттыруу системасынын бар мүмкүнчүлүктөрүнүн берилген заказды ишке ашыруусунун ортосундагы карама-каршылык; адистин кесиптик ишмердүүлүгүндө колдонулган заманбап маалыматтык чөйрө менен квалификацияны жогорулатуудагы окуу маалыматтык чөйрөнүн арасындагы карама-каршылык; иштеп жаткан адистердин башкаруунун жогорку тепкичине өтүүсүндөгү квалификациясын жогорулатуудагы керектөөсү менен алардын маалыматтык технологияларды колдонуунун реалдуу деңгээлинин ортосундагы карама-каршылык; өндүрүш ишканаларынын менеджерлеринин квалификациясын жогорулаттуу милдеттерин илимий негизде чечүүнү окутуудагы практикалык керектөөлөр менен бул аймактагы системалык жалпыланган илимий изилдөөлөрдүн жок экендигинин ортосундагы карама-каршылык [43].

Экономист менеджерди маалыматтык-технологиялык даярдоону изилдөөдө Ж.В. Иноземцева маалыматтык технологияларды колдонуу чөйрөсүндөгү маалыматтык маданият менен кесиптик компетенттүүлүктүн өз ара байланышы жана өз ара көз карандылыгы информатика, экономика, менеджмент билим берүү аймактарынын интеграцияланышын талап кылат деп эсептейт. Азыркы маалыматтык чөйрөнүн шарттарында кесиптик милдеттерди чечүү иш-чараларынын эффективдүүлүгү экономист менеджердин чечилүүчүү милдеттердин кесиптик маңызын түшүнүүсүн камсыздоочу ишмердүүлүгүнүн маалыматтык негизинин калыптануу деңгээлинен көз каранды болуусу менен шартталат [53]. Бир жагынан Караганда, атайын дисциплиналарды окуп-үйрөнүү процессинде ишке ашуучу жана студенттердин башкаруу куралдарын өздөштүрүүсүн, адистин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандырууну максат кылган кесиптик ишмердүүлүктүн бир элементи болгон маалыматтык технологияларды бизнес-пландоодо колдонууга болочок кесип ээлерин даярдоодо студенттердин маалыматтык даярдоо процессинде ээ болгон билим, билгичтиker жана көндүмдөр системасы жетишээрлик эмес деңгээлде колдонулат, башка жагынан Караганда, студенттердин “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсун өздөштүрүүдө алган билими, билгичтиkerи жана көндүмдөрү келечектеги кесиптик ишмердүүлүк чөйрөсүнөн алда канча алыс болуп калат. Адистен талап кылынуучу көп кырдуу көндүмдөрдүн калыптануусун камсыз кылууда “Project Expert” программалык комплексинин зарыл экендигин карап жатып Ф.Ш. Кулевеа өзүнүн илимий диссертациясында бул программаны окуу процессине киргизүүнүн татаалдыгын белгилеп кеткен, мунун себептерин атоодо программаны өздөштүрүүдө эмес, кесиптик маселелерди чечүүдө аны колдонууга багытталган методикалардын жок экендигин жана экономикалык чечимдерди кабыл алууда шарттуу интегративдик маалыматтык чөйрөнү түзүүнүн татаалдыгын да айта кеткен [81].

Кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонуу жок дегенде эки таануу чөйрөсүнөн алынган билимди, билгичтикерди жана көндүмдөрдү колдонууну билдирет. Бул учурда чөйрөнүн биринчиси, тагыраак айтсак маалыматтык технологиялар каражаттын ролун, ал эми экинчи чөйрө – предметтик аймактын ролун аткарат. Эки билим чөйрөсү өзара аракеттешүү процессинде бири-бирине таасирин тийгизүүсү шексиз. Предметтик аймактын таасири астында маалыматтык технологиялар мнемоникалуулукту көбөйтөт, б.а. эске тутуу жөндөмдүүлүгүн өстүрөт, колдонуучунун компьютер менен болгон мета тилин (баарлашуу тилин) жөнөкөйлөнтөт, билим аймактарына сүнгүп кириү багыттарын көбөйтөт ж.б. Предметтик аймак, бул, эреже катары кандайдыр бир өзүнчө алынган маселе, ал автоматизациялоо каражатына ыкташуусу зарыл; адаптация маалыматтык технологиялар аркылуу берилүүчү функцияларга карата предметтик аймактын системалашуусу аркылуу берилет.

Маалыматтык технологиялардын предметтик аймактарга болгон адаптациясы (ыкташуусу) эки багыт менен ишке ашат: бир же бир нече кесиптик маселелерди чечүү үчүн атайын автоматташылган комплекстерди түзүү жана универсалдык багыттагы программаларды эскалациялоо (акырындан күчөтүү, кеңейтүү, чоңойтуу). Бизнес-пландоодо атайын автоматташтырылган комплекстердин мисалы катары ишкананын ишмердүүлүгүн финансыйлык пландоо, көзөмөлдөө жана ишкананын эффективдүүлүгүн талдоочу компьютердик имитациялык системалар кызмат кылышат (Альт-Инвест, Project Expert ж.б.). *Регрессивдүү анализ* (*экстраполяция*), орточо квадраттык жантайууну эсептөө, маани катарларында трендди графикалык көргөзүү мүмкүнчүлүктөрү камтылган Microsoft Excel таблицалык процессору бизнес-пландоонун көрсөткүчтөрүн божомолдоого шарт түзө алат жана универсалдуу багыттагы программаларды алмаштыра алат.

Убакыттын өтүшүнө жараша өзгөрүүчү көптөгөн динамикалык факторлордун таасирлеринин эсебин билип жүрүү зарылчылыгы бизнестеги

пландоодо реалдуулукту адекваттуу сырттай алган мүмкүнчүлүктөрү бар моделдерди түзүү жолунда баратат. Маалыматтык технологиялардын өнүгүүсү эффективдүү финанссылык үлгүлөрдү түзүүдө кенири мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Андан тышкary, кыргыз экономисттери бөлүп көрсөткөн бизнес-пландоонун негизги принциптери болгон биримдүүлүк, үзгүлтүксүздүк, ийкемдүүлүк, тактык, итеративдүүлүк, көп варианттуулук маалыматтык технологияларды колдонууда толук кандуу ишке аша алат.

Бизнес-пландоонун программалык каражаттарынын арасынан MS Project, Project Planer, Альт-Инвест-Прим, Project Expert программаларын кароого болот. Акча агымдарынын имитациялык моделинин базасындагы инвестициялык долбоордун эффективдүүлүгүн пландоонун, тескөөнүн жана анализдөөнүн автоматташтырылган системасы болгон Project Expert пакети кенири тараган [110].

Project Expert программы бухгалтердик эсептин эл аралык стандарттарына жооп берген финанссылык документтерди даярдоого мүмкүнчүлүк берет, маалыматтарды киргизүүнүн ийкемдүү параметрлери кыргыз экономикасындагы эсеп иштерин ишке ашырууну камсыз кылат. Программаны колдонуу колдонуучудан финанссылык анализ боюнча билимди талап кылбайт. Project Expert сырткы чөйрөнүн параметрлеринин (инфляция, салыктар, валюталардын курстары) өзгөрүүлөрүнүн эсеби менен каалагандай ишкананын ишмердүүлүгүн ар бир бөлүгүн сырттоого, долбоорлоого; ишкананын өнүгүү планын иштеп чыгууну жана инвестициялык долбоорду ишке ашырууну, маркетинг стратегиясын жана ресурстарды (материалдык, адам, каржылык) рационалдуу колдонууну камсыз кылуучу өндүрүш стратегиясын түзүүгө; ишкананын каржылык схемасын аныктоого; өнүгүүнүн бир нече жолдорун түзүүгө; каржылык отчетторду түзүүгө; ишкананы бардык жактан талдоону (жалпы натыйжалуулукту талдоо, ийкемдүүлүгүн талдоо, акча агымдарын талдоо) жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзөт.

MS Project, Project Planer, Альт-Инвест-Прим, Project Expert программалык пакеттеринин көптөгөн оң жактары болгонуна карабай, бул

программалык каражаттардын негизин ресурстарды пландоонун жана документацияны басуудагы формалардын аныкталган катуу алгоритмдери түзүп, алар жабык системалар болуп эсептелишет. Мындай программалык комплексстер менен болгон иш негизинен маалыматтарды даярдоо, киргизүү жана жыйынтык маалыматты алуу; чечим кабыл алууда иштин интерактивдүү режимин колдонуу мүмкүнчүлүгү аркылуу жүргүзүлөт. Аталган программалык каражаттары аркылуу бизнес-планды түзүү (иштеп чыгуу) үчүн эреже катары, адистери бул программалык каражаттарынын аппаратына ээ болгон консалтингдик фирмаларга кайрылышат. Бирок буйрук менен жасалган бизнес-план ишкер үчүн көп нерсе бере албайт. “Бизнес-план ишкердин жан дүйнөсү аркылуу өтүп, андан кийин туура формага ээ болуусу зарыл” [75].

Бизнес-пландоо процессинде маалыматтык технологияларды колдонуу зарылчылыгы айкин экендиги белгилүү. Бизнестин экономикалык моделин түзүнүн маалыматтык технологиясына өтүү экономикалык модель менен иштөөнүн ыкмаларынын өзгөрүүсүн билдириет. Бир жагынан караганда, бизнеси пландоонун милдеттерин чечүү үчүн Microsoft Office базалык программалык каражаттарынын жыйындысын колдонуу колдонуучулардын тобунун кеңейүүсүнө алып келет. Экинчи жагынан, Microsoft Office пакети компьютердик чөйрөдө бизнес-планды даярдоонун ыңгайлуу куралы болуп эсептелинет (3-тиrkeme). Microsoft Word тексттик процессорунун каражаттары аркылуу бизнес-пландын тексттик бөлүгү, эсептик жана талдоо бөлүктөрү – Microsoft Excel каражаттары аркылуу, кызматкерлердин маалымат базасы – Microsoft Access аркылуу, жетекчинин иш кагаздар жыйындысы – Windows каражаттары аркылуу, бизнес-пландын презентациясы Microsoft PowerPoint тиркемеси аркылуу ыңгайлуу түрдө түзүлөт. Иш-аракеттер жүрүп жаткан рынокту баалоо бизнес-пландын маанилүү бөлүгү болуп эсептелинет. Ушундай маалыматтык-аналитикалык маселе үчүн интернетти колдонууга болот.

Заманбап жогорку билим берүүдө көйгөйлөрдүн бири болуп окутуунун алгачкы баскычтарында студенттердин конкреттүү кесиптик маселелерден

“алыс” болгондугу, ушунун кесептинен кесипке ой менен толук кандуу “кире” алышпагандыгы, илим менен техниканын заманбап жетишкендиктерин, айрым учурларда маалыматтык технологияларды кесипкөй колдоно алышпагандыгы эсептелинет. Предметтик кесиптик маселелердин мисалында маалыматтык технологияларга окутуу пайдаланып болгон бул көйгөйдүн кандайдыр бир бөлүгүн чечүүгө жардам берет.

Экономикалык ЖОЖдун бүтүрүүчүсү, болочок адис уюштуруучу болушу керек, системалуу, алгоритмдик жана ассоциативдүү ой жүгүртө билиши керек, максатты так коюп менен анын түзүлүшүн билиши керек, өзүнүн ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарын технологиялар рыногунда көрсөтө алышы керек. Кесиптик маселелердин бирөө болуп эсептелген бизнес-планды иштеп чыгуу алдынагы долбоордун максаттарын баяндоодон, колдонуу тармагын баалоодон, персоналды квалификациядоон, сунуш кылышында өндүрүмдүн же кызматтын артыкчылыктарын тактоодон, бизнестин өнүгүү келечегин аныктоодон, каржылык маселелерди чечүүдөн, акча каражаттарын колдонуудан ж.б. турат. “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунун предмети катары Microsoft Office программалык пакети бизнес-планды даярдоодогу ыңгайлдуу каражат катары эсептелинет.

Microsoft Office тиркемесинин мүмкүнчүлүктөрүн предметтик окуп-билүү болочок адистерди маалыматтык технологияларды кесипкөйлүк менен колдонууга багыттоону камсыздайт. Андан тышкары, окутуунун алгачкы баскычтарында бизнес-планды даярдоо экономист-менеджер кесибине “кирүү” процессин төздөтет, конкреттүү кесиптик тажрыйба топтоого көмөк көргөзөт, болочок кесип ээсинин алдына реалдуу милдеттерди койот.

Маалыматтык технологиялар түрдүү кесиптик милдеттерди чечүүдөгү курал катары колдонулуу менен бирге, өз кезегинде экономикалык ЖОЖдо окуп-билүү предмети катары каралат, бул предмет “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар”. Ошондуктан “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсуна кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык

технологияларды колдонуу мисалын – бизнес-планды даярдоону киргизүү логикалык жактан туура.

#### **1.4. Келечектеги адистин даяр болуу моделинин бир элементи – аракеттин ориентирлөөчү негизи**

*Аракеттин ориентирлөөчү негизи* – аракетти аткарууда адам реалдуу түрдө таянуучу шарттардын системасы. Бул шарттардын системасы объективдүү зарыл шарттар менен дал келиши да, дал келбеши да мүмкүн. Көпчүлүк учурда адам объективдүү түрдө зарыл болгон шарттардын кандайдыр бир бөлүгүн гана эсепке алат, кээде өзүнүн аракеттеринин ориентирленген негизине ашыкча шарттарды киргизип алат.

АОНдун жалпылангандыгынын, толуктугунун жана алынуу ыкмасынын түрдүү болуп калышы анын ар кандай түрлөргө ээ болушуна негиз түзүштөт.

Биринчи түрү ориентирлөөчү негиздин толук эмес курамы менен мүнөздөлөт, ориентирлер жеке түрдө берилишет жана субъективин өзү аркылуу божомолдоо аркылуу бөлүнүп көрсөтүлүштөт. Мындай ориентирлөөчү негиз аркылуу аракетти калыптандыруу каталардын көп болуусу менен жай жүрөт.

Экинчи түрү аракетти туура аткаруу үчүн зарыл болгон бардык шарттардын бар болуусу менен мүнөздөлөт. Бирок бул шарттар субъективге биринчиден, даяр түрдө, экинчиден, учурдагы абалды ориентирлөөгө гана жарамдуу жеке түрдө берилишет. Мындай ориентирлөөчү негизде аракетти калыптандыруу тез жана катасыз жүрөт. Бул учурда аракетти башка чөйрөгө каторуу ишке аштай калат, анткени аракетти аткаруудагы конкреттүү шарттар башка чөйрөдө жараксыз.

Үчүнчү түрдөгү ориентирлөөчү негиз толук курамга ээ, ориентирлер кубулуштардын бардык класстарына мүнөздүү жалпыланган түрдө берилишкен. Ар бир конкреттүү учурда аракеттин ориентирлөөчү негизи субъект аркылуу, субъективге берилүүчү жалпы методдун жардамы менен өз

алдынча түзүлөт. Үчүнчү түрдөгү ориентирлөөчү негиз аркылуу калыптанган аракетке калыптандыруу процессинин тез жана катасыз болуусу эле таандык болбостон, туруктуулук, башка чөйрөгө алыш өтүүнүн болуусу да мүнөздүү. Адам ар бир конкреттүү учурда ориентирлердин системасын ага берилген методду колдонуу аркылуу өз алдынча бөлүп көрсөтүү менен эле чектелбестен, методдун өзүн да өз алдынча таба алат.

Теориялык жактан алыш караганда ориентирлөөчү негиздин билүү түрүнөн тышкary башка да түрлөрү бар, бирок практикада жана эксперименттерде ушул үч түрү гана колдонулат. Аракеттин ориентирленген негизинин билүү түрлөрүн сипаттоо үчүн Н.С. Пантинанын изилдөөсүн карасак болот, билүү изилдөөдө балдардын алфавиттин тамгаларын жазуу аракетин калыптандыруу каралган. Эксперимент жүргүзүүчү окутуу ориентирлөөнүн бириңчи түрүнүн негизинде жүргүзүлгөн группада балага жазылуучу тамганын үлгүсүн көрсөтүп, анын элементтерин бөлүп көрсөтүү менен билүү тамганы жазуу процессин түшүндүрүп берген. Окутуу бала тамганы эч катасыз үч жолу удаа жазып бергенче улантылган. Андан кийин ушул эле схема боюнча кийинки тамгага үйрөтүүгө багытталган окутуу уланган. Бириңчи тамганы туура жазууга 174 кайталоо кеткен. Жаңы тамганы туура жазуу үчүн окуучу кайрадан жаңы ориентирлерди издеши керек болуп, буга 163 кайталоо керек болгон.

Жазууга окутууда ориентирлөөчү негиздин экинчи түрүн колдонуу төмөндөгүдөй түргө ээ: балага тамганын үлгүсү берилет, ушул эле учурда аракетти аткарууну жана тамганын талап кылымган контурун алууну жеңилдеткен кагаз бетиндеги чекиттердин системасы тартылган. Бала билүү чекиттерди улаштыруу менен тамга жазууну үйрөнөт. Бул учурда бала бардык зарыл болгон ориентирлерге дароо ээ болот. Бул учурда ориентирлер жыйынтыкка жеткирүү үчүн ашыкча шарттар менен толукталат жана айрым зарыл болгон берилиштердин жетишсиздиги жана керексиз берилиштердин болуусу менен коштолот.

Бул маселелер көрсөтмөлүүлүк деңгээли боюнча да, көйгөйлүүлүк деңгээли боюнча да айырмаланышат. Бардык маселелер алардын аткарылуусу туура жана тез болмоюн ар бир этапта көрсөтүлүп турат.

Предметтик аракетти өздөштүрүүнүн сапатына окуучуга берилген жана окуучу колдонгон ориентирлөөнүн түрү таасириң тийгизет. Ишмердүүлүктүн жакшы натыйжасына мугалимдин жетекчилиги менен окуучу өзү түзгөн ориентирлөө б.а. окуучуга даяр түрдө берилбеген ориентирлөө жеткирет. Акыл аракеттерин этап этап боюнча калыптандыруу окууда артта калгандар менен жекече иш жүргүзүүдө биринчи иш катары сунушталат.

*Мисалдар.* 1. Орус тилинде тыныш белгилерин жайгаштыруу боюнча 200 дөн ашык эреже бар. Алардын ар бири өзүнчө б.а. конкреттүү түрдө окутулат. Бул АОНдун 2-түрү жана бардык эрежелерди өздөштүрүү үчүн көп убакыт талап кылышат. 200 эреженин бардыгы тең сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү бириктириүү, ажыратуу жана бөлүп көрсөтүү үч функциясы үчүн керек экендигин М. Я. Микулинская көрсөткөн. Окуучулар эрежелерди колдонууну окубастан, ар бир конкреттүү учурда функцияларды таанууну окушкан. Жыйынтыгында окутуу процесси кыскарган, анын мазмуну да өзгөргөн. 2. “Станоктон деталга” логикалык жүрүшүн “деталдан станокко” жүрүшүнө алмаштырганда “Станоктор”, “Кесүүчү жабдык” жана “Технология” үч курсун бир курска бириктириүү ишке ашкан (Талызина, 1975).

Бул айтылгандардын негизинде төмөндөгүдөй корутундуларды чыгарууга болот:

1. Каалагандай ишмердүүлүк жаңы тажрыйбага ээ болуу менен коштолот, б.а. окутуу менен коштолот.
2. Каалагандай аракет когнитивдик, аткаруучулук жана контролдоочу компоненттерден турат.
3. Окутуунун натыйжалуулугу көпчүлүк учурда когнитивдик компоненттин мазмунунан жана когнитивдик компонентти калыптандыруу ыкмасынан көз каранды.

4. Эгерде ориентирлөөчү компонент белгилердин логикалык жактан жетиштүү, толук жыйындысынын негизинде түзүлгөн болсо, анда эффективдүүлүк жогору болот.

5. Маселелердин кецири аймагын чечүүде колдонууга мүмкүн болгон жалпыланган мазмун окутууга кошумча артыкчылыктарды берет.


6. Эгерде схемалар, таблицалар, графиктер колдонулса, анда аракеттин материалдык формасы оптимизацияланат (эн жакшы абалга ээ болот). Схемалар, таблицалар, графиктер жалпыланган билимге ээ болууга шарт түзүшөт.

Адам ишмердүүлүгүнүн психологиялык түзүлүшүн карап жатып П.Я. Гальпериндин көңүлү “физикалык же идеалдык жаралышынан көз каранды эмес каалагандай адам аракети – баштапкы материалды же абалды керектүү өндүрүмгө же абалга айландыруунун объективдүү процесси” экендигине бурулган [95]. Максаты мыйзам катары каралган бул процесс аракеттин ыкмасын жана мүнөзүн аныктайт. П.Я. Гальперин адам алдында объективдүү гана пайда болбостон, анын алдында субъективдүү жаралган маселени чечүү процессин аракет катары карайт, жаралган маселе тигиндей же мындай түшүнүүгө ээ болуп, ошого жараша чечилет. П.Я. Гальперин тарабынан “түшүнүүнү” талдоонун жыйынтыгы катары аракеттин ориентирлөөчү негизи (АОН) бири-биринен айырмаланган эки бөлүктөн турган татаал түзүлүш катары каралган, ал эки бөлүк: 1) алына турган объектигинин болжолдуу элеси (түспөлү) (баштапкы материалдын касиеттеринен алыстабаган алдыдагы жыйынтыктын модели); 2) аракеттер системасынын божомолу (түспөлү), аракеттин так планы, бул пландын жардамы менен алгач маселенин бардык шарттарынын түзүүчүлөрү, сапаты, абалы текшерилет, андан кийин материалдын керектүү өндүрүмгө айланышын камсыз кылуучу өзгөртүп түзүүлөр аткарылат.

С.Я. Батышев башында турган окумуштуулар жамааты “Аракеттин ориентирлөөчү негизи (АОН) – алдыдагы окутуу процессинин мазмунун түзүүчү окуу жана окуу-өндүрүштүк ишмердүүлүгүн ишке ашыруу максаты,

планы жана ыкмалары тууралуу окуучулардын божомолдоо системасы” деген аныктаманы беришкен [96].

Н.Ф. Талызинанын айттуусу боюнча аракеттин элеси жана аракеттенүү чөйрөсүнүн элеси бирдиктүү түзүлүштөгү элементке биригип, ошонун негизинде аракетти башкаруу ишке ашырылат жана ал элемент аракеттин ориентирлөөчү негизи (АОН) деп аталат [97]. П.Я. Гальпериндин айттуусу боюнча АОНго кирген теориялык билим (ориентирлер) адамдын предметтик аракеттин түзүү менен теориялык ишмердүүлүктүн объектисинен багытталган ишмердүүлүктүн маанилүү бөлүгүнө айланат. Аракеттин айрым мүнөздөмөлөрү болуп П.Я. Гальпериндин ойлору боюнча аракеттин өзүнөн ажыратып кароого мүмкүн болбогон билгичтиктер жана көндүмдөр эсептелишет [94].



## 1.1-сүрөтү. Аракеттин ориентирлеочу негизинин жалпы схемасы

“Программаланган билим берүүнүн психологиялык негиздери тууралуу” макаласында П.Я. Гальперин окутуу деп, жыйынтыгында билим алуучунун жаңы билимге ээ болуусуна же мурдагы билими, билгичтиктери жаңы сапаттарга ээ болуусуна алыш келген каалагандай ишмердүүлүктүү атайды [98]. Билим берүү процессин ишмердүүлүк катары кароо билим, билгичтиктер жана көндүмдөр катыштарын принципиалдуу түрдө башкача кароону талап кылат. Аныкталган касиеттери менен өз ара аракеттенишкен билгичтиктер менен көндүмдөргө билим карама- каршы коюлбашы керек, алардын бир бөлүгү катары каралышы керек. Билим окуучунун иш-аракеттеринен тышкaryы деле өздөштүрүлөт, сакталат деп айттуу туура эмес.

Учурдагы жогорку мектептин окутуучусунун алдында *студенттер келечекте алган билимин натыйжалуу өркүндөтүүгө жана жаңы билимди алуусуна шарт түзүүчү* зарыл болгон билгичтиктерди, көндүмдөрдү жана *билим стратегияларын калыптандыруу* милдети турат. Берилген методикалык милдеттин эффективдүү аткарылуу жолдорунун бири катары окутуунун жүрүшүндө *аракеттин ориентирлөөчү негизин* түзүү менен берилген маселелерди чыгаруу каралат.

*Аракеттин ориентирлөөчү негизи* деп адамдын алдыдагы же аткарылып жаткан аракетин ишке ашыруу максаты, планы жана каражаттары тууралуу элестетүү системасын түшүнөбүз. *Аракеттин тез калыптануусу жана сапаты* өз кезегинде *аракеттин ориентирлөөчү негизине таянган аракеттин ориентирлөөчү* бөлүгү менен аныкталат. *АОН билимди жана ишмердүүлүктүн максатын* (алдыда эмне кылуу керек, эмнелерди үйрөнүш керек); *ишмердүүлүктүн мотивин* (эмне үчүн кылуу керек); *ишмердүүлүктүн каражаттары тууралуу билимди* (эмненин жардамы менен кылуу керек, бул үчүн эмнени колдонуу керек); *ишмердүүлүктүн ыкмаларын так, туура түшишүүнү* (кандай кылыш, кандай тартипте жасаш керек, кандай талаптарга жооп бериш керек); *контролдоонун жана өздүк контролдун ыкмаларын билүүнү* (катасыз кантит аракеттенүү керек, ишмердүүлүктүн коюлган максатына жетүүдөгү дал келүүчүлүктүү кантит аныктоого болот) өзүнө камтып турат.

Студенттерде ишмердүүлүктүн ориентирлөөчү негизин түзүүгө түрткү берүүчү маселелердин мисалы катары бизнес-планды түзүүдөгү студенттерди окутуунун алгоритми эсептелинет. Башында аларга иштин планы менен таанышуу сунушталат. Ар бир этаптын маанилүүлүгүн жана керектүүлүгүн студенттер аң-сезим менен кабыл алышы үчүн окутуучунун жардамы зарыл. Ушул максатта студенттердин кийинки аракеттерин билдириүүчү нускама менен тааныштыруу ашыкча болбайт.

Аракеттин ориентирлөөчү негизин түзүүгө багытталган маселелер маанилүү билим берүү стратегиясы болгон, аракетти аткаруунун натыйжалуу алгоритмин студенттер тарабынан өздөштүрүлүшүн камсыздайт, ал эми бул өздөштүрүү өз кезегинде студенттердин өз алдынча өнүгүүсүнүн жана өз алдынча билим алуусунун ажырагыс бөлүгү болуусу менен бирге алардын ийгилигинин ачкычы катары каралат.

Н.Ф. Талызина билим берүүнү талдоо үч баскычта аткарылаарын белгилейт: коюлган маселени чечүү үчүн окуучу милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон ишмердүүлүкту бөлүп көрсөтүү; ишмердүүлүкту түзүүчүлөрү болгон иш-аракеттерди бөлүп көрсөтүү; ар бир иш-аракеттин мазмунун түзүлүш жана функционалдык жактан анализдөө – операцияларды бөлүп көргөзүү [97]. Билим алуучулардын тажрыйбасын калыптандыруу максаттарын диагностикалык сыпаттоо методикасын иштеп чыгууда В.П. Бесспалько белгилеп кеткендей, адам баласынын максатка умтулган ишмердүүлүгү ага төп келген маалыматты өздөштүрүү негизинде гана ишке ашат. АОНго толук жана так ээ болуу инсандын тажрыйбалуулугунун жана ишмердүүлүгүнүн жогорку даражада экендингин аныктайт [44]. Аракетти ийгиликтүү аткаруу үчүн зарыл болгон объективдүү шарттардан АОНду айрый билүү зарылчылыгын эскертүү менен бирге адам аракеттерди ишке ашыруу учурунда реалдуу таяна турган шарттардын системасын АОН деп Н.Ф. Талызина атаган [97]. Жогоруда айтылгандардын негизинде адам аракетти ишке ашырууда реалдуу таянган, курамына алдыда алына турган объектиин элесин, иш-аракеттердин майда-чүйдөсүнө чейинки планын камтып турган шарттардын системасын АОН катары

карайбыз. Э.В.Ильенков белгилегендей, “эгерде ойдо жаралган элес форма катары эле, катуу схема жана операциялардын тартиби катары эле өздөштүрүлсө, жаралуусу жана объективдүү дүйнө менен болгон байланышы түшүнүлбөй калса, анда индивид мындай элеске (образга) сын көз караш менен мамиле кылганга жөндөмсүз...” [99].

Бизнес-пландоонун милдеттерин маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу аткарууда АОН үч аймакта калыптанат: маалыматтык технологиилар, бизнес-пландоо жана бизнес-пландоодо маалыматтык технологииларды пайдалануу. Бул ишмердүүлүктүн жыйынтыгы катары ошол эле аймактарда билим калыптанып, билгичтиker жана көндүмдөр пайда болот. Келечектеги кесиптик ишмердүүлүктүн жалпыланган бағыттоочусу катары студенттерге менеджмент тармагындагы адистиктери боюнча жогорку кесиптик билим берүүнүн стандарттарында чагылдырылган милдеттер көрсөтүлөт. “Менеджменттеги маалыматтык технологиилар” курсунун калыптандыруучу экспериментинин ар бир баскычында объектигин өздүк элеси жана аракеттердин такталган планы берилет.

Бизнес-пландоонун маселелерин маалыматтык технологиилар каражаттары менен чыгаруу процессинде АОН биз тараптан эки аспект катары каралат:

1. АОН бизнес-пландоонун милдеттерин маалыматтык технологиилардын каражаттары менен чечүүдөгү баштапкы маалыматтар (берилиштер), алына турган объектигин элеси (түспөлү), алдынчы жыйынтыктын моделин алуудагы баштапкы маалыматтарды өзгөртүү тартиби тууралуу *студенттин элестетүүлөр системасы* катары каралат;

2. АОН студенттердин бизнес-пландоодо маалыматтык технологииларды колдонууга (б.а. келечектеги кесиптик ишмердүүлүктө) даяр деген моделинин бирдиктүү түзүлүш элементи катары каралат.

Психологиялык даяр болуунун абалы татаал динамикалык түзүлүшкө ээ. Ал адамдын психикасынын интеллектуалдык, эмоционалдык жана эрктик

аспектилеринин жыйындысынын тышкы шарттар жана алдыдагы милдеттер менен болгон мамилесинин туюнтурмасы болуп саналат.

Психологиялык даярдыктын эки формасы бар. Психологиялык даярдык: психикалык абал катары убактылуу жана кырдаалдык даярдык болуп экиге бөлүнөт. Ал салыштырмалуу туруктуу, анын структурасы максатка жетүү үчүн оптималдуу шарттарга туура келет. Психологиялык даярдык адамдын туруктуу мүнөзү катары узак мөөнөттүү туруктуу даярдыгы болуп саналат. Адатта, даярдыктын бул формасы алдын ала калыптанат, тынымсыз иштейт жана аны ар бир пайда болгон тапшырмага байланыштуу калыптандыруунун зарылчылыгы жок. Психологиялык даярдык жалпысынан ийгиликтүү ишмердүүлүктүн маанилүү шарты болуп саналат. Узак мөөнөттүү даярдыктын структурасы төмөнкүлөрдү камтыйт: ишмердүүлүккө позитивдүү мамиле; ишмердүүлүктүн талаптарына адекваттуу мүнөздүн, жөндөмдүн, темпераменттин, мотивациянын белгилери; зарыл болгон билим, көндүм, жөндөмдөр; кабыл алуу, көңүл буруу, ой жүгүртүү, эмоционалдык жана эрк процесстеринин туруктуу профессионалдык маанилүү өзгөчөлүктөрү. Узак мөөнөттүү даярдыктын түзүлүшү кесиптик ишмердүүлүктүн мазмунуна, түзүмүнө жана шарттарына ылайык келет. Даярдыктын ийкемдүүлүгү туруктуулугу жана динамизмдин айкалышы менен айырмаланат.

Даярдыктын жогоруда айтылган эки түрү тең бардык учурда бирдей биримдикте чагылдырылат. Убактылуу даярдык узак мөөнөттүү даярдыктан көз каранды жана өз кезегинде анын өндүрүмдүүлүгүн аныктайт. Иштин конкреттүү милдеттерине жараша, узак мөөнөттүү даярдыктын айрым компоненттери убактылуу даярдыкка айландырылышы мүмкүн деп айтыват Э. Мамбетакунов, Т.М. Сияевдин “Педагогиканын негиздері” китебинде [100].

Даяр болуу психологиялык-педагогикалык илимде каалагандай ишмердүүлүктуу аткаруунун фундаменталдык шарты катары каралат жана инсандын ишмердүүлүк мамилесинин негизинде изилденет. Туруктуу даяр болуу түшүнүгүнө М.И. Дьяченко ишмердүүлүккө, кесипке болгон жакшы мамилени; ишмердүүлүктүн талаптарына болгон адекваттуу мүнөздү;

жөндөмдүүлүктуу, темпераментти, шыктанууну; жетиштүү билимди, билгичтикерди, көндүмдөрдү; кабыл алуунун, көнүл коюунун, ой жүгүртүүнүн, эмоционалдык жана эрктик процесстердин кесипке карата болгон туруктуу, мааниге ээ болгон өзгөчөлүктөрүн киргизген [101]. Психологиялык даяр болууну О.В. Шкабура ичинде билимдин, билгичтикердин, көндүмдөрдүн жыйындысы камтылган, ишмердүүлүктүн мазмунунун жана шарттарынын талаптарына адекваттуу болгон өздүк сапаттарга ээ болгон интегралдык инсандык түзүлүш катары карайт [102].

Педагогикалык ишмердүүлүккө *даяр болуу* көйгөйүнө көптөгөн изилдөөлөр арналган. Мугалимдин педагогикалык ишмердүүлүккө даяр болуу түшүнүгүнө П.П. Блонский, СТ. Щацкий теориялык билимди жана ага туура келүүчү билгичтиker менен көндүмдөрдү киргизишиен [104, 103]. Азыркы учурда педагог-изилдөөчүлөр тарабынан *даяр болуу* мотивациялык, мазмундук жана операционалдык компоненттерди инсан деген түшүнүккө бириктириүү менен толук кандуу инсандын жаралуусу катары каралат. Билим берүүнүн жалпы мыйзам ченемдүүлүктөрүнүн көз карашы боюнча кесиптик даяр болуунун калыптануусу С.И. Архангельскийдин, А.А. Вербицкийдин, В.Г. Гершунскийдин ж.б. эмгектеринде чагылдырылган [105, 106, 107].

“Билим берүү системасында кесипке багыттап окутуу эң маанилүү өзгөчө орунду ээлейт. Кесипке багыттап окутуунун негизги максаты – болочок адистин кесиптик ишмердүүлүккө даярдыгын толук калыптандыруу. Кесиптик билим берүү инсандын керектөө-талаптарын гана канааттандырыбастан интеллектуалдык өсүп-өнүгүшү менен маданияттуулук, нравалык жана коомдун илимий баалуулуктарын байытуу, илим менен практиканын эң жогорку жана актуалдуу жетишкендиктери боюнча максималдуу жакындаштырылган билимдерди берүүнү камсыз кылууга, инсандын граждандык позициясын калыптандырууга жана чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн артырууга аракеттерди жумшоого чакырат” дейт өзүнүн илимий эмгегинде Г.А. Зикирова [108].

Азыркы учурда педагогика боюнча изилдөө иштеринде кесиптик ишмердүүлүккө даяр болуу тууралуу түшүнүктөрдү А. Онгарбаева, В. Исакова,

А.С. Раимкулова, А. Муздыбаева, Т.Э. Исаковдун изилдөөлөрүндө кездештиреңиз.

Педагогика боюнча изилдөө иштеринде кесиптик ишмердүүлүккө даяр болуунун бир нече үлгүсүн [74; 89; 109] кездештируүгө болот, алардын экөөсүн карап көрөбүз.

Г.А. Кручинина кесиптик ишмердүүлүккө даяр болууну “инсандын калыптанган мүнөздөмөгө ээ болуусу, ишмердүүлүктүн талаптарына жооп берүүчү, өзүнө мотивациялык, таануу жана эмоционалдык-эрктик түзүүчүлөрдү камтыган бирдиктүү комплекс” деп аныктаган [89]. Билим берүүнү маалыматташтыруу шарттарында иштөөчү педагогдун үлгүсүндө Г.А. Кручинина да бул түзүүчүлөрдү сыпаттап кеткен. Мотивациялык даяр болуу компьютер менен жасалуучу ишике кызыгуу; аны курсук жана дипломдук иштерди жазууда колдонууга болгон каалоо; турдүү окутуучу программаларды колдонууга болгон муктаждык; жаңы маалыматтык технологияларды (ЖМТ) колдонуу көйгөйлөрү боюнча илимий жана илимий-методикалык иштер менен алек болуудан турган калыптангандыкты өзүнө камтыйт. Кесиптик ишмердүүлүктүн бир түзүүчүсү болгон таанып-билүү – ЖМТ жана педагогика аймактарында билимдин жана иш билгилүүлүктүн жыйындысы катары каралат. Эмоционалдык-эрктик даяр болуу өзүнө иштин ийгиликтүү болуусундагы ишенимдин, жоопкерчиликтин, өзүнө баа берүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болуунун ж.б. калыптануусун камтыйт.

А.Л. Денисова кесиптик ишмердүүлүккө даяр болуунун төмөндөгүдөй түзүүчүлөрүн бөлүп көрсөтөт: *мотивациялык* (коюлган милдетти ийгиликтүү аткаруунун зарылдыгы, он мотивация жана ишмердүүлүккө болгон кызыгуу, ийгиликтүү жетүүгө жана өзүн жакшы жагынан көргөзүүгө умтулуу); *когнитивдик* (милдеттерди, коюлган маселени түшүнүү, анын маанилүүлүгүн баалай билүү, максатка жетүү каражаттарын билүү, абалдын ыктымалдуу өзгөрүүлөрүнө даяр болуу); *операционалдык* (ишмердүүлүктүн алкагындагы билгичтиктер жана көндүмдөр); *эмоционалдык-эрктик* (жоопкерчилик сезими, ийгиликтүү жетүүгө жетүү, чечкиндүүлүк, өзүн башкара билүү, күчтү топтой

билиүү, маселеге күнт коючуулук, тоскоол аракеттерге көңүл бурбоо, шек саноону, ооруну жеңүү) [24].

Тигил же бул ишмердүүлүккө болгон даяр болуу процессинин калыптануу процессин изилдөөдө педагог-изилдөөчүлөр даяр болуунун ар түрдүү үлгүлөрүн, анын ичинде жогоруда аталып кеткен үлгүлөрдү да колдонушат. Бул изилдөө учүн өзгөчө кызыгууну кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды пайдаланууга болгон даяр болууну калыптандыруу карапган иштер пайда кылышат. Коюлган көйгөйдү чечүүнүн ар түрдүү кадамдарына жана кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонууга болгон даярдыкты калыптандырууну мүнөздөөчү мүмкүн болгон түзүүчүлөрдүн ар түрдүү болуп берилишине (вариацияларына) карабай, бардык аталган изилдөөлөр *даяр болууну* кесиптик мааниге ээ болгон түзүүчүлөрдөн турган бирдиктүү комплекс катары карашат. Даяр болуунун бардык үлгүлөрү билимдин, билгичтиктердин жана көндүмдөрдүн жыйындысын камтыйт (таануу же когнитивтик жана операционалдык түзүүчүлөр).

Калыптанган АОН аракетти аткаруу шарттарынын системасы катары студенттердин кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонууга болгон даяр болуу үлгүсүнө сициримдүү бөлүк катары кирет да, бир жагынан алыш караганда башка түзүүчүлөргө көз каранды болуп, экинчи жагынан караганда – даяр болуунун башка түзүүчүлөрүнө таасирин тийгизет.

Биз А.Л. Денисова тарабынан сунушталып, адистин кесиптик ишмердүүлүккө болгон даяр болуусунун үлгүсү алдын ала айтууларга да туура келээрин, б.а. учурдагы объективдүү зарыл болгон ишмердүүлүк эле эмес, кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин да кереги тийчү анын формасы жөнүндөгү маалыматтардын болуусун бекемдеген, аракеттин ориентирлөөчү негизи менен адистин кесиптик ишмердүүлүккө болгон даяр болуусунун үлгүсү ортосундагы макулдашуусун байкайбыз [24]. Аракеттин ориентирлөөчү негизинин максаттарга умтулуусунун келечектеги кепилдиги катары баарынан мурда жаңы жетишкендиктерди колдонуу негизинде маалыматтык технологияларды пайдалануу кызмат кылат; маалыматтык технологиялар жана

бизнес-пландоо аймактарында жогорку кесиптик билим берүү мамлекеттик билим берүү стандарттарында чагылдырылган милдеттерди келечектеги кесип ишмердүүлүгүнүн жалпыланган бағыты сапатында колдонуу аракеттин ориентирлөөчү негизинин алдын ала айтылуусунун кепилдиги катары кызмат кылат.

В.П. Беспалько педагогикалык технологиянын бөлүктөрүн карап жатып, педагогикалык технологиянын максаты диагностикалык түрдө коюлушуна көнүл бурган, б.а. аны ишке ашыруу даражасы тууралуу маанилүү бүтүм чыгарып, берилген убакытта ага жетүүнүн кепилдигин камсыздоочу, так аныкталган диагностикалык процессти түзүү менен максат ишке ашаарын айткан [44].

Процесстин сапатын же сапаттуу өндүрүмдү баалоо ақыркы жыйынтыктын эталону – сапаттын кандайдыр бир ченеминин б.а. ЖОЖдун бүтүрүүчүлөрүнүн даяр болуу сапатынын эталонунун бар болуусу менен гана мүмкүн экендигин далилдеген орус окумуштуулары В.М. Соколов, И.В. Гребенев, Л.Н. Захарова, В.В. Соколова жана кыргыз окумуштуусу А.Д. Токтомаметов, изилдөөчү А.А. Умарбекова менен биз толугу менен макулбуз. Кесиптик ишмердүүлүккө болгон даяр болуу билим берүүнүн бардык элементтеринин, бүтүн кесиптик ишмердүүлүктү түзүүчү окуу дисциплиналарынын бөлүктөрүнүн жыйындысына ээ болуу менен менен аныкталат [110]. Айтылгандарды улай бизнес-пландоонун милдеттерин маалыматтык технологиялардын каражаттары аркылуу чечүүдөгү студенттин АОНун калыптандырууну ЖОЖдун бүтүрүүчүсүн уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгүнө системалуу даярдоонун бир бөлүкчөсү катары карайбыз.

## **Бириңчи глава боюнча корутунду**

1. Кесиптик ишмердүүлүккө студенттердин даярдыгын калыптандыруу милдеттеринин учурдагы педагогикалык изилдөөлөрүн талдоо “кесиптик милдеттерди чечүүдө маалыматтык технологияларды колдонуунун актуалдуулугу жөнүндө суроо көптөгөн иштерде коюлган” деген тыянакты чыгарууга мүмкүндүк берди. Студенттерди кесиптик ишмердүүлүккө даярдоодо бизнес-пландоонун милдеттерин чечүү үчүн маалыматтык технологияларды теориялык жана практикалык колдонууга арналган иштер ЖОЖдо окутуунун алгачкы баскычтарындагы “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда байкалган эмес.

2. Азыркы учурда билим берүү процессинде маалыматтык технологияларды колдонуу боюнча жүргүзүлгөн талдоо:

- “маалыматтык технологиялар” жана “компьютердик технологиялар” түшүнүктөрүнүн мазмунун тактоого мүмкүнчүлүк түздү;
- азыркы билим берүү процесиндеги маалыматтык технологиялар жок дегенде *окуп билүү предмети; предметтик аймактардагы милдеттерди чечүүдөгү курал; окутуу каражаты* катары үч милдетти аткараарын көрсөттү;

- “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда студенттерди маалыматтык технологиялар боюнча окутуу алардын келечектеги кесиптик ишкердүүлүгүнө түздөн-түз катышы жок экендиги жөнүндө жыйынтык чыгарууга мүмкүндүк берди.

3. Педагогикалык изилдөөнүн аткарыльшынын жыйынтыгы катары “уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгү” түшүнүгүнө аныктама берилди.

4. Жогорку кесиптик билим берүү мамлекеттик билим берүү стандартын талдоонун негизинде ЖОЖдун бүтүрүүчүлөрүн бизнес-пландоо тармагында даярдоо милдеттери бөлүп көрсөтүлдү.

5. Кесиптик ишмердүүлүктүн объектиси катары бизнес-пландоодо маалыматтык технологияларды колдонуунун дидактикалык негиздерин талдоонун негизинде:

- бизнес-пландоонун милдеттерин чечүүнүн адистештирилген программалык каражаттары бар экендигине карабай аларды кесиптик ишмердүүлүктө, ошондой эле билим берүү процессинде колдонуу дайым эле мүмкүн эместиги байкалды;
- кенири колдонулган Microsoft Office базалык программалар жыйындысы бизнес-пландоонун милдеттерин ийгиликтүү чечүүгө мүмкүнчүлүк берээри такталды.

## **2-ГЛАВА. ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДДОРУ ЖАНА АЛАРДЫ ИШКЕ АШЫРУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ**

### **2.2. Изилдөөдө жетекчиликке алынуучу мамилелер жана методдор**

Биринчи главада учурдагы ЖОЖдо адистерди даярдоо процессиндеги бизнес-пландоонун милдеттери жана мазмундук түзүлүшү, кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонуунун дидактикалык негиздери, келечектеги адистин даяр болуу моделинин бир элементи катары – *ракеттин ориентирлөөчү негизи түшүнүгү* каралды. Бул параграфта кесиптик билим берүүнүн сапатын башкарууну түзүүгө болгон жалпы мамилелерди жана методдорду талдап чыгуу милдети бизге жүктөлгөн.

Ушуга байланыштуу изилдөөнүн объектисин жана предметин тактап алалы. **Изилдөөнүн объектиси** катары менеджмент адистигинин студенттерин кесипке багыттап окутуу эсептелинет. **Изилдөөнүн предмети** катары менеджменттеги маалыматтык технологиялар курсунда студенттерди кесипке багыттап окутуу каралат.

Окутуу процесси – адам ишмердүүлүгүнүн өзгөчө түрү, коомдук-педагогикалык багыттагы система жана ал система катары мамилелер, методдор жана принциптер менен негизделет. Билим берүүнүн мазмунун тактоодо, билим берүүнүн методдорун жана формаларын тандап алууда дидактикалык принциптер аныктоочу болуп калышат. Э. Мамбетакунов ж.б. белгилегендей, педагогикалык процесстин принциптери педагогикалык ишмердүүлүктү уюштуруунун негизги талаптарын чагылдырып, анын багытын аныкташат, жыйынтыгында педагогикалык процессти түзүүнүн чыгармачылык менен аткарылышына шарттарды түзүшөт [98].

Билим берүүнүн сапатын башкаруудагы учурдагы мамилелерди изилдөө жана талдоо үчүн, жаңыларын сунуштоо үчүн биз адегенде “мамиле” деген эмне экенин аныкташыбыз керек. “Адамга же ишке туура мамиле кылуу керек” деп жашоодо көп айтылат. Азыркы орус тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө “мамиле” термини бир нерсеге карата мамиле кылуунун ыкмаларынын жыйындысы,

кимдир-бирөөгө же бир нерсеге таасир этүүнүн ыкмаларынын жыйындысы катары мүнөздөлөт [183, 474-б.]. Э.Г. Юдин илимдин методологиясын изилдеп, методологиянын көз карашы менен “мамиле” түшүнүгүнүн маанисин ачып берет. Анын пикири боюнча, мамиле бул: 1) изилдөөнүн принциптүү багыты; 2) объектти изилдөөнүн көз карашы; 3) изилдөөнүн жалпы стратегиясынын жетектөөчү принципиби [194, 160-б.]. Орус окумуштуусу И. Якиманская инсанга багытталган окутууну негиздөөдө көбүнчө “мамиле” түшүнүгүнө кайрылып, окутууну жана билим берүүнү уюштуруунун багыты катары “инсанга багытталган мамиле” жана “жекече мамиле” терминдерин колдонот [196]. «Педагогикадагы мамиле, – дейт В.А. Сластенин – билим берүүнүн же тарбиялоонун стратегиясын аныктоочу принциптердин жыйындысы» [162, 140-б.]. Академик А.М. Новиков “изилдөө мамилеси” түшүнүгүн колдонуу менен бул терминдин маанисин эки мааниде түшүндүрөт. “Биринчи мааниси, – деп белгилейт А. Новиков, – *мамиле* белгилүү баштапкы принцип, баштапкы позиция, негизги абал же ишенич катары каралат. ... Экинчи мааниде *изилдөө мамилеси* изилдөө предметин окуп-үйрөнүүнүн багыты катары каралат” [118, 134-б.].

Изилдөөчүлөр өз эмгектеринде билим берүүнүн сапатын башкарууда системалық, ишмердүүлүк, технологиялық, инсанга багытталган жана компетенттүүлүк мамилелерди белгилешет. Алардын ар бири билим берүү феноменинин тигил же бул аспектилерин ачып, билим берүүнүн сапатын башкаруу моделин куруунун негизги идеясын аныктайт. Өз кезегинде, ЖОЖдо билим берүүнүн сапатын башкарууну өнүктүрүүдө бул мамилелерди эске алуу зарылчылыгы билим берүү процессин уюштуруунун өзгөчөлүктөрүнөн, ошондой эле билим берүүнүн сапатын башкаруунун мүнөзүнөн келип чыккандыгын белгилей кетүү керек. Айтылган мамилелердин ар бириinin мазмунун карап көрөбүз.

Студенттерге кесиптик билим берүүнү калыптандырууга карата **системалық мамиле кылуу.** Педагогикалық изилдөөлөрдө системалық мамиле кылуу проблемасы боюнча бир катар советтик окумуштуулар

көрүнүктүү эмгектерин жараткан. М.П. Андреев, Ю.К. Бабанский, В.П. Бесpalько, Т.И. Ильина, Н.В. Кузьмина педагогикалык системанын маңызын жана ролун терең изилдешкен жана “система” түшүнүгүн кенири чечмелешкен. Булардын эмгектерин талдоонун натыйжасы ЖОЖдо студенттерге кесиптик билим берүүнү калыптандыруу процессин система катары кароого мүмкүндүк берет. Бул учурда системанын төмөнкүдөй мүнөздөмөлөрү орун алыны зарыл:

- студенттерге кесиптик билим берүүнү калыптандыруу процесси бир канча элементтерди камтыйт, ал элементтер системанын ички функциясын аткарышат жана системанын бир бүтүндүүлүгүн камсыз кылууга салым кошушат;
- бул системанын элементтери бири бири менен байланышта болушат. Системанын ичиндеги элементтердин өз ара аракеттенишине жараша студенттерге кесиптик билим берүүнү калыптандыруунун структуралык курамы аныкталат. Бул системанын ишмердүүлүгү, эффективдүүлүгү айрым элементтердин мүнөзүнө жараша эмес, комплекстүү, бардык элементтердин өз-ара карым катнашына жараша болот;
- элементтер бир максатка баш ийишет, коюлган максатка жетүүгө аракет кылышат. Мисалы, “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда колдонулуучу методдор, системанын элементи катары студенттерге кесиптик билим берүүнү калыптандырууга багытталган;
- бир система башка системанын курамында болусу мүмкүн. Мисалы, маалыматтык технологияларды окутуудагы кесиптик билимди калыптандырууга багытталган окутуу информатиканы окутуунун бир элементи болуп эсептелет.

Демек, студенттердин кесиптик билим алуусун калыптандыруу процессин система катары карап, бул процесстин элементтерин жана алардын ортосундагы өз ара байланышты аныктап алууга болот. Бул элементтердин өз ара карым-катнаштарын, байланыштарын аныктап алмайынча студенттердин кесиптик билимге ээ болуусун калыптандыруу маселеси ийгиликтүү чечилбейт.

Ошондуктан кесиптик билимди калыптаңдырууда бул процесс камтыған элементтерди аныктап, алардын ортосундагы байланышты түзүп, бул элементтердин бир бүтүндүккө багытталғанын аныктап чыгуу зарыл.

Студенттердин кесиптик билимин калыптаңдырууга карата **ишмердүүлүк мамиле** кылуу. ЖОЖдо студенттерге сапаттуу кесиптик билим берүү проблемасы азыркы учурда абдан актуалдуу болуп эсептелет. Окутуучу менен студенттин ортосундагы карым-катнашты өзгөртүү, студенттерди курчап турган реалдуулук менен активдүү аракеттенишүүгө жол ачуу зарылдыгы келип чыгып, окутууда ишмердүүлүк мамиле кылуу проблемасы келип чыккан.

Студенттердин кесиптик билимин калыптаңдыруу процессинде алардын алган билимдери ишмердүүлүктүн каражаты болуп калат. Кесиптик билимди калыптаңдырууда ишмердүүлүк мамиле кылуунун маңызы – маалыматтык технологияларды колдонуу студенттердин интенсивдүү, улам татаалдашып турган ишмердүүлүктөрүн уюштуруу, ал үчүн педагогикалык иш чарапарды көрүү. Мында эң негизги белги – студенттердин маалыматтык технологияларды өз алдынча колдоно алуусу, качан гана студент өзү аракет жасап, продукт жасоого үйрөнсө, анын кесиптик билимди калыптаңдырууга мүмкүнчүлүгү артат. Билимди колдонуу менен студент алгоритмдик, изилдөөчүлүк, конструктордук-изденүүчүлүк, чыгармачыл ишмердүүлүктөрдү аткарышы керек. Окутуу процессинде ишмердүүлүк мамиле кылуу – бул студенттердин маалыматты колдонуп активдүү иш аракеттерди жасоосуна, таанып билүү ишмердүүлүктүү уюштуруучу ықмаларды максаттуу түрдө колдонуусуна окутуу процессинин багытталышы.

Кесиптик окутуу процессиндеги ишмердүүлүк мамиле студенттин санариптик каражаттарды колдонуу менен проблемалуу маанидеги иш аракеттерди аткаруусуна багытталат. Бул учурда кесиптик окуу милдеттери студенттин аткаруучу иш аракеттерин мүнөздөйт. Ошондуктан окутуучу иш аракеттерди аткаруунун стратегиясын аныктап алыш, аны студенттерге сунуштоосу зарыл. Бул стратегиялар кесиптик окуу милдеттерин чечүүнүн жолдорун көрсөтүп берет. Демек, студентти ишмердүүлүккө тартууда аны

мотивдештириүү, максат коюу, аткарылуучу иштерди пландаштыруу, ар бир аракеттерине көзөмөл кылып туруу жана жыйынтыкты баалоо иш аракеттери аткарылыши зарыл. Ишмердүүлүктүү уюштуруу учурунда студенттин он мотиви, интеллекти, сынчыл ойлому, эрки, эмоциясы, чыгармачылыкка болгон жөндөмдүүлүгү калыптанат.

Студенттердин кесиптик ишмердүүлүгүн калыптандырууга карата **технологиялык мамиле кылуу**. Окутуу процессин технологиялаштыруу окутуунун натыйжасына ийгиликтүү жетүүнүү гарантаялашы керек деген идея негизги орунду ээлеген. Бул проблеманы изилдөөнүн натыйжасында “педагогикалык технология”, “билим берүүнүн технологиясы”, “окутунун технологиясы” аттуу түшүнүктөр пайда болгон жана окумуштуулар бул багытта үзүрлүү эмгектенишкен. Окутуу технологияларын окутуу процессинде пайдалануу зарылдыгы өз учурунда, окутууда технологиялык мамиле жасоо проблемасынын пайда болушуна, аны жолго салуу боюнча маңыздзуу иш аракеттерди көрүүгө алыш келген.

Кесиптик окутууда технологиялык мамиле жасоо бир канча өзгөчөлөнгөн иш аракеттерди аткарууну шарттайт:

- а) окутуунун максатын коюу, мында максат конкреттүү, ага жетүүгө мүмкүн боло тургандай, так жана даана жазылат;
- б) окутуу үчүн тиешелүү окуу материалдарын тандап алуу;
- в) окутуу процессин окутуунун максатына, коюлган милдеттерге жараша уюштуруу;
- г) учурда калыптанып жаткан натыйжаларды баалоо, ага жараша окутууга коррекция киргизүү;
- д) натыйжаларды жыйынтыктоочу баалоо.

ЖОЖдун студенттеринин кесиптик ишмердүүлүгүн калыптандырууга технологиялык мамиле кылууда эң негизгилерден болуп, окутуунун максатынын так, диагноздолуучу түрдө коюлушу жана натыйжага ийгиликтүү жеткире турган окутуу методдорун тандап алуу эсептелет. Ал эми натыйжага ийгиликтүү жетүүнүү гарантаялоодо күтүлүүчү окуу жетишкендиктери,

баалоонун критерийлери жана көрсөткүчтөрү иштелип чыгып, алдын ала окутуу процессинин мүчөлөрүнө маалымдалышы керек.

Студенттердин кесиптик ишмердүүлүктөрүн калыптандырууда **инсанга багытталган мамиле кылуу**. Инсанга багытталган окутуу – билим алуучунун инсандыгын, анын өздүк касиетин, өздүк баалуулугун алдыга койгон окутуу. Ар бир билим алуучунун субъекттик тажрыйбасы адегенде ачыкталат, андан кийин билим окуу материалы менен макулдашылат. Окутуунун мындай мамилесин ишке ашырууда билим алуучунун таанып-билүү тажрыйбасы, анын ой жүгүртүүчүлүк жана жүрүм-турум өзгөчөлүктөрү эске алынат, ал эми окутуучу менен билим алуучунун ортосундагы мамиле бири бири менен кызматташтык, тандап алуу эркиндиги принциптерине таянуу менен ишке ашырылат. Окутууда инсанга багытталган мамиле кылууда ЖОЖдун студенттеринин жекече өзгөчөлүктөрү эске алынат. Бул болсо, студенттин инсандык касиетин өнүктүрүүгө ыңгайлуу шарт түзөт. ЖОЖдун студенттеринин кесиптик ишмердүүлүгүн калыптандырууда инсанга багытталган мамиле кылуу зарыл, мында студент окутуучуга өнөктөш болуп эсептелет. Бул учурда төмөнкүдөй иш аракеттер аткарылуусу зарыл.

1. Студенттин окуу аракеттерин стимулдоо. Окутуучу студенттин пикиринин өз алдынчалуулугуна жана жасаган корутундуларына сый мамиле кылуусу зарыл. Окутуучу студенттин өз алдынча иштөөсүнө, альтернативалардын арасынан туурасын тандап алууга шарт түзөт, ар бир жетишкен ийгилигин кубаттап, аны дагы ийгиликтерге шыктандырат.
2. Студенттин жекечелүүлүгүн өнүктүрүү үчүн шарт түзүү. Бул багытта окутуучу студентке жекече тапшырмаларды берет, аларды аткаруусу боюнча пикирин анын инсандык касиетине шек келтирбей кабыл алат. Студенттин өздүк жөндөмдүүлүктөрү ачыктала тургандай окуу кырдаалдарын түзүүсү жана алардын алкагында аткарылуучу тапшырмаларды алдын ала даярдап алуусу зарыл.
3. Студенттин психофизиологиялык өзгөчөлүктөрүн аныктап чыгуу жана эске алуу. Окутуучу студенттин жеке психофизиологиялык өзгөчөлүгүн билүүсү

зарыл. Мындай иш аракеттин мааниси жогору. Себеби студентке берилүүчү тапшырмалар, алар менен боло турган баарлашуулар студенттин жеке өзгөчөлүгүнө жараша болуусу зарыл, ага жараша окутуучу студентке жекече мамиле жасайт.

4. Студент менен кызматташтыкта болуу. Студенттер окутуучу менен эле кызматташ болбостон, өзүлөрү дагы бири бири менен активдүү кызматташ болуулары тийиш. Студенттер менен кызматташтыкта болуу алар менен үзгүлтүксүз кайтарым байланышты уюштуруп туруу зарыл экендигин дагы шарттайт. Студенттин окуу аракеттеринин калыптануусундагы аракеттердин туура, туура эмес экенин окутуучу өз учурунда билип, ага көмөк көрсөтүүсү зарыл.

5. Студенттин таанып билүү жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруу. Жөндөмдүүлүктү өнүктүрүү студенттин ой жүгүртүүсү, проблемалык кырдаалдарды аныктоосу, аларды чечүү үчүн жолдорду издеөсү аркылуу ишке ашырылат. Ал үчүн окутуучу проблемалык кырдаалдарды түзүп жана окутуу процессинде сунуштап туруусу, аларды аткарууда окутуучу студенттердин чыгармачыл активдүүлүгүн колдоп туруусу зарыл.

Студенттердин санариптик сабаттуулуктарын калыптандырууда **компетенттүүлүк мамиле кылуу**. Дүйнөлүк билим берүү практикасында компетенттүүлүк билим берүүнүн максаты катары каралууда жана учурдун маанилүү түшүнүктөрүнүн бирине айланды деп айтууга болот. Компетенттүүлүк мамиле кылуу азыркы билим берүүнүн абалы менен коомдун реалдуу талабынын ортосундагы дал келбөөчүлүктү жоюуга мүмкүндүк түзөт деп белгилешет окумуштуулар. Окутууда компетенттүүлүк мамиле кылуунун маңызы төмөнкүчө деп айтууга болот:

- компетенттүүлүк билим берүүнүн интеллектуалдык жана көндүмдүк курамын бириктириет;
- “компетенттүүлүк” түшүнүгү өзүнө когнитивдик, операциялык-технологиялык, мотивациялык, этикалык, социалдык, жүрүм-турумдук компоненттерди, окутуунун натыйжасын, баалуулук ориентирлерди камтыйт;

- компетенттүүлүк студенттин алган билимдерин, билгичтикерин, көндүмдөрүн, жүрүм турум ықмаларын реалдуу шарттарда, конкреттүү кырдаалдарда колдонууну шарттайт.

Кесиптик ишмердүүлүктүү калыптандырууда компетенттүүлүк мамиле кылуу окутуу процессине маңыздуу өзгөртүүлөрдү киргизүүнү шарттайт. Окутуунун максатында студенттин билимине, билгичтигине эле эмес, компетенцияларга ээ болуусуна басым жасалат. Окутуунун мазмунун тандап алууда тиешелүү түшүнүктөр менен эле чектелбестен, аларды пайдалануу менен турмуштук маселелерди чечүүгө көбүрөөк ык коюу зарыл. Студенттин билим өздөштүрүү траекториясын түзүүгө көбүрөөк көнүл бурулушу зарыл.

Ошентип, жогоруда талкууланган мамилелер бири-бири менен тыгыз байланышта болушат, билим берүүдө сапатты башкарууну ишке ашыруу механизмдерин толуктоо менен анын негизги принциптерин ишке ашырууга мүмкүндүк беришет.

Бирок, бул мамилелер жалпысынан караганда, берилген гана мамиледе көрсөтүлгөн билим берүүнүн сапатын башкаруунун механизмдерин ачып бере алышат. Мисалы, системалык мамиледе башкаруу механизми бирдиктүү система катары каралат, ишмердүүлүк мамилесинде башкаруунун негизги басымы башкаруу субъекттеринин ишмердүүлүгүнө бурулат. Жогорудагы мамилелердин маанисин төмөндөтпөстөн, биз билим берүүнү башкаруу процессин ишке ашыруунун бүтүндүгү, толуктугу жана сапаты камсыз кылышууга тийиш деп эсептейбиз. Кыргызстанда билим берүү системасын өнүктүрүү боюнча кабыл алынган документтерде билим берүүнүн натыйжалуулугуна басым жасалууда, демек билим берүү системасын жакшы жыйынтыкка багыттоо зарыл. Ошондуктан окутуунун жыйынтыктары боюнча билим берүү системасын өркүндөтүү боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алынып, билим берүү системасын өнүктүрүүнү камсыз кылуу багыттары иштелип чыгышы керек.

Ошондуктан, биздин оюбузча, билим берүүнүн сапатын башкаруунун жалпы стратегиясын камсыз кылган **методологиялык мамиле** да болушу

керек. Методологиялык мамиле билим берүүнүн сапатын башкаруунун жалпы багытын, методдорун жана каражаттарын, баштапкы принциптерин берет. Методологиялык мамиленин төмөндөгүдөй логикасына таянуу керек: максат – каражаттар – натыйжа. Бул мамилеге ылайык, алгач башкаруунун максаты б.а. келечектеги натыйжа так аныкталышы керек. Башкаруу каражаттары максатка ылайык тандалышы керек. Башкаруу каражаттары башкаруунун методдорун жана формаларын тандоону камтыйт, б.а. акыркы натыйжага жетишүүгө мүмкүндүк берүүчү каражаттарды тандоону камтыйт. Акыркы жыйынтыкка таянып, коюлган максатка жеттикли, жетпедикли ошону билүү керек. Муну жетишилген натыйжаны пландаштырылган иштер б.а. коюлган максат менен салыштырып аныктоого болот, ошону менен бирге билим берүү мекемесин өнүктүрүүнүн, анын ичинде билим берүүнү башкарууну жакшыртуунун тиешелүү багыттарын иштеп чыгуу аркылуу коштолот.

Советтик энциклопедиялык сөздүктө методология (“метод” жана “логия” сөздөрүнөн) – ишмердүүлүктүн структурасы, уюшкандыгы, методдору жана каражаттары тууралуу окуу деп белгиленет [8, 806-б.]. Методологиянын маңызы тууралуу Э.М. Мамбетакунов төмөнкүдөй аныктама берген: “Методология – метод+логос деген эки сөздүн жыйындысы. Метод (гр. методос) таанып-билүүнүн жолу, жаратылыштын жана коомдук турмуштун кубулуштарын изилдөө; аракет жасоонун ыкмасы, жолу, же образы; максатка жетүүнүн жолу. Логос (гр. сөзү) – түшүнүү, окуу, ой жөнүндөгү мыйзам ченемдүүлүк. Демек, методология – максатка жетүүнүн жолу жөнүндөгү окуу” [9, 5-б.]. “Методология - деп белгилейт А.М. Новиков, - бул ишмердүүлүкту уюштуруу тууралуу окуу” [10, 20-б.]. Бул аныктамалардан байкалыш тургандай, методология эки мааниде чечмеленет. Биринчи маанисинде методология теориялык жана практикалык ишмердүүлүкту жүргүзүүнүн структурасын аныктап алуу, тиешелүү каражаттарын, методдорун белгилөө, функциясын тактап чыгуу, уюштуруунун жолун түзүү дегенди билдирет. Экинчи маанисинде – теориялык жана практикалык иштердүүлүкту уюштуруу үчүн жетектөөчү жоболорун аныктап алуу, аларга таянуу менен

ишмердүүлүкту уюштуруу дегенди билдирет.

Окумуштуулардын эмгектерин талдоонун жыйынтыгы методологияны чындыкты практикалык өзгөртүп түзүүнүн жана изилдөөнүн баштапкы негиздери жана методдору; теориялык жана практикалык ишмердүүлүкту жүргүзүүнүн негиздери тууралуу окуу деп аныктоого мүмкүндүк берет. Демек, эгерде биз кесиптик билим берүүнү калыптандыруунун жолу тууралуу иш аракеттерди белгилеп ала турган болсок, анда биз бул ишмердүүлүктүн методологиясын аныктаган болобуз.

Педагогика илимине татыктуу салым кошушкан И.Б. Бекбоев, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Э.М. Мамбетакунов, А.М. Новиков, М.Н. Скаткин ж.б. окумуштуулар педагогиканын методологиясы тууралуу дагы үзүрлүү эмгектерди жаратышкан. Бул окумуштуулардын эмгектеринде билим берүүнү өнүктүрүүнүн методологиялык проблемалары тууралуу, педагогикалык изилдөөлөрдүн методологиясы, педагогикалык илим изилдөөдө методологиялык мамиле кылуу бағыттары иликтөөгө алынган. Э.М. Мамбетакунов педагогиканын методологиясы тууралуу үч негизги көз карашты белгилейт. Биринчиси, педагогиканын методологиясы таанып билүүгө болгон жалпы мамилени мүнөздөйт. Изилдөөчү илимий педагогикалык изилдөөнү жүргүзүүдө, илимий проблемаларды чечүүдө кандай методдорду пайдаланат, мына ушулардын баяндалышы жана жетекчиликке алышыны педагогикалык методологияны түшүндүрөт. Экинчиси, инсанга билим берүүнүн, аны тарбиялоонун мыйзам ченемдерин билүүнү мүнөздөйт. Окутуунун жана тарбиялоонун мыйзам ченемдери методологиялык көз караштагы категориялар болуп эсептелинет. Изилдөөдө буларды эсепке алуу жана буларга таянуу талап кылынат. Учунчусу, бул мыйзам ченемдерди практикага пайдаланууну талап кылат. Педагогика илими теориялык иштелип чыккан жоболордун практикага ишке ашырылышын талап кылат [9, 5-б.].

Педагогиканын методологиясы педагогикалык изилдөөлөрдү натыйжалуу уюштуруунун жолу экендиги, изилдөөлөрдө алынган натыйжалардын практикага жайылтылышы зарыл экендиги тууралуу, бул иш-аракеттер

изилдөөнү методологиялык жактан камсыздоонун бир түрү экендиги тууралуу педагогикалык адабияттарда дагы баса белгиленип келет. Бул айтылган ойлорду жалпылоо бизге, педагогика илиминин методологиясы педагогикалык илим изилдөөнү уюштурууда натыйжалуу жолду аныктап алуу тууралуу окуу деп аныктоого мүмкүндүк берет.

Кесиптик билим берүүнү калыптандыруу боюнча изилдөөнүн методологиясын аныктоодо **методологиялык мамиле кылуу маанилүү** ролду ойнойт. Изилдөөнүн методологиясы көпчүлүк учурда ага карата болгон мамилелер аркылуу ишке ашырылат. ЖОЖдо “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсун окутуунун баскычында студенттерге кесиптик билим берүүнү калыптандыруу маселесин иликтөөнүн методологиялык маселелери катары системалык, ишмердүүлүк, технологиялык, инсанга бағытталгандык, компетенттүүлүк мамиле кылуу зарыл деп эсептейбиз. Алардын ар бири студенттерге кесиптик билим берүүнү калыптандыруу маселесинин өзгөчөлүктөрүн аныктоо менен катар, аны ийгиликтүү калыптандыруунун өзгөчөлүктөрүн иликтөөдө жалпы бағыттарды, негизги идеяларды камсыз кыла алышат.

Методологиялык мамиле ошондой эле билим берүүнүн сапатын башкаруунун негизги жоболорун аныктоодогу илимий изилдөөлөрдү уюштурууга мүмкүндүк берген илимий методдорду бөлүп көрсөтүүгө мүмкүндүк берет.

“Билим берүүнүн мазмунун өздөштүрүүнү, билим алуучулардын акыл күчтөрүн жана жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүнү, алардын өз алдынча билим алуусун жана өз алдынча окуу каражаттарына ээ болуусун камсыздоочу мугалим менен билим алуучулардын өз ара байланышкан, удаалаш аракеттеринин системасы” окутуунун методдору катары каралат. Окутуунун методдору өздөштүрүү ыкмасын жана окутуунун субъектилеринин өз ара аракеттенишүүсүнүн мунөзүн билдиret [139]. Методдун түзүүчү элементтери болуп методикалык ыкмалар эсептелинишет.

В.А. Сластенин ж.б. белгилегендей, педагогикалык процессти ишке

ашыруу методдору жана методикалык ықмалар бири-бири менен тыгыз байланышта, алар бири-бирине өтүп кетиши мүмкүн, конкреттүү педагогикалык учурларда бири экинчисин алмаштыруусу да мүмкүн [135]. Окутуу методдорунун номенклатуrasesы жана классификациясы ар түрдүүлүгү менен мүнөздөлөт. Мисалы, окуу-таануу ишмердүүлүгүн уюштуруу жана ишке ашыруу методдору, өз алдынча иштөө методдору, билим алууга умтулуу себептери, ынтызарлык жана кызыктыруучу методдору, көзөмөлдөө жана өзүн-өзү көзөмөлдөө методдору ж.б. бар экендигин билебиз. “Окутуу методу” – көптөгөн көз караш менен берилген түшүнүк. Түрдүү классификациялардын болуусу окутуу методдорунун карама-каршылылыкка ээ болуусун билдирайт жана алардын ичинен кандайдыр бирөөсүнүн артыкчылыкка ээ болуусуна да негиз жок. Методдор дайыма бири-бирине синүү менен окутуунун субъектилеринин өз ара аракеттенишүүсүн ар тараптан мүнөздөйт. Ар бир метод башка методдор менен бирдикте, алардын жардамы менен ишке ашат [99].

Азыркы учурда менеджерлерди окутуп-даярдоодо иш оюндары, “кейс-стади” (case-study), ролдук оюндар сыйктуу методдор популярдуулукка ээ. Л.А. Денисова белгилегендей, жамаатты башкаруу, чечим кабыл алуу ықмаларын үйрөтүү методдорунун бирөө болуп иш оюндары саналат [28].

*Ролдук оюндар* методу сыйктуу эле *кейс-стади* методу билим берүүнүн *проблемалуу-изденүү* методу менен көп окшоштуктарга ээ. Уч учурда төң окутуунун негизи болуп билим алуучулардын алар үчүн даярдалган проблеманы чечүүдөгү өздүк аракеттери эсептелинет. *Ролдук оюндар* методунда бул үчүн өздүк жана эмоционалдык аракеттердин көп болуусу, ал эми *кейс-стади* методунда интеллектуалдык аракеттер болуусу зарыл. Окутуунун *проблемалуу-изденүү* методу окулуп жаткан материалдын мазмунуна жана мугалимдин ишинин жеке методуна көз каранды болуу менен бирге бул же тигил жагынан ачылышы мүмкүн [146].

Проблемалуу окутуунун кемчиликтери: студенттердин таанып-билүү ишмердигинин начар башкарылышы; долбоорлонгон максатка жетүүде

убакыттын көбүрөөк сарпталышы дейт өзүнүн изилдөөлөрүндө А.Т. Калдыбаева [64].

Ар бир методдун тигил же бул топко тиешелүү экендигине карабастан алардын ортосунда өз ара байланыш бар жана бизнес-пландоонун милдеттерин маалыматтык технологиялар каражаттарынын жардамы аркылуу чечүү процессинде аларды бирдиктүү пайдалануу он жыйынтыкты берет. АОНду калыптандыруу процессинде маалыматтык технологияларды колдонуу жана конкреттүү кесиптик маселени чечүүдөгү көз караштын багыты колдонулган билим берүү методдорун бириктириүү менен аларды жаңы жагынан да ачып берет. Көптөгөн психологдордун ою боюнча колдонууда сапаттуу өзгөрүүлөргө алып келип, ар бир адам үчүн билимди топтоо жана колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле таануу мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүчү компьютер адам ишмердүүлүгүнүн каражаты жана куралы болуп эсептелинет. АОНду калыптандыруунун ар бир баскычында методдордун айрым топтору башка методдор үчүн башкы ролду ойнот калышат.

Маалымат булагына жараشا жана бизнес-пландоонун милдеттерин маалыматтык технологиялар каражаттарынын жардамы аркылуу чечүү процессидеги кабыл алууга (түшүнүүгө) жараша *сөз түрүндөгү, көрсөтмөлүү* жана *практикалык* методдор колдонулат. Билимди өздөштүрүүнүн алгачкы баскычы болгон калыптандыруучу экспериментинин биринчи баскычында материалды проблемалуу баяндоонун *сөз түрүндөгү* методу колдонулат. Бизнес-пландоонун милдеттерин жөн гана сөз менен түзүүгө караганда маалыматтык технологияларды колдонуу менен даярдалган бизнес-пландоонун милдеттерин түзүү психологиялык-педагогикалык көз караштагы проблемалуу түшүндүрүүнүн формасында бир катар артыкчылыктарга ээ: берилген материал далилдер менен толукталат, ал эми студенттердин алган билими аң-сезим аркылуу калыптанып, ишенимге ээ кылуучу мүнөзгө ээ болот; далилдер менен берилген билим студенттерди кенен ой жүгүртүүгө үйрөтүп, чыгармачылык изденүүнүн үлгүсүн көргөзөт; түшүндүрүүнүн эмоциялуулугу окутуу процессине болгон кызыгууну жогорулатат.

Калыптандырууучу экспериментинин бардык баскычтарында оозеки түшүндүрүүнүн эң маанилүү методорунун бирөө – *маектешүү* колдонулат. Маектешүү жүрүп жаткан кезде кичи топтордун катышуучулары издөө ишмердүүлүгүнө жигердүү кошулушат. Окутуу процессиндеги ушундай маектешүүлөр студенттердин бизнес-пландоонун милдеттерине, ал милдеттерди чечүү процессинде маалыматтык технологияларды колдонуу ыкмаларына, стратегиялык пландоо курчап турган экономикалык, укуктук, уюштуруу ж. б. суроолоруна болгон кызыгуусун арттырат. Маектешүү методу студенттерди анализ, салыштыруу, корутундулоо сыйктуу акыл аракеттери менен куралданырат.

Бизнес-пландоонун милдеттерин маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу чечүү процессинде негизги орунду маалыматтык технологияларды колдонуу боюнча адабият [111], бизнес-планды иштеп чыгуу боюнча атайын адабият [110, 112], Windows жана Microsoft Office тиркемелеринин маалымдама түрүндөгү окуу китептери жана компьютердик чөйрөдө бизнес-планды даярдоо боюнча атайын иштелип чыккан окуу-практикалык китепчеси [113,114] түрүндө берилген окуу *китеби менен иштөө* методу ээлейт. Окуп-үйрөтүү процессинде студенттер билимдин үч аймагынан (маалыматтык технологиилар, бизнес-пландоо, бизнес-пландоодогу маалыматтык технологиилар аймактары) алынган фундаменталдуу талашсыз жоболорду жана принциптерди эстеп калуулары керек, тез-тезден болуп туруучу кырдаалдардан чыгууну студенттер окуу китептерден ыкчам түрдө издең табышы керек. Бул учурда китең менен жүргүзүлгөн иш студенттердин практикалык ишмердүүлүк процессиндеги өз алдынча иши катары каралып, ал процесстин калыптандыруучу экспериментинин бардык үч баскычын башынан аягына чейин коштоп турат.

Бизнес-пландоонун маселелерин чечүүдө маалыматтык технологииларды колдонуу шарттарында окуп-үйрөнүүнүн *көрсөтмөлүү* методдору (демонстрациялоо, сүрөттөө, байкоо) өзгөчө мүнөзгө ээ. Студенттерге даяр экономикалык динамикалуу моделди демонстрациялоодо компьютерди бардык функциялары менен чогуу колдонуу процессинин өзү окуп-үйрөтүүнүн

көрсөтмөлүүлүк методу болуп эсептелинет. Окутуп-үйрөтүүнүн методу катары каралган *байкоо* сезимдик таанып-билүүнүн активдүү формасы катары каралат; өз алдынча иштөө жөндөмдүүлүгүнүн пайда болуусуна шарт түзөт.

Практикалык сабактардын жүрүшүндө бизнес-планды маалыматтык каражаттардын жардамы аркылуу даярдоо процессинде *көнүгүүлөр* деп аталган метод да колдонулат. АОНду калыптандыруунун бардык баскычтарында студенттердин көнүгүүлөрдү аткаруусу аркылуу берилген дидактикалык удаалаштык колдонулат. MS Excel чөйрөсүндө таблицаларды, MS Word процессорунда тексттерди даярдоо ж.б. боюнча мурда өздөштүрүлгөн билим студенттер тарабынан бизнес-планды компьютердик каражаттар аркылуу даярдоодо колдонулат, ошону менен катар окуу материалын эске тутуп калууга багытталган билимди өздөштүрүүнү, өздөштүрүлгөн материалды пайдалана билүүнү, чыгармачылык мүнөздөгү практикалык ишмердүүлүктө билимди өз алдынча колдоно билүүнү удаалаш камсыздоо ишке ашат. Чыгармачылык башталыштын натыйжалуу өнүгүшүнө шарт түзүүчү калыптандыруучу эксперименттин үчүнчү баскычынdagы издеө түрүндөгү (бизнестин экономикалык динамикалуу моделин оптимизациялоо), “бизнес-план” тексттик документин даярдоо, жарнактык өндүрүмдү түзүү, презентацияны түзүү) көнүгүүлөрдүн өзгөчө орду бар.

Ой жүгүртүү логикасы боюнча, предметтик аймагы – конкреттүү мисалда көрсөтүлгөн бизнес-планды даярдоо болгон АОНду калыптандыруу процессиндеги окутуунун негизги методу болуп *индуктивдүү* метод эсептелинет. Биринчи баскычта даярдалган бизнестин экономикалык динамикалуу моделине өзгөртүүлөрдү киргизүү, калыптандыруучу экспериментинин экинчи баскычында бизнестин экономикалык моделин оптимизациялоо процессине өзгөртүүлөрдү киргизүү, “бизнес-план” тексттик документин даярдоо ж.б. иштери үчүнчү баскычта бизнес-пландоонун аймагында корутундулоо өбөлгөлөрүн түзүшөт. Ошону менен катар, маалыматтык технологияларда конкреттүү функцияларды тандоо менен берилүүчү жана жалпыдан жекеге багытында мазмунду ачып берүүчү логиканы берген *дедуктивдүү* метод киргизилген. Тиркеменин тигил же бул функциясын

билбей калууга болот, бирок, негизги менюсун колдонуу менен алардын бар экендигин божомолдоо, бул үчүн тиркеменин түзүлүшүн элестете билүү жана анын эмнеге керек экендигин билүү жетиштүү.

Бизнес-пландоонун милдеттерин маалыматтык технологиялардын жардамы аркылуу чечүү процессиндеги студенттердин таануу ишмердүүлүгүндөгү өз алдынча иш жүргүзүүсүнүн жана активдүүлүгүнүн даражасына жараша *reproductivdүү* да, *проблемалуу-издөө* методдору да колдонулат. Окулуп үйрөнүлгөн материалды көп жолу өзгөртүп пайдаланууну камтыган, ишке ашуусу менен билимдин, билгичтикердин жана көндүмдөрдүн гана эмес, ошондой эле ой жүгүртүү операцияларынын (анализ, синтез, корутундулоо, классификациялоо, орун которуу ж.б.) калыптануусуна шарт түзүүчү бизнес-планды маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу даярдоону *reproductivdүү* методго тиешелүү десек болот. Проблемалуу-издөө методдору калыптандыруучу экспериментинин биринчи баскычында материалдын проблемалуу берилишинде, бизнестин экономикалык динамикалуу моделин ылайыкташтыруу процессиндеги экинчи баскычта студенттер тарабынан колдонулган *бөлүктөп-издөө* (эвристикалык) методу аркылуу, үчүнчү баскычта “бизнес-план” тексттик документин, бизнестин презентациясын жана башкаларды даярдоодо көрсөтүлгөн.

В.А. Сластенин ж.б. белгилегендей, болгон күчүн жумшап, алдыдагы кыйынчылыктарды жеңе билүүгө, коюлган максатка туруктуулук менен умтулууга багытталган активдүү аракеттенүүнү каалоону чакыруучу күчтүү, таза, терен ынтызарлык инсанда бар болсо, каалагандай ишмердүүлүк натыйжалуу болуп, сапаттуу жыйынтыктарды берет [137]. Билим алууга болгон кызыгууга стимулдаштыруучу, демилге жаратуучу методдоруна эмоционалдуу адеп-ахлактык, жаңычылык, күтүүсүздүк, актуалдуулук кырдаалдарын, таанып-билүү оюндарын, театрлаштыруу жана драмалаштыруу, талаш-тартыш, жашоо кырдаалдарын талдоо, окуудагы ийгиликтөрдө жетүү кырдаалдарын түзүүнү киргизүүгө болот. Милдетти аткарууга, жоопкерчиликте болууга түрткү берүүчү методдоруна билим алуунун өздүк жана коомдук маанисин түшүндүрүү, талаптарды коё билүү, сыйлык ыйгаруу, жазалоо кирет.

А.Л. Денисова белгилегендей, психикалык даяр болуу абалына ишмердүүлүк ишке ашкан конкреттүү шарттар таасир берет. Психикалык даяр болууну мұнөздөөчү ички жана сырткы шарттардын санына маселелердин мазмуну, жаңылығы, аракеттерге түрткү берүүчү артыкчылыктары кошулат [38]. Калыптандыруучу экспериментин жүргүзүүдөгү түрткү берүүчү жана ынтызарлаштыруу методдорунун ичинен төмөндөгүлөрдү белгилей кетебиз: коюлган проблеманын жаңылығы; кесиптик жана коомдук маанидеги маселе катары бизнес-пландоонун актуалдуулугу; кичи топтордун тапшырмаларды аткаруудагы сапаттык жана убакыттык мұнөздөмөлөрүн берүүчү мелдештилк элементтери; тапшырмаларды аткаруудагы баалоо системасы аркылуу сыйлыктарды ыйгаруу.

Бизнес-пландоонун милдеттерин компьютердик каражаттар аркылуу чечүү процессинде *уюштуруу жана окуу-таануу ишмердүүлүгүн ишке ашыруу, түрткү берүү жана ынтызарлаштыруу* методдору менен катар окуу-таануу ишмердүүлүгүн баалоо методдору да колдонулат. Калыптандыруучу экспериментинин бардык баскычтарында эталондорду колдонуу менен гана ишке ашкан өзүн өзү көзөмөлдөө, практикалык иштерди аткарууда өзгөчө мааниге ээ.

## **2.2. Аракеттин ориентирлөөчү негизинин калыптануусунун критерийлери**

Студенттерди кесиптик ишмердүүлүккө маалыматтык каражаттар аркылуу даярдоо процесси студенттерде аракеттин ориентирлөөчү негизин калыптандыруу менен коштолот жана анын калыптануу деңгээли боюнча даярдоо процессинин ийгиликтүүлүгү жөнүндө айтууга болот. Педагогикалык эксперименттин алкагында аракеттин ориентирлөөчү негизинин калыптануу деңгээлин аныктоонун критерийлик методикасы иштелип чыккан. Берилген изилдөө студенттерди уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгүнө даярдоо процессинде маалыматтык технологияларды колдонуудагы комплекстүү эксперименталдык иштин бир бөлүгү катары каралат.

АОНдун калыптануу деңгээлин аныктоо үчүн критерийлерди тандоодо биз

негиз катары В.П. Беспалько тарабынан иштелип чыккан студенттердин тажрыйбасын калыптандыруу максатын диагностикалык сипаттоо методикасын алдык [16].

Педагогикалык илимдин чыныгы өнүгүүсү анын “инсанды долбоорлоо” жөндөмдүүлүгү менен байланышта деп, б.а. тарбиялоо процессинде калыптанышы керек болгон анын сапаттары жана касиеттери толук аныкталып (диагностикалык) берилиши керек деп А.С. Макаренкого кайрылуу менен В.П. Беспалько белгилейт. Педагогикалык технологиядагы максат диагностикалык түрдө коюлушу керек, б.а. анын ишке ашуу даражасы тууралуу так жыйынтык чыгарып, берилген убакыт ичинде (берилген шарттарда) анын аткарылышына кепилдик берүүчү толук аныкталган диагностикалык процессти курууга мүмкүнчүлүк берүүчү так жана анык максат коюлушу керек [16].

Эгерде

- а) инсандын каалагандай сапаттынын туундусу катары калыптанган сапаттын өтө так баяндалышы берилген болсо;
- б) инсандын калыптануусун объективдүү контролдоо процессинде анын диагностикалануучу сапатын аныктоочу ыкма, “курал” бар болсо;
- в) контролдоонун маалыматтырынын негизинде диагностикаланган сапаттын күчүн өлчөө мүмкүн болсо;
- г) өлчөөнүн жыйынтыгына таянган сапатты баалоонун шкаласы бар болсо, анда В.П. Беспалько боюнча окутуунун (тарбиялоонун) *максаты* диагностикалык коюлган [16].

Көптөгөн окумуштуулардын түрдүү абалдарды анализдөө эмгектеринин негизинде В.П. Беспалько коомдук, интеллектуалдык, генетикалык касиеттерин жана тажрыйбасын камтыган инсандын негизги касиеттеринин жалпыланган түзүлүшүн сунуштаган. Биздин изилдөө үчүн В.П. Беспалько тарабынан баса көрсөтүлгөн инсандын касиети катары тажрыйба кызыгууну жаратат. Педагогикалык адабияттарда жана изилдөөлөрдө дидактиканын негизги түшүнүктөрүн чечмелөөдө “тажрыйба” термини көп мааниде колдонулат.

Учурда, мамлекет жаңы идеологияны аныктап, билим берүүгө, жаңы инсанды калыптандырууга мамлекеттик-коомдук буйрутманы түзгөн шартта

мындай инсандын негизги мұнәздемелөрү, бириңчиден, анын рухийлиги, патриоттуулугу, жарандуулугу, социалдық активдүйлүгү, эркиндиги ж.б. болуусу керектиги ачык болуп келет. Азыркы мезгилде билим берүү системасынын милдети – кеңири көз караштык кругозорго, өнүккөн интеллектке, жогорку деңгээлдеги билимге ээ болгон индивидди калыптандыруу гана эмес, ошондой эле интеллектуалдык, саясий, маданий деңгээлден коомдун келечеги көз каранды болгон рухий инсанды калыптандыруу.

Кыргыз педагогикасы сөздүгүндө тарбия – жаш муундарды коомдук турмушка жана өндүрүмдүү эмгекке даярдоо максатында коомдук-тарыхый тажрыйбаларды берүү же өткөрүп берүү катары аныкталып, адамдын жекечелигин, мисалы, жоопкерчиликти, чечкиндүйлүктүү, ақылдуулукту, милдетке берилгендики ж.б.у.с. түзгөн анын комплекстүү инсандык сапаттарынын калыптануу процесси экендиги көрсөтүлгөн [83].

Бир нече мисалды карайлы.

Педагогикалык процесс – окутуучу менен окуучунун атайын уюштурулган өз ара аракеттенишүүсү. Бул өз ара аракеттенишүүнүн максаты болуп коомдогу жашоодо жана эмгекте зарыл болгон коомдук тажрыйбанын окутуучу тарабынан берилиши жана окуучунун аны өздөштүрүүсү [123]. Тарбиялоо – бул педагогикага тиешелүү категория: наристеге ата-энеси басуу, сүйлөшүү тажрыйбасын, кичинекей мектеп окуучусуна – жазуу, математикалык өзгөртүп түзүү тажрыйбасын; жеткинчектерге – ар түрдүү ишмердүйлүк тажрыйбасын ж.б. беришет [11]. Билим берүү – атайын адамзатты өнүктүрүүгө багытталган, улуу муундардын тажрыйбасын берүү жана кийинки муун кабыл алуу үчүн уюштурулган коомдук система [11]. Билимдүйлүк – адамдын коомдогу социалдык тажрыйбаны, баарынан мурда илим менен маданияттын жетишкендиктерин канчалык деңгээлде өздөштүрүп, өздүк мүлккө айланырганын мұнәздөөчү инсандык сапат [126]. Кесиптик компетенттүүлүк – ишмердүйлүктүн берилген түрүнүн максаттарын ишке ашыруу үчүн жетиштүү болгон, ошондой эле адеп-ахлактык ордун, билимдин, билгичтикердин, көндүмдөрдүн деңгээлин чагылдыруучу адистин өздүк сапаттарынын бирдиктүү мұнәздемөсү [161]. Аткара алуучулук – өздөштүрүлгөн билимдин жана турмуш

тажрыйбасынын негизинде тез, так, аң-сезимдүү аткарылуучу практикалык жана теориялык аракеттерге даяр болуу [127].

Чоң энциклопедиялык сөздүктө “тажрыйба” түшүнүгү объективдүү жашоо шарттарында иш жүзүндө өздөштүрүлгөн сезүү – эмпирикалык таануу катары аныкталат; билимдин жана жасай (аткара) алуучулуктун биримдиги. Тажрыйба адамдын тышкы дүйнөгө болгон практикалык иш аракеттеринин жыйынтыгы катары каралат [127]. Башка жагынан алыш караганда билимдин, өздөштүрүлгөн ыкмалардын жана чыгармачылык ой толгоонун негизинде пайда болгон көндүмдөр (тажрыйба) педагогикада аныкталган ишти жемиштүү, керектүү сапатта жана өз убагында аткаруу деп аныкталат [69].

И.Б. Бекбоевдин илимий изилдөөлөрүнүн жыйынтыктарында “... билимдерден, билгичтикерден жана көндүмдөрдөн айырмалуу чыгармачылык эмгектенүүнүн тажрыйбасын окуучу өзү үчүн жаңылык болгон проблемаларды чечүү жолу менен өздөштүрө алат. Муну уюштуруп ишке ашыруу үчүн мугалим окуучуларга жеткиликтүү, бирок аларды жетишээрлик даражада тырышып ойлонтуучу проблемаларды түзүп алыш, аларды үйрөнүлүүчү билимдердин контекстине киргизип, татаал проблеманы майда проблемаларга ажыратып, процесске жалпы жетекчилик кылыш багыттап турат” - деп белгилейт [15].

А. Касымовдун изилдөөлөрүндө тажрыйба – бул билим, билгичтик жана көндүмдүн биримдиги катары каралат [68]. Анткени, тажрыйба түшүнүгү билим, билгичтик, көндүм түшүнүктөрү аркылуу аныкталат.

Тапшырмаларды аткарууну өздөштүрүү дөнгөэлин аныктоодо “тажрыйба” категориясын В.П. Бесспалько бөлүп көргөзгөн. Каалагандай ишмердүүлүктө, анын ичинде окуу ишмердүүлүгүндө билимди, билгичтиktи жана көндүмдердү бир убакта колдонуу туура деп кабыл алынган.

Билим – илимдин ар бир багыт боюнча жетишкендиктеринин жана жыйынтыктарынын дидактикалык ыкмалар менен иштелип чыккан жыйындысы. Ошондуктан билим илимдин негиздери катарында каралат деп айтылат Э. Мамбетакунов жана Т.М. Сияевдин “Педагогиканын негиздери” китебинде. Педагогикалык сөздүктө “билим” түшүнүгү илим фактыларын, түшүнүктөрүн, эрежелерин, мыйзамдарын, теорияларын түшүнүү менен эсте

сактоо аркылуу аны колдоно билүү деп берилген; өздөштүрүлгөн билим толуктугу, системалуулугу, аң-сезим менен кабыл алынгандыгы жана ишке жарактуулугу менен өзгөчөлөнүп турат [100]. Көндүм – көптөгөн кайталоонун негизинде билгичтиктин жогорку денгээлге өсүп жетиши деп айтылат Э. Мамбетакунов жана Т.М. Сияевдин “Педагогиканын негиздери” китебинде. “Көндүмдөр” түшүнүгү көп жолу кайталоо жолу аркылуу автоматизмге жеткирген аракет катары көпчүлүк тарабынан кабыл алынган. В.С. Безрукова боюнча көндүмдөр – бул каалагандай ишмердүүлүктүн аткарылуу сапатын аныктоочу билимдин жана билгичтиктин куймасы, ал өз-өзүнчө каралган билгичтик же билимге салыштырмалуу алда канча татаал түзүлүш [11].

Жогоруда айтылган абалдарга таянып, тажрыйба деп биз аныктаалган убакыт аралыгында, аныктаалган шарттарда ишмердүүлүктүн ишке ашуусуна багытталган билимдин, билгичтиктин жана көндүмдөрдүн биримдигинин жыйынтыгын түшүнөбүз. Маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу бизнес-пландоону кесиптик маселе катары кароодо тажрыйбаны ага туура келген билимдин, билгичтиктин жана көндүмдөрдүн жыйындысын өзүнө камтыган, калыптанган АОН катары түшүнүүгө болот.

В.П. Беспалько боюнча студенттин ишмердүүлүк тажрыйбасы төмөндөгүдөй диагностикалык параметрлер менен сыпатталат: тажрыйбанын кеңдиги; анын илимий жактан баяндалыш даражасы (абстракциялоо баскычы); чеберчилик; билимди аң-сезим менен колдонуу. Чеберчилик эки мүнөздөмөнү чагылдырат: өздөштүрүүнүн денгээлин, сапатын жана бекемдигин (кесипкөй чеберчилик); жасай билүүнү автоматташтыруу (автоматташтыруу даражасы). Андан ары ал окуу предметтеринин мазмунунда чагылдырылган ишмердүүлүктүн аныктаалган аймагында чеберчиликтеги ээ болуу көрсөткүчтөрүнүн системасы катары инсандык тажрыйбага диагностикалык сыпаттоону берүү салыштырмалуу женил экендигин белгилеп кеткен. Ишмердүүлүктүн репродуктивдүү жана продуктивдүү түрлөрү тажрыйбага ээ болуунун эки баскычтуу түзүлүшүн жаратат. Студент репродуктивдүү же продуктивдүү ишмердүүлүктүн ар бир операциясын маселени чечүү процессинин бир бөлүгү катары аткарат. Милдет деп психологиялык-педагогикалык илимде аныктаалган абалда, аныктаалган аракеттердин жардамы

аркылуу ишке ашуусу мүмкүн болгон белгилүү максатты түшүнүшөт.

Адамдын мүмкүн болгон ишмердүүлүгүн В.П. Бесспалько боюнча, тажрыйбаны өздөштүрүүнүн төрт удаалаш деңгээли (өздөштүрүү деңгээлдер) катары көрсөтүүгө болот. Окутуу процессиндеи берилген предмет боюнча студенттин тажрыйбасынын өнүгүүсүн чагылдыруучу төрт деңгээл бири-биринен төмөндөгүдөй айырмаланышат [16]:

*I деңгээл (таанышуу деңгээли - кызыкдар болуу).* Эгерде маселеде максаты, абалы жана аны чечүү аракеттери берилип, ал эми студенттен маселенин мазмунундагы үч компоненттин туура келүүчүлүгү тууралуу жыйынтык талап кылынса – анда бул билүүчүлүк ишмердүүлүгү (студент берилген объектини же аракеттерди алардын аналогдорунан айырмалап таанып билет, бул учурда объект же аны окуп-изилдөө процесси, алардын сырткы жана учкай мүнөздөмөлөрү менен болгон формалдуу тааныштыкты гана көргөзөт).

*II деңгээл (өздөштүрүүнүн аткаруучулук деңгээли - кесикөй-аткаруучу).* Эгерде маселенин максаты жана абалы берилип, аны чечүүдө студенттен мурда өздөштүрүлгөн аракеттерди колдонуу талап кылынса, анда бул – репродуктивдүү алгоритмдик аракет. Репродукциялоо – бул студенттин кандайдыр бир объектини же кубулушту белгилеринин катарынын негизинде эле тандап алуусу эмес, түшүнгөндөрүнө аныктама берүүсү, окуу материалын кайрадан айтып берүүсү.

*III деңгээл (ишмердүүлүктүн экспертик деңгээли - эксперт).* Эгерде маселеде максаты берилип, максат ишке ашчу абал түшүнүксүз болсо, ал эми студенттен абалды тактоо жана берилген маселени чечүүдө мурда өздөштүрүлгөн аракеттерди колдонуу талап кылынса, анда бул – эвристикалык түрдөгү продуктивдүү аракет. Эвристикалык ишмердүүлүк даяр алгоритм боюнча ишке ашпайт, маселени чечүү учурунда маселенин шарттарына өз алдынча ылайыкташуу аркылуу түзүлгөн же кайрадан иштелип чыккан аракеттер аркылуу ишке ашат жана чечүүнүн жыйынтыгын жалпы көрүнүш катары гана алдын ала айтууга болот.

Продуктивдүү ишмердүүлүк процессинде студент изилденип жаткан кубулуштардын ортосундагы функционалдуу көз карандылыктарды гана

түшүнүүсүн жана объектини сыпattoо жөндөмдүүлүгүн көргөзбөстөн, изилденип жаткан материалды практика менен, жашоо менен байланыштырганды билип, себептик-корутундулук байланыштарды ача билүүсү менен маселени чечет.

**IV деңгээл (ишимердүүлүктүн чыгармачылык деңгээли - жаратман).** Эгерде маселеде ишимердүүлүктүн максаты жалпы формада гана белгилүү болуп, максатка жеткирүүчү абал жана аракеттер издөөгө алынса, анда бул – жыйынтыгында объективдүү жаңы аракеттердин ориентирлөөчү негизин түзүүчү чыгармачылык түрдөгү продуктивдүү аракет. Чыгармачылык ишимердүүлүктү аткаруу процессинде объективдүү жаңы маалымат иштелип чыгат. Адам өзүнө тааныш аймакта “эрежелерсиз” аракет кылуу менен аракеттердин жаңы эрежелерин түзөт.

Өздөштүрүүнүн төрт деңгээли чеберчиликтин табигый шатысын түзүшөт, бул шаты менен ар бирибиз өзүбүздүн ишимердүүлүк аймагыбызда, ар түрдүү ийгилик жаратуу менен, айрым учурларда шатынын айрым баскычтарында көпкө чейин кармалып калуу менен өмүр бою бийиктиктеге умтулабыз.

Чеберчиликке жетишүүдө зарыл болгон ишимердүүлүктү өздөштүрүүнүн түрдүү деңгээлдерине чыгууга керек болгон бир эле окуу эксперименттериндеги убакыттын санынын катышы өздөштүрүүнүн деңгээлдеринин номерлеринин квадраттарынын пропорциясы менен берилет:

$$T_1: T_2: T_3: T_4 = (a_1)^2: (a_2)^2: (a_3)^2: (a_4)^2 = 1:4:9:16 \quad (1)$$

Демек, чеберчиликтин экинчи деңгээлине чыгуу үчүн студентке биринчи деңгээлге чыгууга сарпталган убакытка караганда төрт эсе көп убакыт, өздөштүрүүнүн үчүнчү деңгээлине чыгуу үчүн тогуз эсе, ал эми төртүнчү деңгээлге чыгуусу үчүн 16 эсе көп убакыт керек болот.

Бизде жана чет мамлекетте практикаланган түрдүү деңгээлдеги тесттерди аткаруудагы бирдей баалоо *туура* эмес экени ушул жерде түшүнүктүү болот.

Ар бир тапшырманы (маселени) аткарууну баалоо үчүн В.П. Бесспалько тестти аткарууга алыш баруучу чыныгы операциялардын санын аныктоону

сунуштайт ( $p$ ). Студенттин жообун эталон ( $p$ ) менен тесттин туура аткарылган операцияларынын саны ( $a$ ) аркылуу салыштыруу төмөндөгү формула менен эсептелүүчү өздөштүрүү коэффициентин ( $K_a$ ) аныктоого мүмкүндүк берет:

$$K_a = \frac{a}{p} \quad (2)$$

Олуттуу операциялардын санын тактоо, өзгөчө экинчи, үчүнчү жана төртүнчү деңгээлдеги маселелер үчүн операциялардын санын тактоо биз үчүн бир нече себептен улам көйгөйлөрдү жаратат:

- тиги же бил операциянын олуттуу экендигинин фактысын констатациялоо субъективдүү, демек өздөштүрүүнүн эсептик коэффициентине таасирин тийгизүүчү тесттердеги олуттуу операциялардын саны өзгөрүп турат;
- тесттерди даярдоо процесси жана тестиirlөөнүн жыйынтыгын эсептөө бир канча кыйындайт, маалыматтык технологиялар аймагында жолукчу көп пландуу маселелерде элүүгө чейинки, кээде андан да ашык операцияларды тапса болот;
- операциялардын олуттуу болуу даражасы ар түрдүү болушу мүмкүн.

Реалдуулукта операциялардын азыраак олуттуусун туура эмес аткаруу айрым учурда тапшырманын туура эмес аткарылуусуна же башка учурда маселенин толук эмес же так эмес аткарылуусуна теңелип калуусу мүмкүн. Ар бир маселенин аткарылуусун баалоо үчүн берилген педагогикалык эксперименттин шарттарына ылайык И.М. Шлапаков [67] тарабынан сунушталган баллдык шкаланы колдонобуз. Өздөштүрүүнүн II жана III деңгээлдеги маселелери үчүн: 2 балл – маселенин туура жана толук аткарылуусу үчүн; 1 балл – маселенин туура, бирок толук эмес жана/же так эмес аткарылуусу үчүн; 0 балл – маселенин туура эмес аткарылгандыгы үчүн берилет. Өздөштүрүүнүн I деңгээлдеги маселелери үчүн, качан жооптордун аныкталган санынын ичинен бир туура жоопту тандап алуу талап кылынганда эки баадан турган шкала сунушталат: 1 балл -туура; 0 балл – туура эмес.

## 2.1-таблицасы – Өздөштүрүүнүн деңгээлдери жана аларга туура келген баллдар

<b>Өздөштүрүүнүн денгээли</b>	<b>Баллдын саны</b>	<b>Комментарий</b>
I денгээли	1 балл	туура
	0 балл	туура эмес
II жана III денгээлдер	2 балл	маселе туура жана толук аткарылды
	1 балл	маселенин туура, бирок толук эмес жана/же так эмес аткарылды
	0 балл	маселе туура эмес аткарылды

Коюлган маселени чыгаруу же чыгара албоо; тапшырманы толук же толук эмес аткаруу; көрсөтмөлөрдү так же так эмес аткаруу каралып жатканда, биздин көз караш боюнча сунуш кылынган баллдык система эң сонун түрдө кесипкөй ишмердүүлүктүн реалдуу баасын толугу менен чагылдырат.

Студенттердин ишмердүүлүгүн баалоодогу критерийлердин тандалып алынган шкаласынын “катуу” болуусу, аларды кесипкөй ишмердүүлүктүн шарттарына жакындатат.

В.П. Беспалъко сунуштаган өздөштүрүү коэффициенти сыпатталган шарттарга ылайыкташуу менен өздөштүрүүнүн ар бир денгээли үчүн өзгөртүлгөн формула менен аныкталат:

$$K_i = \frac{N_i}{L_i} \quad (3)$$

бул жерде  $K_i$  – өздөштүрүүнүн  $i$  - денгээлинин өздөштүрүү коэффициенти;  
 $N_i$  - өздөштүрүүнүн  $i$  – денгээлинин маселелерин чечүүдө студенттер чогулткан баллдардын саны;

$L_i$  - өздөштүрүүнүн  $i$  – денгээлинин маселелерин чечүүдө алууга мүмкүн болгон баллдардын максималдуу саны.

Кесиптик ишмердүүлүктө эреже катары бардык денгээлдеги кыйынчылыштарды камтыган көп пландуу маселелер орун алган, мындай маселелерге маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу бизнес-пландоо да кирет. Ошондуктан өздөштүрүүнүн **суммалык, жалпыланган коэффициентин** ( $Q$ ) эсептөө максатка ылайык. Өздөштүрүүнүн денгээлинен маселенин татаалдык эсебин табуу максатында **денгээлдин маанилүүлүк**

коэффициенти ( $r_i$ ) киргизилет. Өздөштүрүүнүн жалпыланган коэффициенти төмөндөгүдөй формула менен аныкталат:

$$Q = \sum_{i=1}^n K_i r_i \quad (4)$$

мында  $Q$  - өздөштүрүүнүн жалпыланган коэффициенти;

$K_i - i$  – деңгээлдеги өздөштүрүү коэффициенти;

$r_i$  – туура келүүчү өздөштүрүү деңгээлинин татаалдык коэффициенти.

Эгерде өздөштүрүүнүн төрт деңгээлдүү маселеси сунушталса, татаалдык коэффициенти деңгээлдердин татаалдыгы 1:3:5:7 катышына баш ийет деген божомолдун негизинде эсептелет [67]. Анда татаалдык коэффициенттери төмөнкү маанилерге ээ болот:

$$r_1 = 0,06; \quad r_2 = 0,19; \quad r_3 = 0,31; \quad r_4 = 0,44.$$

Эгерде 1:3:5 катышына туура келүүчү, өздөштүрүүнүн үч деңгээлдүү маселеси сунушталса, татаалдык коэффициенттери төмөнкү маанилерге ээ болот:

$$r_1 = 0,1; \quad r_2 = 0,3; \quad r_3 = 0,6.$$

И.М. Шлапаков төмөндөгү өздөштүрүүнүн жалпыланган коэффициентинин беш баллдык шкаланын баалары менен болгон туура келүүчүлүгүн сунуштайт:

2.2-таблицасы – **Өздөштүрүүнүн жалпыланган коэффициентинин беш баллдык шкаланын баалары менен болгон туура келүүчүлүгү**

<b>Өздөштүрүүнүн жалпыланган коэффициенти</b>	<b>Баасы</b>
$Q \geq 0,95$	5
$0,8 \leq Q < 0,95$	4
$0,65 \leq Q < 0,8$	3
$Q < 0,65$	2

Өздөштүрүүнүн жалпыланган коэффициентинин беш баллдык шкалага болгон туура келүүчүлүгүнүн чектери өздөштүрүү коэффициенттеринин айрым

денгээлдерге карата туура келүүчүлүгүнө салыштырмалуу туура келгендигин көрүүгө болот.

Тандалып алынган критерийлердин негизинде АОНдун калыптануу денгээлин аныктоо тесттери иштелип чыгып даяр болгон (7-тиркеме). В.П. Шлапаковдун изилдөөлөрүнүн жыйынтыктарын корутундулоонун негизинде I денгээлдеги тест 8 суроону камтыйт (ар бир суроого 4 жооптун варианты сунушталат), II жана III денгээлдеги тесттердин ар бири төрттөн практикалык тапшырмаларды камтыйт. Бардык тесттик маселелер жетиштүү объективдүүлүгү, валиддүүлүгү, ишенимдүүлүгү менен мунөздөлөт. **Объективдүүлүгү** кафедранын мугалимдеринин курамы аркылуу бааланган. Тесттик тапшырмалардын **валиддүүлүгү** баштапкы даярдыкка ээ болгон студенттер экзаменде жогорку жыйынтыктарга ээ болуусу менен бышыкталды. **Ишенимдүүлүк баасы** (чындыкка жакындыгы) математикалык статистиканын маселеси катары каралат.

Математикалык статистикага таянуу менен педагогикалык экспериментти анын бардык баскычтарында жүргүзүүдө биз тандап алуу методун колдондук. Тандап алуунун алгачкы маалыматтары аркылуу студенттерди тандоо кокустук мүнөзгө ээ болуусу керек. Биздин тандоонун репрезентативдүүлүгү окуу группаларын тандап алуу аркылуу негизделет. Эксперименттин ар бир баскычындагы тандап алууда окуу группалары кокустук мүнөздө тандалып алынышкан жана үзгүлтүксүз изилдөөгө дуушар болуп турушкан.

Тестируюн жыйынтыктарын баалоо математикалык статистиканын тандалма орточо математикалык чондуктардын айырмачылыгы маселеси катары аныкталган. Бул үчүн Стьюменттин  $t$ -критерийи колдонулган. Бул критерийдин негизинде өздөштүрүүнүн  $i$ -денгээлинде ( $i = 1, 2, 3$ ) орточо арифметикалык чондуктарынын айырмачылыгынын статистикалык маанилүүлүгү (5) формуласы аркылуу бааланат:

$$t = \frac{K_{\exists i} - K_{\mathrm{ki}}}{\sqrt{m_{\exists i}^2 + m_{\mathrm{ki}}^2}} \quad (5)$$

мында  $K_{\exists i}$  жана  $K_{\mathrm{ki}}$  болсо  $N_{\exists}$  жана  $N_{\mathrm{k}}$  (эксперименттик жана контролдук

группалардагы студенттердин саны) тандоолорунун салыштырылып жаткан орточо арифметикалык чондуктары (биздин маселеде  $i$ -денгээлдеги эксперименттик жана контролдук группалардын өздөштүрүүсүнүн орточо коэффициенттери), ал эми  $m_{\exists i}^2$ ;  $m_{\mathrm{ki}}^2$  – орточо чондуктардын каталарынын квадраттары.

$i$ -денгээлдеги эксперименттик группалар үчүн өздөштүрүүсүнүн орточо коэффициенттери ( $K_{\exists i}$ ) төмөндөгү формула менен эсептелет:

$$K_{\exists i} = \frac{\sum_{j=1}^{N_{\exists}} K_j n_j}{N_{\exists}} \quad (6)$$

мында  $K_j$  - өздөштүрүүнүн  $i$  – деңгээлиндеги маселени аткаргандыгы үчүн коюлган  $j$  – баа,  $n_j$  болсо  $j$  – баанын пайда болуу жыштыгы. Ушундай эле жол менен контролдук группалар үчүн өздөштүрүүсүнүн орточо коэффициенттери эсептелинет.

Өздөштүрүүнүн I деңгээлиниң 8 суроону камтыган тесттери үчүн баллдардын максималдуу саны 8 (1 балл, 0 балл). Демек, I деңгээлдин тестин аткарууга коюлган баалар кабыл алынган баалар шкаласына ылайык төмөндөгүдөй болушат: 1(8/8 - 8 суроого 8 туура жооп); 0,875(7/8); 0,75(6/8); 0,625(5/8); 0,5(4/8); 0,375(3/8); 0,25(2/8); 0,125(1/8); 0(0/8).

Өздөштүрүүнүн II жана III деңгээлдеринин ар бири 4 тапшырманы камтыган тесттери үчүн баллдардын максималдуу саны 8 (2 балл, 1 балл, 0 балл). Натыйжада, өздөштүрүүнүн II жана III деңгээлдеринин тесттерин аткарууга коюлган баалар кабыл алынган баалар шкаласына ылайык төмөндөгүдөй болушат: 1(8/8 - 8 суроого 8 туура жооп); 0,875(7/8); 0,75(6/8); 0,625(5/8); 0,5(4/8); 0,375(3/8); 0,25(2/8); 0,125(1/8); 0(0/8).

Өз кезегинде орточо чондуктардын каталарынын квадраттары орточо квадраттык жантайуусун ( $\sigma$ ) жана тандоо көлөмүн ( $N$ ) эсепке алуу менен эсептелинет:

$$m = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}, \text{ мындан } m^2 = \frac{\sigma^2}{N} \quad (7).$$

$\sigma^2$  – дисперсия, эксперименттик группа үчүн (өздөштүрүүнүн тиешелүү

денгээли үчүн) төмөндөгүдөй формула менен эсептелет:

$$\sigma_{\varepsilon i}^2 = \frac{\sum_{j=1}^{N_{\varepsilon i}} (K_j - K_{\varepsilon i})^2 n_j}{N_{\varepsilon i}} \quad (8).$$

Эгерде  $t \geq t_{st}$  болсо, орточо арифметикалык чондуктардын айырмасы статистикалык мааниге ээ деп эсептелинет.

$t_{st}$  стандарттык мааниси тандоонун көлөмүн ( $N$ ) же эркиндиктүүн дарражалар санын ( $N = N_1 + N_2 - 2$ ) эске алуу менен аныкталат.

Ыктымалдуулуктун үч босогосу үчүн  $t_{st}$  критикалык маанилери ( $t_1 = 0,95$ ;  $t_2 = 0,99$ ;  $t_3 = 0,999$ ) “Стандарттык жантайуулар ...” таблицасында берилген [156].

Калыптандыруучу экспериментинин баскычында  $N=73+48-2=119$ , ыктымалдуулуктун босоголору жана аларга туура келүүчү критикалык маанилер төмөндөгүдөй болушат:

**2.3-таблицасы – Ыктымалдуулуктун босоголору жана аларга туура келүүчү критикалык маанилер**

$t_1 = 0,95$	$t_{st} = 1,97$
$t_2 = 0,99$	$t_{st} = 2,61$
$t_3 = 0,999$	$t_{st} = 3,37$

Контролдоочу экспериментинин баскычында  $N=25+24-2=47$ , ыктымалдуулуктун босоголору жана аларга туура келүүчү критикалык маанилер төмөндөгүдөй болушат:

**2.4-таблицасы – Ыктымалдуулуктун босоголору жана аларга туура келүүчү критикалык маанилер**

$t_1 = 0,95$	$t_{st} = 2,0$
$t_2 = 0,99$	$t_{st} = 2,7$
$t_3 = 0,999$	$t_{st} = 3,5$

## **2.3. “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсун окутууда кесиптик ишмердүүлүккө даярдоонун технологиясы**

Азыркы мезгилде эмгек рыногунда атаандаштыкка туруштук бере ала турган кадрларды даярдоо ЖОЖдун негизги максаты болуп эсептелинет. ЖОЖду бүтүргөн студенттер өз кесиби боюнча компетенттүү, жаңы маалыматтык технологияны терең өздөштүрө билген, коммуникабелдүү технологиялык билимге ээ болгон кесип ээси болууга тийиш.

Окутуу технологиясы – билим берүү стандартында, окуу программасында көрсөтүлгөн максатка жетүү үчүн окутуунун методдорун, каражаттарын, формаларын, шарттарын иштеп чыгуунун, тандоонун, колдонуунун жана текшерүүнүн жолу. ЖОЖдун багытына, группанын деңгээлине, студенттердин өзгөчөлүктөрүнө, окуу дисциплиналарынын мазмунуна, окутууну жүргүзүүнүн материалдык-техникалык базасына жана анда түзүлгөн шарттарга жараша окутуу технологиясы иштелип чыгып, ишке ашырылат. Азыркы мезгилде педагогика илиминде “педагогикалык технологиялар”, “билим технологиясы”, “окуу технологиясы”, “инновациялык технология” терминдери колдонулат. “Технология” термининин уңгусу байыркы грек тилинде “технос” - искусство, чеберчилик, аткаруучулук, ал эми “логос” - окуу, үйрөнүү деген маанилерди түшүндүрөт. Демек, технология тигил же бул ишмердүүлүктүү жогорку чыгармачылык деңгээлде жүргүзүү жана аны үйрөнүү болуп саналат [5]. Ал эми педагогикалык технология бул – бир жагынан окуу материалын иштеп чыгуу, аны өзгөртүү жана берүүнүн методдору менен каражаттарынын жыйындысы болсо, экинчи жагынан техникалык жана маалыматтык каражаттардын негизинде педагогдун окуучулар менен бирдикте окуу процессин жүргүзүү жөнүндөгү илим болуп саналат [5]. Педагогикалык технология окуу максатынын, билим мазмунунун, дидактикалык методдордун, каражаттардын, формалардын бири-бири менен байланышын жана аныкталышын өзүнө камтыйт.

“Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсун окутууда кесиптик ишмердүүлүккө даярдоодо б.а. бизнес-пландоодогу маселелерди чыгарууда маалыматтык технологиялар каражаттарын колдонуу менен

студенттерди кесиптик ишмердүүлүккө даярдоонун негизи катары, жалпылап айтканда окуу процессин технологиялаштыруу төмөнкү дидактикалык негиздерге таянуусу зарыл:

1. Окутуу процессин фундаменталдуу негизде уюштуруу. Окулуучу предметтердин илимий негиздерин мамлекеттик жана предметтик стандарттардын талабына жараза дидактикалык жактан кайрадан иштеп чыгуу. Мында предметтин фундаменталдык ядросу, мазмундук багыттары, текстеш илимдердин негиздерин окуп үйрөнүүгө бирдиктүү мамиле жасоого, илимий билимдерди интеграциялоонун алгачкы этапы болгон предметтик байланыштарды ишке ашируу, студенттердин жалпы жана предметтик компетенттүүлүктөрүн, билим алуунун натыйжасын текшерүүнүн жана объективдүү баалоонун жолдору эске алынууга тийиш.

2. Окутуу процессин иш аракеттик негизде уюштуруу: адамдын инсандык сапаттары өзүнүн билими менен катар күндөлүк иш аракетинин натыйжасында калыптанат. Ошондуктан окутуу процессинде студенттер окууга арналган жана мугалимдердин окутууга арналган иш аракеттеринин түрлөрү аларга ачык даана белгилүү болушу керек. Мисалы, студенттер билимдерди өздөштүрүү боюнча жалпысынан төмөнкүдөй удаалаштыктагы аракеттерди жасашат: предметтер же алардын моделдери менен жандуу аракеттерди жасоо (байкоо, кармалап көрүү, майда бөлүктөргө бөлүп алыш талдоо, бири-бири менен салыштыруу); кабыл алган билимдерди өзүнчө үн чыгарып окуу, группалаштарына, мугалимдерге айтып же көрсөтүп берүү; өздөштүрүп жаткан билимдерди өз оюнда ичинде кайталоо, ойдогу образды түзүү; студенттер алган билимдерин аң-сезиминде түрмөктөө, аларды тийиштүү белгилердин жардамы менен дептерине же электрондук китепчесинин беттерине сактап коюу; өздөштүргөн билимдерин жана билгичтикерин практикалык маселелерди чечүүгө колдонуу.

3. Окутуу процессин предметтин мазмунун ири бөлүктөргө бөлүүнүн негизинде уюштуруу: модулдук-этаптык окутуу; билимдердин системасын структуралык элементтерге ажыратуу; жаңы билимдерди өздөштүрүүнүн таяныч чекиттерин, таяныч сигналдарын, жалпыланган пландарын колдонуу; билимдердин дидактикалык бирдиктерин ирилештирүү; студенттердин

билимдеринин рейтинггин этап-этабы боюнча текшерип, эсепке алуу жана баалап туруу.

4. Окутуу процессин алдыга озуу негизде уюштуруу: студенттерди окуу материалдары менен алдына ала обзордук мүнөздө тааныштыруу; келечекте өздөштүрө турган кубулуштарга алдына ала байкоо жүргүзүү, өз алдынча изилдеп аткара турган тапшырмалардын сериясын түзүп, студенттерге сунуштоо; алдын-ала жүргүзө турган тажрыйбаларды жасоого, куралдардын иштөөсүн үйрөнүүгө арналган долбоорлорду түзүүгө көнүктүрүү максатындагы жумуштарды аткаруу; окуу материалынын мазмуну менен байланышкан тарыхый, адабий, хрестоматиялык чыгармаларды окуп үйрөнүүнү сунуштоо; бул жерде негизги маселе студенттердин максаттуу аткара турган иштеринин эрежеси белгилүү болушу жана аткаруунун жолдору аларга түшүнүктүү болушу, ошондой эле колдорунан келе тургандай болгонунда. Эгер студенттерге абстракттуу тапшырма сунушталса, студенттер эмес мугалим өзү таба албаган адабияттар көрсөтүлсө, тажрыйба жасоого арналган каражаттар жок болсо, мында студенттер алдыга озуп аракет жасабастан, кайдыгерликтин түнгүюгүна барып такалышат. Негизинен бул жерде студенттерди өзүнүн өнүгүүсүнүн жакынкы зонасына киргизүү идеясы ишке ашырылышы керек. Ал педагогикада өнүктүрүп окутуу деп аталып жүрөт.

5. Окутуу процессин проблемалык негизде уюштуруу: бул процесстин түйүндүү чекити студенттердин аң-сезиминде проблемалык жагдайды түзүү болуп эсептелет. Ал максатта технологиялык негиз катары төмөнкү методикалык ықмалар колдонулушу мүмкүн: сабакта мугалим окуу материалдарын проблемалуу баяндайт; окуу материалын өздөштүрүү боюнча студенттердин аң-сезиминде проблемалуу жагдайды түзүү жана анын чечилишине айрым студенттерди же студенттердин тобун катыштырат; предметтин мазмунун өздөштүрүү процессинде студенттер проблемалык жагдайды өздөрү түзүшүп, аны жекече же группалаштары менен бирге мугалиминин жардамы менен чечишет. Албетте бул технология иллюстрациялап-түшүндүрүү жана алган билимдерин өзгөртүүсүз репродукциялоо ықмаларынан кескин түрдө айырмаланат. Проблемалуу негизде

билим берүү студенттердин таанып-билүү ишмердүүлүгүн активдештириүү, алардын өз алдынча билим алуу жөндөмдөрүн курчутуп алууга ээ.

6. Окутуу процессин инсандын жеке өзгөчөлүгүнө багыттоо, ошол эле учурда студенттин эмоционалдуу-психологикалык абалын оң жакка буруп, алардын билимге ээ болуу муктаждыгын пайда кылуу негизинде уюштуруу: билим алуучунун кабыл алуу эмоциясына жаркын образдар аркылуу таасир этүү; билим алуучунун жан дүйнөсүндө оң таасир берүү менен таасирин дүүлүктүрүү; ишендирүү; тунгуюкка такоо, коюлган маселени чечүүгө болгон ынтаасы менен билиминин жетишпегендигинин ортосундагы карама-каршылыкты сездириүү максатында эмоциялык-психологиялык фондду түзүү. Бул учурда көбүнчө окуучунун интелектуалдык жоопкерчилики сезүү эмоциясына, ошондой эле эрктин чыңалуусунун алып келүү өз натыйжасын берет.

7. Окутуу процессинин альтернативалык негизде уюштуруу: мындай технологиилар ар кандай көз караштардан, ар кандай илимий мамилелерден, ар кандай теориялардан алынган жыйынтык катары илим изилдөөчүнүн же чыгармачылык мугалимдин автордук ачылышы катары түзүлөт. Ал изилдөөчүнүн же изденгич мугалимдин өзүнүн теориялык билимдерине жана топтогон тажрыйбаларына анализ жасап, аларды жалпылоодон алынган корутундулардын негизинде пайда болот. Бул көбүнчө новатор мугалимдердин иш тажрыйбасында кездеше турган көрүнүш.

8. Окутуу процессин кайсы бир жагдайга ылайыкташтырып оюндук негизде уюштуруу: мындай технологияны түзүү өтө татаал, анткени оюн түрүндөгү сценарийди иштеп чыгуу үчүн тийиштүү окуу материалын билим алуучунун көз карашы менен талдап, билим алуучунун логикасына шайкеш келтирүү зарыл. Тилекке каршы мындай алтын касиет ар бир эле педагогго ыроолонгон эмес. Бул боюнча илимий изилдөөлөр да жүргүзүлүп жатат. Бирок кыргыз этнопсихологиясына негизделип, азыркы билим алуучулардын психологиясына шайкеш келген оюн сабактары теориялык жактан ырастала элек жана колдонуу технологиилары да жетишерлик дөнгөлдөрдө иштеле элек деп айтсак аша чапкандык болбойт.

9. Окутуу процессин бир гана мугалимдин монологу эмес, диалогдук негизде уюштуруу. Пикир алышуу, ангеме-маек куруу, баарлашуу маалыматтык технологиялардын негизги түшүнүктөрүн үйрөнүүнүн негизги ыкмасы. Маалыматтарды мугалим популлярдуу мааниде, балдарга түшүнүктүү болгондой кылып кайрадан иштеп чыгышы керек. Диалогдук негиздеги технологииларды өркүндөтүү биздин милдет. Эгерде биз студенттерди диалогго тартып, аларды өз оюндағыны (туура же туура эмес болсо да) ачык айттууга үйрөтө албасак, студенттин чыгармачылык жөндөмүн өнүктүрөм деген куру сөз боюнча кала береринде шек жок.

10. Окутуу процессин өз ара шериктештик негизде уюштуруу: мында орус окумуштуулары А.Г. Ривин жана В.Н. Дьяченколор тарабынан иштелип жүргөн колективдүү жана группалык окутуу технологиилары алдыңкы орунда турат. Окутуунун коллективдүү жолун уюштуруу принциптери катары төмөнкүлөр алынат: студенттердин алмашып туроочу кошундарын түзүү; студенттердин бири-бирин өз ара окутуусун камсыз кылуу; өз ара текшерүү жүргүзүү; өз ара башкарууну ишке ашыруу (В.Н.Дьяченко). Ал эми А.Г. Ривин төмөнкүлөрдү сунуштайт: 1) окуу материалдарынын текстин коллективдүү окуп үйрөнүү; студенттер өздөрү түзгөн тексттерди группалар бири-бирине беришет жана талкуулашат; ар бир студенттин билимин өз ара талдап баа коюшат; акыркы бааны мугалим коёт; 2) мугалим тарабынан сунушталган тапшырмаларды аткарышып, алардын жыйынтыктарын талкуулоо; бизнес-пландоонун маселелерин ар бир топ өздөрүнчө чыгарып, жоопторун коллективдүү талкуулоо; 3) майда топторго биригип алыш көнүгүүлөрдү аткаруу ж.б. Педагогикалык адабияттарда мындай технологиилардын жетишкен жактары, алардын типтери, түрлөрү, максималдуу ийгиликке жетүүнүн жолдору, коллективдүү окутуу менен группалык окутуунун салыштырмалуу анализи, окуу жайларда жүргүзүлгөн тажрыйбалык иштердин жыйынтыктары келтирилген. Алар менен кецири таанышуу жана жаңыча технологиилык көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу да мугалим-изилдөөчүлөрдүн негизги милдеттеринен болуп кала берет. Мында өзгөчө белгилей турган маселе – студенттердин билим алуу технологииларынын курамы, анын түзүлүшү,

алардын бардыгынын студенттердин өздөрү тарабынан аткарылышы, жыйынтыгынын да өз ара текшерилиши болуп эсептелет.

11. Окутуу процессин алгоритмдик негизде уюштуруу: студенттердин сабакта жана андан тышкаркы убакта аткара турган негизги иштеринин алгоритмин түзүп чыгуу жана студенттерди ошол алгоритм боюнча иштөөгө үйрөтүү. Мисалы, аракеттин ориентирленген негизи да алгоритмдин бир мисалы боло алат; көнүгүүлөрдү аткаруунун алгоритми; маселе чыгаруунун алгоритми; лабораториялык иштерди аткаруунун алгоритми; китең менен иштөөнүн алгоритми; семинарга, конференцияларга даярдануунун алгоритми; үй тапшырмасын аткаруунун алгоритми жана ушул сыйктуулар. Айрым изилдөөчүлөр жана мугалимдер алгоритмди пайдалануу студенттердин чыгармачылыгын чектеп коёт деп саксынышат. Бирок алгоритмди өздөштүрбөгөн билим алуучу өзүнүн чыгармачылыгынын өсүшүнө жол таба албайт. Алгоритм чийип койгон чийинден чыгуу ар бир билим алуучунун тилеги, көздөгөн максаты болсо гана, ал өз таланттын өстүрө алат. Чыгармачылык жөндөмдүн өсүшүнүн булагы мына ушул жерде жатат.

Окутуу процессин технологиялаштыруу жаатында жазылган бул эмгек көптөгөн педагог, психолог, методист изилдөөчүлөрдүн алган жыйынтыктарын, алдыңкы мугалимдердин иш тажрыйбасын кылдат үйрөнүүнүн негизинде жазылды дейт кыргыз окумуштуусу Э.М. Мамбетакунов “Психодидактиканын очерктери” деген китебинде [100].

Окутуунун методдорун мурдагы параграфта карап чыктык, эми окутуунун мазмунуна, каражаттарына жана формаларына токтоло кетели.

Инсандын өнүгүүсүнүн жана анын маданияттуулугун өнүктүрүүнүн негизги каражаттарынын бири болуп билим берүүнүн мазмуну эсептелинет. Билим берүүнүн мазмуну “билим алуучулардын ар тараптуу акыл жана физикалык жөндөмдүүлүккө ээ болуусун камсыздоочу, дүйнөгө болгон көз карашын, жүрүм-турумун, кылыш-жоругун калыптандыруучу, коомдогу жашоосуна жана эмгектенүүсүнө даяр болуусун камсыздоочу илимий билимдин, билгичтикердин жана көндүмдөрдүн, карым-катнаштардын жана чыгармачыл ишмердүүлүктүн тажрыйбаларына ээ болуу системасы” катары

карат [68]. Билим берүү мазмунунун маани-маңзызына болгон инсандык-багыттык мамиле орус окумуштуулары Б.М. Бим-Бад, И.Я Лернер, М.Н Скаткин ж. б., ошондой эле Кыргыз республикасынын алдыңкы педагог окумуштуулары И.Б. Бекбоев, Э.М. Мамбетакунов, Л.П. Кибардина, М.С. Субанованын эмгектеринде чыгылдырылган.

Адегенде жеке инсанга багытталган окутууну талдасак сөздүктөрдө төмөндөгүдөй аныктама берилген: “Жеке инсанга багытталган окутуу – билим берүү процессинде окуучуну теренирээк тартып, интерактивдүү методдорду колдонуу аркылуу окуу процессинин борборуна баланы коюп окутуу” [13]. Окумуштуу педагог И.Бекбоев “Азыркы сабакты даярдап өткөрүүнүн технологиясы” деген эмгегинде: “Инсанга багытталган окутуу окуучу билим берүү процессинин борбору, мугалим жана окуучу төң укуктуу партнер, окутуу ишинин максаты окуучунун субъективдүү тажрыйбасын кубатоо, жаратуу, өнүктүрүү деген түшүнүктөр менен мүнөздөлөт”, - деп жазат [12].

Окумуштуу Л.П. Кибардина өзүнүн эмгегинде: “Инсанга багытталган окутуу – бул окуунун борборунда окуучу өзүнүн жеке сапаттары менен туруп, окуу процесси баланын мүмкүнчүлүгүнүн, талабынын жана каалоосунун негизиниде түзүлгөн окутуу” деп эсептейт [132].

Окумуштуу Э.М.Мамбетакунов: “Жалпы билим берүүнүн негизги максаты интеллектуалдык жана дене-күч жагынан өнүккөн, дүйнөгө карата илимий көз караштардын негизине ээ болгон, коомдук турмушка активдүү катышкан, жашоодогу өзгөрүүлөргө тез ыңгайлашууга жөндөмдүү инсанды калыптандыруу” деп эсептейт [99].

Окумуштуу М.С. Субанова: “Инсандык сапат – социалдык маани-маңзызга ээ болгон өзгөчө мүнөздүк белгилеринин туруктуу системасынын жана профессионал катары артыкчылыкка ээ болуусунун негизги фактору” деп эсептейт [135].

Мындай мамиленин борборунда адам турат, ал эми билим берүүнүн мазмуну жалпы адамзаттын, улуттун жана аймактын баалуулуктарын билдириет. Жашоо талаптарынын, өндүрүштүн жана илимий билимдин өнүгүү дөңгөэлинин таасири астында өзгөрүүгө дуушар болуу менен коомдун өнүгүүсүнүн тигил же

бул баскычтарында билим берүүнүн максаттары жана милдеттери катары аныкталгандыктан, билим берүүнүн мазмуну тарыхый мүнөзгө ээ. Билим берүүнүн мазмунун аныктоочу фактор катары *максат* эсептелинет. Учурдагы билим берүүнүн максаты – ишмердүүлүккө аралашуу үчүн зарыл болгон, коомго жана инсанга керектүү болуучу инсандык касиеттерди өнүктүрүү [124].

“Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсун окутууда кесиптик ишмердүүлүккө даярдоонун бир шарты катары АОНду калыптандырууда билим берүүнүн максатынын чагылуусу болуп бизнес-пландоо жана маалыматтык технологиялар тармактарында жогорку кесиптик билим берүүдөгү мамлекеттик билим берүү стандарты менен шайкеш келген маселелерге багыт берүү эсептелинет.

Маалыматтык технологиялардын мазмундук түзүлүшүнө окуп-үйрөнүү объектиси катары төмөндөгүлөр камтылган: информатиканын жана эсептөө техникасынын негизги түшүнүктөрүн билүү; компьютердик техниканын принципиалдык түзүлүшүн жана функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн билүү; заманбап операциялык системаларды, программалык камсыздоону, алар менен иштөөдөгү негизги командаларды билүү; алгоритмдер, программаоо тилдери, топтомдору жөнүндө алгачкы түшүнүктөргө ээ болуу; тейлөө багытындагы кошумча программаларды колдоно билүү.

АОНду калыптандыруу процессиндеги мазмундун өзгөчөлүгү болуп маалыматтык технологиялар, бизнес-пландоо жана бизнес-пландоодогу маалыматтык технологиялар үч аймагындагы билимдин, билгичтикин жана көндүмдөрдүн жыйындысын топтоо эсептелинет.

Бизнес-пландоодо чечилүүчү маселелерди талдоо учурунда информатика курсунда окулуучу MS Excel табицалык процессорун, MS Word тексттик процессорун ж.б. маалыматтык технологияларды да колдонуу мүмкүнчүлүктөрү бар экендиги айкын болду. Маалыматтык технологиялар ЖОЖдо окуп-үйрөнүү предмети болуу менен бирге түрдүү кесиптик милдеттерди чечүүчү куралдын функциясын аткарат. Жогоруда берилген аргументтер кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонуу мисалы катары “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсуна бизнес-планды даярдоону киргизүүгө

өбөлгө түзгөн. Бизнес-пландоо менен маалыматтык технологиялар ортосундагы тематикалык байланыштар “Бизнес – пландоонун милдеттерин маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу чечүүдөгү мазмундук түзүүчүлөрүнүн өз ара байланышы” аттуу 3-тиркемеде көрсөтүлгөн.

“Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунун ичинде окуу материалынын деңгээлинде бизнес-пландын мисалы каралып, Microsoft Office жыйындысына кирген программалардын каражаттары аркылуу бизнес-планды даярдоо боюнча маселелер иштелип чыккан. Бизнес-пландоонун милдеттерин маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу чечүүдө студенттер Windows чөйрөсүндө жана Microsoft Office тиркемелеринде иштөө боюнча окуу-методикалык китептерин пайдаланышат [110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118].

Бизнес-пландоонун маселелерин маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу чыгаруу алкагындагы АОНду калыптандыруунун айырмаланган өзгөчөлүктөрү болуп *биринчиден*, бизнес-пландоонун курс катары бир нече дисциплиналын билим булактарын камтыган интегративдүүлүгү; экинчиден, бизнес-пландоо маалыматтык технологиялардын предметтик аймагы катары каралуу менен студенттердин бизнес-пландоодогу калыптандыруу иштерин жүргүзүү учурундагы билимдин, билгичтиктин жана көндүмдөрдүн жыйындысына карата озуп кетүү мүнөзүнө ээ болгондугу эсептелинет. Педагогикалык процесстин маанилүү мыйзам ченемдүүлүгү катары мазмундун билим алуучулардын билим деңгээлине, берилген изилдөөгө ылайык, студенттеринин бизнес-пландоо милдеттерин чечүүгө даяр болуу деңгээлине туура келүүсү каралат. Коюлган милдетти чечүүгө студенттердин даяр болуу деңгээлине карата бизнес-пландоонун мазмундук компонентинин ылайыкташуусу төмөндөгүлөрдүн эсебинен аткарылат:

- Бизнес-пландоонун аймактарын маалыматтык технологияларды колдонуу мүмкүндүк берүүчү иштер менен гана чектөө;
- бизнес- планды иштеп чыгуунун бир түрүн колдонуу;
- оюн формасындагы кесиптик ишмердүүлүккө ынтызарлыктын белгиси катары студенттердин ички дүйнөсүнө жакын болгон бизнес-пландоо

чөйрөсүн тандап алуу (студенттик кофейня түзүүгө бизнес-планды даярдоо);

- тандалган кесиптик маселенин учурдагы маанилүүлүгү;
- “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда бизнес-пландоону түзүү иштерин дыкат иштелип чыккан алгоритм боюнча жүргүзүү (4-тиркеме);
- бизнес-пландоого сунуш кылынган мамилени жасоо;
- бизнес-пландоонун этаптарын майда-чүйдөсүнөн бери сыпаттоо;
- бизнес-пландын эсеп таблицаларынын өз ара байланыш схемаларын берилген маалыматтар деңгээлинде чагылдыруу (5-тиркеме);
- окуу-методикалык китеңке бизнес-пландын мисалын эталон катары; түшүнүктөрдүн жыйындысын экономикалык терминдердин кыскача сөздүгү катары; бизнес-пландоо жана маалыматтык технологиялар эки тармагы боюнча колдонулган жана сунуш кылынган адабияттардын тизмесин өз-өзүнчө киргизүү.


Окуу процессинин ажырагыс бөлүгү катары окуу маалыматтарын алыш жүрүүчү жана мугалимдер менен студенттердин ишмердүүлүк куралы катары каралган билим берүү каражаттары эсептeliшет. “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда АОНду калыптандыруу процессинде маалыматтык технологияларды *окутуунун комплекстүү каражаты* катары карайбыз (ОКК).

Билим берүү каражаттарынын окуу-тарбиялоо ишмердүүлүгүндөгү курал катары маанисинин өсүүсү коомдук жашоонун бардык чөйрөлөрүн технологизациялоого байланыштуу. С.Г. Шаповаленко сунуштаган курчап турган айлана-чөйрөнүн касиеттерин чагылдыруучу билим берүү каражаттарынын классификациясына туура келүүчү (2.1-сүрөт) каралып жаткан билим берүүнүн комплекстүү каражаты төмөндөгүдөй бөлүктөрдөн турат:

- табигый объектилер – билим алуучулар кесиптик билгичтиkerге жана көндүмдөргө ээ болууга шарт түзгөн жана окуу-өндүрүштүк жабдуу болгон компьютерлер;
- материалдык объектилерди сүрөттөө жана чагылдыруу – прикладдык

программалардын экрандык көрүнүшү, бизнес-пландын үлгүсү, “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсун окутууда түзүлгөн тексттик документтер, таблицалар, графикалык сүрөттөр, презентациялык графика – студенттер тарабынан үлгү, макет, таблицалар ж.б. катары пайдаланылат;

- объективдүү дүйнөнүн предметтерин жана кубулуштарын шарттуу каражаттар аркылуу көрсөтүүчү билим берүү каражаттары – маалыматтык технологиялар жана бизнес-планды маалыматтык технологиялык каражаттары аркылуу даярдоо боюнча методикалык каражаттар;



## 2.1-сүрөтү. Билим берүүнүн комплекстүү каражатынын курамы

Окуу процессиндең маалыматтык технологиялар окутуу каражаттары катары

- окуу маалымат булагынын;
- көрсөтмөлүү окуу куралынын;
- жеке маалыматтык мейкиндигинин;
- окуу-көнүгүү жабдыгынын;
- аныктоо жана контролдоо каражатынын

функцияларын аткарышат.

Маалыматтык технологиялар кесиптик милдеттерди (бизнес-планды даярдоо) аткаруудагы жабдык катары

- маалыматты даярдоо, жүргүзүү жана сактоо каражаты;
- эсептөө каражаты;
- процесстерди долборлоо жана ылайыкташтыруу каражаты;
- берилүүчү документацияны даярдоо каражаты;
- презентациялоо каражаты

функцияларын ишке ашырышат.

АОНду калыптандыруунун жүрүшүндө ОККлар төмөндөгүдөй дидактикалык функцияларды аткарышат:

- кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонуу жана конкреттүү прикладдык программалардын жаңы функционалдык мүмкүнчүлүктөрү менен таанышуу, бизнес-планды даярдоодо маалыматтык технологиялар жана микроэкономика аймагындагы түшүнүктөрдү калыптандыруу жөнүндөгү маалыматтарды сунуштоо аркылуу студенттердин аң-сезим менен кабылдоосун камсыздоочу көрсөтмөлүүлүк;
- маалыматты түздөн-түз алыш жүрүүчү жана билим булагы болгон информативдүүлүк;
- кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонуу, кесиптик аймакка кириүдө күчтү жана убакытты азыраак сарптоо менен окутуу процессин жеңилдетүү аркылуу максаттарга жетүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү компенсатордуулук;
- башынан персоналдык компьютерде аныкталып, билим алуучулардын жаш курагына жана коомдун социалдык өзгөрүүлөрүнө карата мазмундун

адекваттуу болуусу менен өз алдынча иштөөнү камсыздоочу адаптивдүүлүк;

- “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда бизнес-планды даярдоону максатка жетүү каражаты катары бир бүтүн бүткөрүлгөн объект (бизнес-план) катары кароого мүмкүндүк берүүчү интегративдүүлүк;
- бир жагынан персоналдык компьютерде, экинчи жагынан кесиптик чөйрөдө (бизнес-планды даярдоодо) иш жүргүзүү тажрыйбасынын пайда болуусун камсыздоочу жабдуу-куралдардын бар болуусу;
- билим алууга жана келечектеги кесиптик ишмердүүлүккө болгон ынтызарлыкты, алдынчы процесстерди моделдөө ынтызарлыгын калыптандыруучу ынтызарлуулук.

Сунушталган ОККнын табигый объект экендиги байкоолор жана эксперимент аркылуу камсыздалат. Бизнес-планды маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу даярдоонун жүрүшүндө билим, персоналдык компьютердин негизги жана кошумча түзүлүштөрү (системалык блок, монитор, клавиатура, манипулятор, принтер, флешка) менен иштөө билгичтиkeri, көндүмдөрү бышыкталат, б. а. “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда калыптандыруучу экспериментин жүргүзүүгө чейин эле түзүлгөн АОНдун өзгөрүүсү ишке ашат.

Программалык камсыздоонун каражаттары аркылуу тексттик жана графикалык документтеринин, электрондук табликалардын, слайддардын, маалымат базасынын объектилер ортосундагы байланыштарынын ж.б. экрандык көрүнүштөрү түзүлөт, виртуалдык объектилерди көрсөтмөлүү эле кылбастан аларды кайрадан өзгөртүп түзүүдө активдүүлүккө жол ачылат. Маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу даярдалган бизнестин экономикалык динамикаларуу модели студенттерге өзгөрүүлөрдүн динамикасын көрсөтөт. Прикладдык программаларды окуп үйрөнүүдө жана бизнес-планды даярдоодо билим алуучулар тарабынан түзүлгөн тексттик документтер, таблицалар, диаграммалар ж.б. бизнес-планды даярдоонун кийинки

баскычтарында виртуалдык үлгү, иллюстративдүү материал катары пайдаланылат.

Демек, бизнес-планды компьютердик каражаттардын жардамы аркылуу даярдоо процессиндеги ОКК студенттерди уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгүнө даярдоо шарттарынын бири болгон аракеттердин ориентирлөөчү негизин (АОН) калыптандырууга шарт түзөт.

Уюштурулган билим берүү жана тарбиялоо педагогикалык системанын алкагында ишке ашат жана аныкталган уюштуруу түзүмүнө ээ. Дидактикада окуу процессин уюштуруунун үч негизги формасы белгилүү: жекече окутуу жана тарбиялоо; класстык-сабактык система; лекциялык-семинардык система [123]. Г.Н. Ибрамбеков жана Е.М. Ибрамбекова белгилегендей билим берүүнүн уюштуруу формалары педагогикалык процесстин окутуп-үйрөтүү, өнүктүрүү жана тарбиялоо функцияларынын ишке ашуусуна шарт түзөт. Муну менен катар алар интегративдик, коммуникативдик жана башкаруу функцияларын аткарышат. Билим берүүнү уюштуруу формасына ылайык билим берүүнүн максаттары, мазмуну, методдору жана билим берүү каражаттары системалуулук белгилерине ээ болуп, педагогикалык процесстин субъектилеринин өз ара аракеттенишүүсүнүн бүткөрүлгөн бүтүн бирдиги катары каралышы кабыл алуу сезими үчүн интегративдик функциянын маани-маңызын берет. Билим берүүнү уюштуруу формасынын өзүнө мүнөздүү экинчи функциясы бул педагогикалык процесстин субъектилеринин активдүүлүк даражасы жана байланыш мүнөзү көз каранды болгон – коммукативдүүлүк. Башкаруу функциясы билим берүүнү, тарбиялоону, өнүктүрүүнү башкаруу жана студенттерди уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгүнө даярдоо аркылуу ишке ашат [102]. Билим берүүнү уюштуруу формаларынын ар түрдүү классификациялары бар, алар бири-биринен алардын негизин төмөндөгү критерийлердин кайсынысы түзөөрү менен айырмаланат: билим алуучулардын саны, дидактикалык максаты, ишмердүүлүктүн түрү, үстөмдүк кылган функция, окутуу орду, сабактардын узактыгы.

Бизнес-пландоонун милдеттерин маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу чечүү процессиндеги АОНду калыптандыруу окутууну уюштуруунун класстык-сабактык формасынын бир түрү болгон

лабораториялык-практикалык сабактардын алкагында жүргүзүлөт. Бул форманын мүнөздүү белгиси болуп ой-жүгүртүүнү өнүктүрүүчү, изилдөөнүн тажрийбалык методуна ээ кылуучу студенттердин өз алдынча иштөөсүн уюштуруу эсептелинет. Студенттерди кесиптик ишмердүүлүккө даярдоо процессиндеги окутууну уюштуруу формасынын өзгөчөлүгү болуп жалпы тапшырманы аткаруу үчүн кичи топторду (4-5 студент) түзүү каралган.

## **Экинчи глава боюнча корутунду**

1. Студенттерди уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгүнө даярдоо процессинин негизинин түзүлүшүндө педагогикада жалпы кабыл алынган окутуунун принциптери орун алаары тууралуу жыйынтык жасалды.

2. Окуу ишмердүүлүгүнүн алкагында бизнес-пландоонун милдеттерин чечүүдө маалыматтык технологияларды колдонгон адистин келечектеги кесиптик ишмердүүлүгүнүн контексти камтылган. Практикалык кызыгууну жараткан (максималдуу киреше алуу жана эффективдүү финанссылык көрсөткүчтөр аркылуу жыл ичинде насыяны төлөөнү камсыздоо) жана маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу чечилген бизнес-пландоонун аймагындағы көйгөйлүү милдеттер коюлган.

3. АОНду калыптандыруу процесиндеги окуу жана кесиптик ишмердүүлүктүн алга сүйрөөчү мотивдерин аныктоо максатында “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда маалыматтык технологияларды жана бизнес-пландоодо маалыматтык технологияларды колдонууну окутуу жана бизнес-пландоо практикалык ишин жүргүзүү алкагында сурамжылоо үчүн анкеталар даярдалган.

4. “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсундагы студенттерди уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгүнө даярдоо процесиндеги өзгөчөлүктөр төмөндөгүлөр деп жыйынтык жасалды: бир нече дисциплинанын билим аймагын камтыган чөйрө катары бизнес-пландоо аймагынын интегративдүүлүгү; калыптандыруучу экспериментинин учурунда студенттер ээ болгон билимдин, билгичтикердин жана көндүмдердүн жыйындысына карата бизнес-пландоо процессинин алдыга озуу мүнөзү.

5. “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда бизнес-пландоонун милдеттерин аткаруу процесинде маалыматтык технологиялар башка каражаттар менен бирдикте окутуунун комплекстүү каражатын (ОКТ) түзөт деген жыйынтык жасалды.

6. Компьютердик чөйрөдө бизнес-пландоо мисалы аркылуу студенттерди уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгүнө даярдоо боюнча окуу-методикалык комплекси иштелип чыкты, ал төмөндөгүлөрдү камтып турат:

- Windows компьютердик чөйрөсүндө иштөө үчүн методикалык көрсөтмөлөр жана практикалык иштер;
- Microsoft Office тиркемелеринде иштөөгө арналган практикалык иштерге окуу-методикалык көрсөтмөлөр;
- Бизнес-планды компьютердик каражаттар аркылуу даярдоодогу практикалык иштерге окуу-методикалык көрсөтмөлөр;
- “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда бизнес-планды даярдоо – конкреттүү маселесине багытталган кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонууну үйрөтүүчү каражаттардын, формалардын жана методдордун жыйындысы.

## **3-ГЛАВА. ПЕДАГОГИКАЛЫК ЭКСПЕРИМЕНТ ЖАНА АНЫН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ**

### **3. 1. Компьютердик чөйрөдө бизнес-пландоонун маселелерин чыгаруу процессиндеги калыптандыруучу экспериментинин баскычтары**

АОНду калыптандыруу процесси педагогикалык эксперименттин алкагында ишке ашат. Педагогикалык эксперимент – бул максаты педагогикалык көйгөйдү чечүүдөгү жаңы, натыйжалуу ыкмаларды издөө болгон окутуу же тарбиялоо тармагындагы илимий жактан коюлган тажрыйба; педагогикалык иш-чаранын тажрыйбалык үлгүсүн түзүүнүн, анын жүрүш шарттарын чагылдырган педагогикалык иш-чаранын себеп-тыянак байланыштарын окуп-үйрөнүү боюнча изилдөө ишмердүүлүгү; изилдөөчүнүн педагогикалык иш-чарага карата болгон активдүү таасири; педагогикалык таасирдин жана өз ара аракеттенишүүнүн жыйынтыктарын, айтылган жоопту өлчөө; педагогикалык иш-чаралардын жана процесстердин жаңыланып бир нече ирет кайталануусу [65]. Көзөмөлдө болгон жана эсепке алынган шарттарда педагогикалык кубулушту изилдөөнү байкоо мүмкүнчүлүгүн берүүчү билим берүүдөгү жана тарбиялоодогу илимий жактан коюлган тажрыйбаны педагогикалык эксперимент деп түшүнүү менен педагогикалык эксперименттин аныктамасынын кыскача формасын И.А. Канарская берген [65].

Э.М. Мамбетакунов жана Т.М. Сияевдин “Педагогиканын негиздери” китебинде “эксперимент” латын тилинен которгондо “тажрыйба”, “сыноо” деген маанини түшүндүрөт” деп берилген. Педагогикалык эксперимент бардык шарттарды эске алуу менен педагогикалык жана тарбиялоо процесстерин өзгөртүүгө багытталып, атайын уюштурулган илимий метод. Ар бир педагогикалык эксперимент бардык жактан негизделген илимий гипотезаны, алдын-ала бекитилген изилдөө планынын так сакталышы, жыйынтыктын ачык жазылышы, маалыматтардын терең анализелиши жана алынган жыйынтыкты даана берилиши менен анын туура же туура эмес экендигин далилдейт.

Илимий гипотеза – тажрыйба жүзүндө текшерилүүчү негизги жобо. Ошондуктан, тигил же бул илимий гипотезаны далилдөө үчүн тиешелүү эксперимент жүргүзүлөт. Эксперимент өткөрүү менен илимий гипотезага толуктоо, тактоо киргизүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.

Педагогикалык эксперименти өткөрүү төмөнкү үч этаптан турат:

1. Эксперимент жүргүзүүнүн максатын, маселелерин, предметин аныктоо. Ушул эле этапта педагогикалык изилдөөнүн гипотезасы иштелип чыгат.
2. Педагогикалык изилдөөнүн методдору, анын планы, программысы жана ошондой эле изилдөөнүн жыйынтыктарын анализдөөнүн методдору аныкталат.
3. Эксперимент түздөн-түз иш жүзүндө аткарылат.

Педагогикалык эксперимент өткөрүү шартына ылайык эки түргө бөлүнөт: а) табигый, кадимки шартта өтүүчү эксперимент; б) лабораториялык шартта өтүүчү педагогикалык эксперимент. Табигый, кадимки шартта өтүүчү педагогикалык экспериментте педагогикалык процессти изилдөө ишмердүүлүгү кадимки эле шартта эч өзгөрүүсү жок абалда жүргүзүлөт. Бирок бул учурда окшош, бирдей кубулуштардын, процесстердин арасынан айрым тобу тандалып алынат, изилденип жана изилдөөнүн жыйынтыгы башка топтор менен салыштырылат. Ал эми лабораториялык шартта өтүүчү педагогикалык экспериментте педагогикалык процесстери изилденип жаткан кубулуш атайын даярдалган лабораториялык шарттарда, илимий приборлорду колдонуу менен жүргүзүлөт.

Ал эми педагогикалык эксперимент алдына коюлган максатына ылайык аныктоо, кайра түзүү жана текшерүү, жайылтуу эксперименттерине бөлүнөт. Аныктоочу эксперимент изилденип жаткан объектигин, процесстин же кубулуштун абалын, “үлгүсүн” аныктоо үчүн жүргүзүлөт. Адатта ал студенттердин билим деңгээлин текшерүү менен бирге окутуучулардын даярдыгын, ЖОЖдун материалдык-техникалык базасын аныктоого багытталат. Демек, аныктоочу эксперимент изилденип жаткан процесстин же қубулуштун ошол мезгилдеги абалын белгилейт.

Кайра түзүү эксперименти аныктоочу эксперименттин жыйынтыктарынын негизинде педагогикалык жана тарбиялоо процесстерине жаңыланууну киргизүүгө, айрым бөлүктөрүн өзгөртүүгө багытталат. Эгерде кайра түзүү эксперименти оң натыйжага алыш келсе, анда илимий гипотеза туура деп эсептелинет. Бул учурда илимий гипотеза теориялык көңейтүүлөргө, толуктоолорго учурдайт. Ал эми кайра түзүү эксперименти тескери жыйынтыктарды алыш келсе, анда илимий гипотеза туура эмес деп эсептелет. Ошондуктан, ал илимий гипотезаны кайрадан иштеп чыгууга туура келет.

Педагогикалык изилдөөнүн кийинки этабында текшерүү, жайылтуу эксперименти жүргүзүлөт. Текшерүү эксперименти жакшы жыйынтыктарга алыш келген кайра түзүү экспериментинин жыйынтыктары массалык түрдө жайылтууга багытталган. Текшерүү экспериментинин жыйынтыгы теориялык денгээлдеги жалпылоонун негизи болот [99].

Педагогикалык изилдөөнүн бөлүгү катары каралган педагогикалык эксперимент системалык мамиле менен негизделет, изилдөөчүнү жана практики салыштырмалуу өз алдынча компоненттерди өз-өзүнчө карабастан аларды өз ара байланышта, өнүгүүдө жана кыймылда кароо зарылчылыгына багыттайт жана педагогикалык теориянын, эксперименттин жана практиканын бирдиктүү принципин ишке ашырууну талап кылат. Системалык мамиле – айрым компоненттердин-процесстердин бүтүн система катары каралган инсандын өнүгүүсүнө кошкон салымын табуу деп В.А. Сластенин ж. б. божомолдошкон. Инсандын өнүгүү шарты катары каралган ишмердүүлүк педагогикалык изилдөөдө ишмердүүлүк мамиленин ишке ашuu зарылчылыгын шарттайт [137]. Ишмердүүлүк мамиленин маанисин А.Н. Леонтьев төмөндөгүдөй белгилеген: “Адамзат маданиятынын жетишкендиктерине ээ болуу үчүн ар бир жаңы муун ушул жетишкендиктердин артында турган ишмердүүлүккө окшош ишмердүүлүктүү ишке ашыруусу зарыл” [92].

Коомдун маалыматтык өнүгүүсүнүн ылдамдыгы чыгармачылык ой жүгүртүүнү өнүктүрүүчү жана студенттердин кесиптик тажрыйбага тезинен ээ болуусун камсыздоочу каражат катары каралган маалыматтык технологиялар колдонулган окуу процессиндеги издөө-таануу ишмердүүлүгүнүн схемаларын

ишке ашырууну талап кылат. Процесстин өзүнүн бүтүндүк мүнөзүн бузбастан окулуп-изилденип жаткан кубулуштардын ортосундагы байланыштарды байкоону И.А. Канарская педагогикалык процессти уюштуруудагы педагогикалык эксперименттин негизги айырмачылыгы деп атаган [65].

Эксперименттин алкагында АОНду калыптандыруунун үч баскычы каралган (6-тиркеме). Калыптандыруучу экспериментинин ар бир баскычында тиги же бул методдордун, каражаттардын жана формалардын башкы мааниге ээ болуусу байкалат, ошону менен бирге ар бир баскыч өзүнө тиешелүү маселелери, ишмердүүлүк мазмуну, компьютердик чөйрөсү жана ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары менен мүнөздөлөт.

Калыптандыруучу экспериментиндеги кесиптик ишмердүүлүктүн предметтик аймагы болуп маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу бизнес-планды даярдоо эсептелинет. Калыптандыруучу экспериментин жүргүзүү учурунда компьютердик программалардын комплекси (Windows, MS Word, MS Excel, MS Access, CorelDraw, PowerPoint ж.б.) студенттер тарабынан өздөштүрүлгөн деп саналат. Бизнес-пландоо студенттер үчүн жаңы, практикалык жактан үйрөтүлө элек аймак катары каралат.

Бизнес-пландоону эреже катары, мааниси жагынан бизнес-планды ишке ашыруу системасынын абалдарын ачып көрсөтүүчү “Бизнес-план” презентациялык документи менен байланыштырышат. Так ушул документ инвестициялардын тагдырын чечүүгө мүмкүндүк берет, бизнес-пландоого багытталган адабияттарда сөз негизинен “Бизнес-план” документин иштеп чыгуу тартиби жана анын түзүлүшү жөнүндө болот. Айта кетчү нерсе бизнес-пландын негизин бизнесин экономикалык модели түзөт, аракеттерди итерациялоодо оптималдуу вариант гана тандалып алынбастан, “Бизнес-план” документинин бир нече варианты да түзүлөт. Азыркы учурда бизнеси пландоо реалдуулукту адекваттуу сыпаттоого жөндөмдүү моделдерди түзүү жолу менен барууда. Бизнесин экономикалык моделинин милдети – маалыматты топтоо жана моделди актуалдуу абалда кармоо.

Калыптандыруучу экспериментинин *биринчи баскычында* студенттер бизнес-пландоонун аймагына кириүү менен маалыматтык технологияларды

колдонуу аркылуу бизнес-планды иштеп чыгуунун көйгөйү, максаты, объектиси, предмети, милдеттери, баскычтары менен таанышышат. Практикалык тапшырма катары көрсөтүлгөн үлгү менен берилген алгоритм (4-тиркеме) боюнча бизнестин экономикалык динамикалуу моделин түзүү эсептелинет.

Бизнес-планды иштеп чыгууда чоң көлөмдү иштеп жаткан же божомолдонгон бизнестин экономикалык эффективдүүлүгүн эсептөө зэлэйт. Бизнестин иштөө процессинде ишкананын экономикалык байлыгын эсептөөгө кайра-кайра кайтып келүүгө туура келет. Бизнестеги экономикалык эсептөө процесси үзгүлтүксүз деп айтууга болот. Долбоордун кирешелүүлүгүн эсептөө Microsoft Excel таблицалык процессорунун каражаттары аркылуу аткарылат жана белгилүү чондуктардын деңгээлинде өз ара байланышта болгон таблицалардын жыйындысын түзүү менен берилет. Бир таблицадагы чондуктарды ондоо өз ара байланыштагы бардык таблицалардагы чондуктардын удаалаш өзгөрүүсүнө алыш келет. Башкача айтканда, Microsoft Excel чөйрөсүндө бизнестин экономикалык динамикалуу модели (ЭДМ) курулат.

Биринчи баскычта MS Excel чөйрөсүндө таблицаларды түзүү; берилген чондуктарды форматтоо; көчүрмөлөрдү түзүү; орун которуу; атын өзгөртүү; жумуш китебинин барактарын түзүү; бир беттин ичинде жана беттердин ортосунда чондуктар деңгээлинде байланышты түзүү; формулалар менен иш жүргүзүү көндүмдөрү бышыкталат.

Ошону менен катар таблицалык процессордун жаңы функционалдык мүмкүнчүлүктөрү окутулуп-түшүндүрүлөт. Мисалы, жыл ичиндеги амортизациялык которууларды эсептөө үчүн бир калыптагы амортизация методу менен эсептөөлөрдү жүргүзгөн АМОРУВ каржы функциясы колдонулат.

Маалыматтык технологиялар аймагындагы билимди бышыктоонун 1-баскычы бизнес-пландоонун аймагына конкреттүү маселелерди чечүү аркылуу кирүү менен коштолот (мисалы, амортизациялык которууларды эсептөө).

Алгоритм боюнча бизнестин ЭДМ түзүү чыгашасыздык чекитин эсептөө менен аяктайт.

Бизнестин ЭДМ даярдоо процессинин биринчи баскычында студенттер бизнес-пландоо аймагынын түшүнүктөр аппараты менен таанышып, түзүлүп жаткан бизнестин (ЭДМ түзүү) экономикалык натыйжалуулугун эсептөө алгоритмин предметтик түрдө окуп-изилдешет, экономикалык көрсөткүчтөрүн эсептешет.

В.П. Бесспалько боюнча, окутуунун мазмунун ишмердүүлүктүн аткарылуу эрежелери жана методдору же АОН түзөт. АОНго толук жана так ээ болуу тажрыйбанын кынтыксыздыгынын жана инсандын ишмердүүлүгүнүн даражасын аныктайт. Адамдын чеберчилик деңгээли ишмердүүлүк тууралуу маалыматты өздөштүрүү даражасы, АОН өздөштүрүү сапаты менен шартталат. В.П. Бесспалько өздөштүрүлгөн маалыматты колдонуу ыкмалары боюнча эки ишмердүүлүкту айрып көрсөтөт: репродуктивдүү жана продуктивдүү. Репродуктивдүү ишмердүүлүктө өздөштүрүлгөн АОН, анын алгоритмдери жана эрежелери эч кандай маалыматты кошпостон тамгасына чейинки көчүрмөсүн алуудан жана кайрадан айтып берүүдөн көнүмүш жагдайларда колдонууга чейин ар түрдүү айкалыштыруу аркылуу өзгөрүлүп түзүлөт. Продуктивдүү ишмердүүлүк процессинде студент окуу предмети аркылуу өздөштүрүлгөн АОНго салыштырмалуу жаңы АОНду түзөт, б.а. окуу китебиндеги маалыматтан айырмаланган жаңы маалыматты жаратат. Жаңы маалыматты жаратуу дайыма издөө ишмердүүлүгүнүн мурунку тажрыйбасына таянат [16].

Калыптандыруучу экспериментинин биринчи баскычы негизинен студенттердин репродуктивдүү ишмердүүлүгү менен мүнөздөлөт. Калыптанган АОН төмөндөгүдөй жыйынтыктар менен мүнөздөлөт: бизнес-пландоо боюнча – таануу деңгээлиндеги билим, билгичтиker жана көндүмдөр; маалыматтык технологиялар аймагында жана кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонууда – билимди, билгичтиkerди жана көндүмдөрдү репродукциялык деңгээлде колдонуу. Калыптандыруучу экспериментинин биринчи баскычындагы иштин жыйынтыгы катары студенттин бизнес-пландоонун маселелерин берилген алгоритм боюнча MS Excel чөйрөсүндө (машиналык алып жүрүүчүдө) бизнестин ЭДМин (мисалын) түзүүсү эсептелинет. Алгоритм боюнча бизнестин ЭДМин (мисалын) түзүү процессинде

калыптандыруучу экспериментинин кийинки баскычындагы ишмердүүлүк шарты катары АОН түзүлөт.

Калыптандыруучу экспериментинин *экинчи баскычында* берилген чондуктардын (1-тиркеме) негизинде студенттер бизнестин ЭДМин (мисалын) өзгөртүп түзүшөт. Бизнес-планды иштеп чыгуу процесси көлөмдүү болуу менен бирге жетишээрлик узак убакыт талап кылышат, бардык иштер компьютерди колдонууну талап кылбайт, ошондуктан “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу бизнес-планды даярдоо курста окулуп-үйрөнүлгөн программалардын жыйындысын колдонууга мүмкүнчүлүк берүүчү иштер менен гана чектелет. Бизнес-пландоо боюнча калган иштер, анын ичинде бизнес идеяны жаратуу жана рынокту анализдөө баштапкы маалыматтар катары берилген.

Калыптандыруучу эксперименттин экинчи баскычындагы өзгөртүп түзүүлөр өз ара байланышта болгон таблицалардын баштапкы ячейкаларындагы маанилерди тапшырманын вариантарына (1-тиркеме) дал келген маанилер менен алмаштыруу болуп эсептелинет, кошумча маалыматтарды киргизүүдө таблицалардын өздөрү да өзгөрүүгө дуушар болот. Түрүн (жаңы ишкананы түзүү) жана бизнестин чөйрөсүн (кофейня түзүү – кызмат көрсөтүү чөйрөсү) моделдегидей калтыруу менен бизнестин ЭДМин түзүү алгоритми өзгөргөн жок. Бизнестин ЭДМин (варианттын) түзүү процессинде тапшырманын шарттарына ылайыкташуу менен бизнестин ЭДМин (мисалын) түзүү боюнча мурдатан өздөштүрүлгөн билимди колдонуу менен студенттер негизинен репродуктивдүү аракеттерди аткарышат. Тапшырмада көрсөтүлгөн жаңы маалыматтарды, толуктоорорду киргизүүнүн жыйынтыгы катары машиналык алып жүрүүчүдөгү бизнестин ЭДМ (вариантты) алышат, ал максималдуу кирешени алууну камсыздоо жана натыйжалуу финанссылык көрсөткүчтөр менен жыл ичинде насыяны төлөп берүү талаптары коюлган милдеттерге жооп бербейт.

Калыптандыруучу эксперименттин экинчи баскычынын кийинки кадамында бизнестин ЭДМ (вариантты) менен болгон иш аяктайт – ал оптимизацияланат (натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча иштер улантылат). Бизнестин ЭДМин (варианттын) оптимизациялоо процесси модель берилген

шарттарды канааттандырышы үчүн чоңдуктарды өзгөртүү иш-чарасында камтылган. Модель менен болгон иштин бул баскычында студенттерден негизинен эвристикалык түрдөгү продуктивдүү ишмердүүлүк – стандарттык эмес тапшырмада бир түрдүү чечимдердин элементтерин колдонуу талап кылынат. Тапшырмада ишмердүүлүктүн максаты белгилүү, бирок максатка жеткирүүчү абал бүдөмүк, субъективдүү жаңы маалыматты табуу менен аз гана тааныш аймакта аракет кылуу керек, бул шарттар В.П. Беспалько боюнча ишмердүүлүктүн продуктивдүү түрүнө дал келет.

Экинчи баскычтагы иштин жыйынтыгы катары бизнестин ЭДМин (вариантын) берилген шарттарды канааттандыруучу (машиналык алып жүргүүчүдө) модель катары түзүү болду. Компьютердик чөйрөдө иштелип чыккан жана ишке жөндөмдүү экономикалык модель динамикалуу болуу менен бирге экономикалык терминологияны өздөштүрүү гана эмес, экономикалык процесстерди да өздөштүрүү шарттарын түзөт. Чечимдерди кабыл алуу негиздери катары бизнестин ЭДМин өзгөртүп түзүү стратегиялык ой жүгүртүүнү калыптандырат; экономикалык мыйзамдарды терең өздөштүрүү мүмкүнчүлүктөрүн көнөйтет, аракеттердин практикалык түспөлүнө жакындоого шарт түзөт; өз ара байланышта болгон таблицалардын системасы болуу менен бирге системалуулукту колдонуу принцибин көрсөтмөлүү кылыш берет.

Калыптандыруучу экспериментинин экинчи баскычында бизнес-пландоодо жана бизнес-пландоодо маалыматтык технологияларды колдонуу чөйрөсүндө АОН билим, билгичтик жана көндүмдөр менен толукталат, MS Excel компьютердик чөйрөсүндөгү иш жөндөмдүүлүктөрү бышыкталат. Экинчи баскычтагы продуктивдүү ишмердүүлүк процессинде мурунку тажрыйбага таянуу менен жаны АОН түзүлөт.

Калыптандыруучу экспериментинин *үчүнчү баскычында* иш MS Word, MS Access, CorelDraw, PowerPoint программалык чөйрөлөрүндө жүргүзүлөт.

MS Word тексттик процессорунда бизнестин ЭДМинин (вариантынын) негизинде студенттер “Бизнес-план” тексттик документин түзүшөт. Тексттик документке болгон талаптар тапшырмада (1-тиркеме) берилген. Тексттик документти даярдоо процессинде студенттер бизнестин ЭДМинин (вариантынын)

файлынан MS Excel чөйрөсүндө түзүлгөн табликалардын көчүрмөсүн алуу ыкмаларынан бирөөсүн тандоо менен MS Word чөйрөсүндө түзүлүп жаткан “Бизнес-план” тексттик документине көчүрүүдө MS Excel жана MS Word тиркемелеринде маалыматтарды бирдиктүү пайдалануу ыкмаларын өз алдынча окуп үйрөнүшөт. Калыптандыруучу экспериментинин үчүнчү баскычынын биринчи кадамынын жыйынтыгы катары “Бизнес-план” тексттик документинин машиналык алыш жүрүүчүдөгү файлы жана кагаздык алыш жүрүүчүдөгү көчүрмөсү эсептелинет. MS Word тексттик процессорунда иштөө, Windows тиркемелеринин маалыматтарын бирдиктүү пайдалануу менен, кесиптик милдеттерди чечүүдө маалыматтык технологияларды колдонуу менен бизнес-планды түзүүдөгү аныкталган түзүлүшкө ээ болгон билим, билгичтиker жана көндүмдөр менен АОН толукталат. “Бизнес-план” документин даярдоо максаты коюлган шарттарда тексттик процессор менен болгон иш аткарылат жана студенттерден бизнестин ЭДМин (вариантын) түзүүдөгү 2-баскычына туура келген шарттарга абалды ылайыкташтыруу талап кылышат. Бул аракеттер эвристикалык түрдөгү продуктивдүү аракеттер.

Бизнес-планды маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу даярдоодогу негизги иштер факт түрүндө калыптандыруучу экспериментинин үчүнчү баскычынын биринчи кадамында аяктаган. Кийинки иштер: бир жагынан алыш караганда мурда өздөштүрүлгөн билимди, билгичтиkerди жана көндүмдөрдү бышыктоону кызматкерлердин маалымат базасын, жарнамалык өндүрүмдөрдү, бизнестин презентациясын түзүү аркылуу көрсөтүү болсо, экинчи жагынан, кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү эсептелинет. Үчүнчү баскычта шарттар өтө катаал болбостон, ишмердүүлүктүн максаты жалпы формада гана берилип, иштин жыйынтыгы катары субъективдүү жаңы маалымат кабыл алышат. Мындай ишмердүүлүктү чыгармачылык түрдөгү элементтери бар продуктивдүү ишмердүүлүккө кошууга болот.

Калыптандыруучу экспериментинин үчүнчү баскычындагы продуктивдүү ишмердүүлүктүн жыйынтыгы катары: “Бизнес-план” тексттик документи (машиналык жана кагаздык алыш жүрүүчүлөрдөгү), кызматкерлердин маалымат

базасы (машиналык алып жүрүүчүлөрдөгү), жарнамалык өндүрүмдөр (машиналык жана кагаздык алып жүрүүчүлөрдөгү), бизнестин презентациясы (машиналык алып жүрүүчүлөрдөгү) түзүлдү.

Педагогикалык эксперименттин алкагында АОНду калыптандыруу аяктады. Бизнес-планды компьютердик каражаттардын жардамы аркылуу даярдоо процессинде топтолгон билимдин, билгичтикердин жана көндүмдөрдүн жыйындысы студенттер үчүн окуу процессинде бизнес-пландоонун маселелерин камтыган дисциплиналарды окуп үйрөнүүдө аракеттин ориентирлөөчү негизи катары колдонулушу мүмкүн.

### **3.2. Констатациялоочу жана калыптандыруучу эксперименттер жана алардын жыйынтыктары**

“Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсундагы калыптандыруучу экспериментинин алкагында маалыматтык технологиилар үч негизги багытты (окуп-үйрөнүү *предмети*, бизнес-пландоо предметтик аймагындагы окутуу *каражаты*, бизнес-планды даярдоо кесиптик маселесин чыгаруу үчүн *курал*) ишке ашырышат, АОНдун калыптануу деңгээлин констатациялоого мүмкүндүк берүүчү критерийлик негиз болуп: *бизнес-пландоо, маалыматтык технологиилар, бизнес-планды даярдоодо маалыматтык технологииларды колдонуу үч аймагындагы билимдин, билгичтикердин жана көндүмдөрдүн жыйындысын өздөштүрүү деңгээлинин коэффициенттери тандалып алынган.*

Аталган аймактарда билимдин, билгичтикердин жана көндүмдөрдүн калыптануу деңгээли тууралуу чондуктарды алуудагы маалыматты топтоодогу негизги метод болуп *тестирлөө методу* аныкталган; ошондой эле АОНдун калыптануу деңгээлин констатациялоодо оозеки жоопторду жана жыйынтыкоочу иштерди анализдөө колдонулду.

*Анкета жүргүзүү методу* төмөнкү багыттарда мотивациянын өзгөрүү динамикасын тактоо максатында:

- маалыматтык технологиилар жана бизнес-пландоо аймактарындагы

билимди аккумуляциялоочу дисциплиналарды окуп-үйрөнүүдө;

- маалыматтык технологияларды кесипкөй ишмердүүлүктө, анын айрым учуро болгон бизнес-пландоодо колдонууда жүргүзүлдү.

Педагогикалык экспериментти *констатациялоочу, калыптандыруучу* жана *контролдоочу* үч баскычта жүргүзөбүз.


Констатациялоочу экспериментинин максаты болуп студенттердин “Менеджменттеги маалыматтык технологиилар” курсундагы окуу ишмердүүлүгүнө болгон мотивациясын, кесипкөй ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонуу мотивациясын аныктоо болгон. 2-тиркемеде “Менеджменттеги маалыматтык технологиилар” курсунда маалыматтык технологияларды окуп-үйрөнүү процессиндеги окуу ишмердүүлүгүнүн мотивдери” аталышындагы 1-анкетасы көрсөтүлгөн.

Анкета 2-курстун окуу группаларында жүргүзүлдү. Констатациялоочу экспериментте бардыгы 98 студент катышышты. 3.1-таблицада окуу ишмердүүлүгүнүн мотивдерин изилдөө жыйынтыктары көрсөтүлгөн.

### 3.1-таблицасы – **Маалыматтык технологииларга окутуу процессиндеги окуу ишмердүүлүгүнүн мотивдерин изилдөөнүн жыйынтыктары**

Окуу ишмердүүлүгүнүн мотивдери	Белгилениши	Рейтингдик орун					
		1	2	3	4	5	6
Жакынкы жана соңку (келечектеги) окуп-үйрөнүү максаттарын аң-сезим менен таануу	M1	12	4	19	14	25	24
Өздөштүрүлгөн билимдин теориялык жана практикалык маанисин аң-сезим менен таануу	M2	37	18	17	11	13	2
Илимий маалыматты эмоциялык формада айтып берүү	M3	5	25	14	30	20	4
Окуу материалынын жаңылыгы жана анын мазмунун көңейтүү	M4	6	12	30	31	16	3
Окуу ишмердүүлүгүнүн кесипкөй багыты	M5	22	28	8	1	11	28

3.1-сүрөтүндө бөрилген диаграмма жүргүзүлгөн анкетанын жыйынтыгын көргөзөт.



*3.1-сүрөтү. Маалыматтык технологияларды окуп-үйрөнүү процессиндеги окуу ишмердүүлүгүнүн мотивдеринин диаграммасы*

Студенттердин 1/3 ден ашыгы үчүн (98 студенттин 37 үчүн) “Өздөштүрүлгөн билимдин теориялык жана практикалык маанисин аң-сезим менен таануу” чоң мааниге ээ. Анкета толтурган студенттердин жарымынан ашыгы (30 жана 31 адам) “Окуу материалынын жаңылыгы жана анын мазмунун кеңейтүү” мотивин 3-4 орунга коюшту. Студенттердин дээрлик жарымы (25 жана 24 адам) “Жакынкы жана соңку окуп-үйрөнүү максаттарын аң-сезим менен таануу” мотивин 5-6- орунга коюшту. “Илимий маалыматты эмоциялык формада айтып берүү” мотиви бир жагынан алышп караганда жооп берген студенттердин чейреки (25 адам) тарабынан 2-орунга коюлса, экинчи жагынан студенттердин жарымы (30 жана 20 адам) бул мотивди өздөрү үчүн маанилүү эмес деп эсептешкен. Биздин изилдөө үчүн эң көп кызыгууну “Окуу ишмердүүлүгүнүн кесипкөй багыты” мотиви пайда кылат. Анкета жүргүзүүнүн жыйынтыгында эки уюлдуу жыйынтык алынган: студенттердин жарымы (22 жана 28 адам) бул мотивди 1-2-орунга коюшкан, ошону менен бирге эле дээрлик студенттердин дээрлик 1/4 бөлүгү (28 адам) бул мотивге ақыркы 6-орунду ыйгарышкан. Демек, маалыматтык технологияларга окуп-үйрөтүү процессине кесиптик маселелерди киргизүү зарылчылыгы келип чыккандыгыбышыкталды.

Калыптандыруучу экспериментин өткөрүүгө чейин жана өткөргөндөн кийин контролдук группадан 48 студент, ал эми эксперименттик группадан 73

студент катышкан үч өздөштүрүү дөнгөэли боюнча *баштапкы* жана *жыйынтыктоочу* контролъ жасалышы керек (7-тиркеме).

Констатациялоочу эксперименттен кийин контролдук группадан 48 студент, ал эми эксперименттик группадан 73 студент катышкан өздөштүрүүнүн үч дөнгөэли боюнча *баштапкы контролду* (*тестирлөөнү*) өткөрөбүз.

**Контролдук группа** менен иш жүргүзөбүз, студенттердин саны 48.

Бизде жана чет мамлекетте практикаланган түрдүү дөнгөэлдеги тесттерди аткаруудагы бирдей баалоо туура эмес экендигин негиз кылыш, үч дөнгөэлдеги тесттерди өткөрөбүз.

Үч дөнгөэлдеги тесттерди аткарууга коюлган баалар кабыл алынган баалар шкаласына ылайык төмөндөгүдөй болушат: 1 (8/8 - 8 суроого 8 туура жооп); 0,875(7/8); 0,75(6/8); 0,625(5/8); 0,5(4/8); 0,375(3/8); 0,25(2/8); 0,125(1/8); 0(0/8).

Өздөштүрүүнүн биринчи дөнгөэлинин коэффицентин эсептейбиз

$$K_{k1} = \frac{\sum_{j=1}^{N_k} K_j n_j}{N_k},$$

бизде  $n_3 = 3, n_4 = 12, n_5 = 11, n_6 = 9, n_7 = 9, n_8 = 9$ .

$$K_{k1} = \frac{3 * 0,375 + 12 * 0,5 + 11 * 0,625 + 9 * 0,75 + 9 * 0,875 + 4 * 1}{48} \approx 0,66$$

Өздөштүрүүнүн экинчи дөнгөэлинин коэффицентин эсептейбиз  $n_3 = 12, n_4 = 4, n_5 = 8, n_6 = 14, n_7 = 7, n_8 = 3$ .

$$K_{k2} = \frac{12 * 0,375 + 4 * 0,5 + 8 * 0,625 + 14 * 0,75 + 7 * 0,875 + 3 * 1}{48} \approx 0,55$$

Өздөштүрүүнүн үчүнчү дөнгөэлинин коэффицентин эсептейбиз  $n_2 = 4, n_3 = 14, n_4 = 9, n_5 = 10, n_6 = 9, n_7 = 1, n_8 = 1$ .

$$K_{k3} = \frac{4 * 0,25 + 14 * 0,375 + 9 * 0,5 + 10 * 0,625 + 9 * 0,75 + 1 * 0,875 + 1 * 1}{48} \approx 0,4$$

**Өздөштүрүүнүн жалпыланган коэффициентин** аныктайлы, биздин учурда 1:3:5 катышына туура келүүчү, өздөштүрүүнүн үч дөнгөэлдүү маселеси сунушталгандыктан, татаалдык коэффициенттери төмөнкү маанилерге ээ болот:

**$r_1 = 0,1; r_2 = 0,3; r_3 = 0,6$ .**

$$Q = \sum_{i=1}^n K_i r_i = 0,66 * 0,1 + 0,55 * 0,3 + 0,4 * 0,6 \approx 0,47$$

### 3.2-таблицасы – Контролук группанын өздөштүрүү денгээлдери

Контролдук группа	Студенттердин саны	Өздөштүрүүнүн денгээлдери			Жалпыланган коэффициенти
		I денгээли	II денгээли	III денгээли	
	48	0,66	0,55	0,4	0,47

**Эксперименттик группа** менен иш жүргүзөбүз, студенттердин саны 73.

Үч денгээлдеги тесттерди аткарууга коюлган баалар кабыл алынган баалар шкаласына ылайык төмөндөгүдөй болушат: 1 (8/8 - 8 суроого 8 туура жооп); 0,875(7/8); 0,75(6/8); 0,625(5/8); 0,5(4/8); 0,375(3/8); 0,25(2/8); 0,125(1/8); 0(0/8).

Өздөштүрүүнүн биринчи денгээлинин коэффицентин эсептейбиз

$$K_{\Theta 1} = \frac{\sum_{j=1}^{N_3} K_j n_j}{N_3},$$

бизде  $n_3 = 4, n_4 = 15, n_5 = 18, n_6 = 17, n_7 = 12, n_8 = 7$ .

$$K_{\Theta 1} = \frac{4 * 0,375 + 15 * 0,5 + 18 * 0,625 + 17 * 0,75 + 12 * 0,875 + 7 * 1}{73} \approx 0,67$$

Өздөштүрүүнүн экинчи денгээлинин коэффицентин эсептейбиз

$n_3 = 13, n_4 = 18, n_5 = 19, n_6 = 14, n_7 = 6, n_8 = 3$ .

$$K_{\Theta 1} = \frac{13 * 0,375 + 18 * 0,5 + 19 * 0,625 + 14 * 0,75 + 6 * 0,875 + 3 * 1}{73} \approx 0,54$$

Өздөштүрүүнүн үчүнчүү денгээлинин коэффицентин эсептейбиз

$n_2 = 3, n_3 = 26, n_4 = 20, n_5 = 13, n_6 = 8, n_7 = 2, n_8 = 1$ .

$$K_{\Theta 3} = \frac{3 * 0,25 + 26 * 0,375 + 20 * 0,5 + 13 * 0,625 + 8 * 0,75 + 2 * 0,875 + 1 * 1}{73} \approx 0,38$$

**Өздөштүрүүнүн жалпыланган коэффициентин** аныктайлы, биздин учурда 1:3:5 катышына туура келүүчү, өздөштүрүүнүн үч денгээлдүү маселеси сунушталгандыктан, татаалдык коэффициенттери төмөнкү маанилерге ээ болот:

$$r_1 = 0,1; r_2 = 0,3; r_3 = 0,6.$$

$$Q = \sum_{i=1}^3 K_i r_i = 0,67 * 0,1 + 0,54 * 0,3 + 0,38 * 0,6 \approx 0,46$$

### 3.3-таблицасы – Эксперименттик группанын өздөштүрүү дөңгээлдери

Эксперименттик группа	Студенттердин саны	Өздөштүрүү дөңгээлдери			Жалпыланган коэффициенти
		I дөңгээли	II дөңгээли	III дөңгээли	
	73	0,67	0,54	0,38	0,46

**Констатациялоо экспериментинин алкагындагы 1-анкеттөө жана баштапкы контроль аяктады.**

### 3.4-таблицасы – Өздөштүрүү коэффициенттери (контролдоо аймагы-маалыматтык технологиялар)

Контролдоо баскычтары	Группасы	Өздөштүрүү дөңгээлдери			Жалпыланган коэффициенти
		I дөңгээли	II дөңгээли	III дөңгээли	
Баштапкы контроль	Контролдук	0,66	0,55	0,4	0,47
	Эксперименттик	0,67	0,54	0,38	0,46

Баштапкы контроль үч өздөштүрүү дөңгээли боюнча эксперименттик жана контролдук группалардын ортосундагы принципиалдуу айырмачылыктарды таба алган жок (3.9 таблицасы).

Андан кийин **калыптандыруучу экспериментин** өткөрөбүз, эксперименттик группалардан түзүлгөн майда топтор (4-5 студент) аркылуу бизнес-план түзүү иштери жүргүзүлөт (1-тиркеме). Калыптандыруучу эксперименти 1-тиркемедеги көрсөтмөлөр боюнча жүргүзүлөт. Калыптандыруучу экспериментинин процессинде студенттердин иши эки багытта бааланган: 1) комплекстүү милдет болгон бизнес-планды кичи топтордун түзүүсү; 2) өздөштүрүү дөңгээлдерин контролдоону ар бир студенттин колго алуусу. Комплектүү милдетти көп пландуу катары аткаруу корректировкалоо коэффициентин ыйгаруу менен коштолуп үч дөңгээлдүү шкала аркылуу бааланган:

биринчи көрсөтүүдө катасыз —  $K_3 = 1$ ;

экинчи көрсөтүүдөн баштап катасыз —  $K_3 = 0,9$ ;

үчүнчү көрсөтүүдөн баштап катасыз —  $K_3 = 0,8$ .

Бизнес-пландоону даярдоодогу кичи топтордун ишин баалоонун жыйынтыктары 3.5-таблицада берилген.

**3.5-таблицасы – Кичи топтордун компьютердик каражаттары аркылуу бизнес-планды даярдоо боюнча маселерди аткаруу жыйынтыктары**

Калыптандыруу экспериментинин баскычтары	Ишти тапшырган кичи топтордун саны		
	1-көрсөтүүдөн баштап	2-көрсөтүүдөн баштап	3-көрсөтүүдөн баштап
1-этабы	13	2	1
2- этабы	9	6	1
3- этабы	11	3	2

Калыптандыруучу экспериментинин ар бир этапынан кийин **бизнес-пландоодо маалыматтык технологияларды колдонуу аймагында** студенттердин (эксперименттик группаларда) тажрыйбаны өздөштүрүү деңгээлдерин контролдоо жүргүзүлүп турган.

Иштин биринчи жана экинчи этапында кичи топтор тарабынан алынган коэффициенттер студенттердин милдетти мындан да сонун чечүүсү үчүн стимул болот. Үчүнчү этапта кичи топтор аркылуу алынган коррекциялоо коэффициенти студенттин өздүк өздөштүрүү коэффициентин эсептөөдө эсепке алынат.

Алынган жыйынтыктар 3.6-таблицада көрсөтүлгөн.

**3.6-таблицасы – Калыптандыруучу экспериментинин процессиндеи бизнес-пландоодо маалыматтык технологияларды колдонуу методдорун студенттердин өздөштүрүүсүнүн жыйынтыктары (1 -, 2 -, 3 - этаптары)**

Өздөштүрүүнүн деңгээлдері	Студенттер жетишкен өздөштүрүүнүн деңгээлдеринин коэффициенттери					Денгээл боюнча	Өздөштүрүүнүн жалпыланган коэффициенти
	0,5	0,625	0,75	0,875	1		
	Студенттердин саны						
I деңгээли	1	18	35	11	8	0,7619	0,8004
II деңгээли	1	4	7	42	19	0,8767	
III деңгээли	9	12	24	15	13	0,7688	


Алынган жыйынтык төмөндөгү факторлордун болуусу менен шартталат: предметтик аймактарда маалыматтык технологияларды колдонууга даяр болуу; өз алдынча иштөөнүн жетиштүү деңгээли; бир предметтик аймакта маалыматтык технологияларды колдонуу; бир багыттагы ишмердүүлүктүү концентрациялоо; өздөштүрүүнүн бир деңгээлинен кийинкисине өтүү; коюлган милдетти чечүүдөгү мотивациялар.

Калыптандыруучу экспериментинен кийин бизнес-планды маалыматтык

технологиялар каражаттары аркылуу даярдоо процессиндеги окуу ишмердүүлүгүнүн мотивдерин издеңүүнүн жыйынтыктары

### **3.7-таблицасы – Бизнес-планды маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу даярдоо процессиндеги окуу ишмердүүлүгүнүн мотивдерин изилдөөнүн жыйынтыктары**

Белгилениши	Рейтингдик орун						
	1	2	3	4	5	6	
Көрсөтүлгөн рейтингдик орунга ээ болгон студенттердин саны							
Жакынкы жана соңку (келечектеги) окуп-үйрөнүү максаттарын аң-сезим менен таануу	M1	1	8	9	16	13	26
Өздөштүрүлгөн билимдин теориялык жана практикалык маанисин аң-сезим менен таануу	M2	29	19	9	6	8	2
Илимий маалыматты эмоциялык формада айтып берүү	M3	6	7	12	17	22	9
Окуу материалынын жаңылыгы жана анын мазмунун көнөйтүү	M4	9	16	21	13	6	8
Окуу ишмердүүлүгүнүн кесипкөй багыты	M5	23	13	15	9	7	6



**3.2-сүрөтү. Бизнес-планды маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу даярдоо процессиндеги окуу ишмердүүлүгүнүн мотивдеринин диаграммасы**

Анкета жүргүзүүнүн жыйынтыктарынан студенттердин окуу

ишмердүүлүгү калыптаандыруучу экспериментинен кийин кесипкөй багытка ээ болгондугу көрүнүп турат: студенттердин жарымынан көбү “Өздөштүргүлгөн билимдин теориялык жана практикалык маанисин аң-сезим менен таануу” жана “Окуу ишмердүүлүгүнүн кесипкөй багытталышы” сыйктуу мотивдерди биринчи жана экинчи орундарга коюшкан.

Калыптаандыруучу экспериментин өткөргөндөн кийин контролдук группадан 48 студент, ал эми эксперименттик группадан 73 студент катышкан үч өздөштүрүү денгээли боюнча *жыйынтыктоочу контролду* өткөрөбүз, контролдоо аймагы - маалыматтык технологиялар.

**Контролдук группа** менен иш жүргүзөбүз, студенттердин саны 48.

Үч денгээлдеги тесттерди аткарууга коюлган баалар кабыл алынган баалар шкаласына ылайыктуулугу мурда көрсөтүлгөндөй эле калат.

Өздөштүрүүнүн биринчи денгээлинин коэффицентин эсептейбиз

$$K_{k1} = \frac{\sum_{j=1}^{N_k} K_j n_j}{N_k},$$

бизде  $n_3 = 1, n_4 = 8, n_5 = 11, n_6 = 10, n_7 = 6, n_8 = 12$ .

$$K_{k1} = \frac{1 * 0,375 + 8 * 0,5 + 11 * 0,625 + 10 * 0,75 + 6 * 0,875 + 12 * 1}{48} \approx 0,74$$

Өздөштүрүүнүн экинчи денгээлинин коэффицентин эсептейбиз

$n_4 = 5, n_5 = 12, n_6 = 13, n_7 = 11, n_8 = 7$ .

$$K_{k2} = \frac{4 * 0,5 + 12 * 0,625 + 13 * 0,75 + 11 * 0,875 + 7 * 1}{48} \approx 0,76$$

Өздөштүрүүнүн үчүнчүү денгээлинин коэффицентин эсептейбиз

$n_3 = 4, n_4 = 12, n_5 = 14, n_6 = 13, n_7 = 4, n_8 = 1$ .

$$K_{k3} = \frac{4 * 0,375 + 12 * 0,5 + 14 * 0,625 + 13 * 0,75 + 4 * 0,875 + 1 * 1}{48} \approx 0,6$$

**Өздөштүрүүнүн жалпыланган коэффициентин** аныктайлы, биздин учурда 1:3:5 катышына туура келүүчү, өздөштүрүүнүн үч денгээлдүү маселеси сунушталгандыктан, татаалдык коэффициенттери төмөнкү маанилерге ээ болот:

**$r_1 = 0,1; r_2 = 0,3; r_3 = 0,6$ .**

$$Q = \sum_{i=1}^n K_i r_i = 0,74 * 0,1 + 0,76 * 0,3 + 0,6 * 0,6 \approx 0,66$$

### 3.8-таблицасы – Контролдук группаның өздөштүрүү дөнгөлдері

	Студенттердин саны	Өздөштүрүү дөнгөлдері			Жалпыланган коэффициенти
		I дөнгөлү	II дөнгөлү	III дөнгөлү	
Контролдук группа	48	0,74	0,76	0,60	0,66

**Эксперименттик группа** менен иш жүргүзөбүз, студенттердин саны 73.

Үч дөнгөлдеги тесттерди аткарууга коюлган баалар кабыл алынган баалар шкаласына ылайык төмөндөгүдөй болушат: 1 (8/8 - 8 суроого 8 туура жооп); 0,875(7/8); 0,75(6/8); 0,625(5/8); 0,5(4/8); 0,375(3/8); 0,25(2/8); 0,125(1/8); 0(0/8).

Өздөштүрүүнүн биринчи дөнгөлиниң коэффицентин эсептейбиз

$$K_{\Theta 1} = \frac{\sum_{j=1}^{N_3} K_j n_j}{N_3}, \text{ бизде } n_4 = 2, n_5 = 9, n_6 = 27, n_7 = 24, n_8 = 11.$$

$$K_{\Theta 1} = \frac{2 * 0,5 + 9 * 0,625 + 27 * 0,75 + 24 * 0,875 + 11 * 1}{73} \approx 0,81$$

Өздөштүрүүнүн экинчи дөнгөлиниң коэффицентин эсептейбиз

$$n_4 = 1, n_5 = 6, n_6 = 17, n_7 = 27, n_8 = 22.$$

$$K_{\Theta 2} = \frac{1 * 0,5 + 6 * 0,625 + 17 * 0,75 + 27 * 0,875 + 22 * 1}{73} \approx 0,86$$

Өздөштүрүүнүн үчүнчү дөнгөлиниң коэффицентин эсептейбиз

$$n_3 = 2, n_4 = 11, n_5 = 19, n_6 = 20, n_7 = 14, n_8 = 7.$$

$$K_{\Theta 3} = \frac{2 * 0,375 + 11 * 0,5 + 19 * 0,625 + 20 * 0,75 + 14 * 0,875 + 7 * 1}{73} \approx 0,71$$

**Өздөштүрүүнүн жалпыланган коэффицентин** аныктайлы, биздин учурда 1:3:5 катышына туура келүүчү, өздөштүрүүнүн үч дөнгөлдүү маселеси сунушталгандыктан, татаалдык коэффициенттери төмөнкү маанилерге ээ болот:

$$r_1 = 0,1; r_2 = 0,3; r_3 = 0,6.$$

$$Q = \sum_{i=1}^n K_i r_i = 0,81 * 0,1 + 0,86 * 0,3 + 0,71 * 0,6 \approx 0,76$$

### 3.9-таблицасы – Эксперименттик группаның өздөштүрүү дөнгөлдөрү

	Студенттердин саны	Өздөштүрүү дөнгөлдөрү			Жалпыланган коэффициенти
		I дөнгөэли	II дөнгөэли	III дөнгөэли	
Эксперименттик группа	73	0,81	0,86	0,71	0,76

### 3.10-таблицасы – Өздөштүрүү коэффициенттерин бөлүштүрүү (контролдоо аймагы - маалыматтык технологиялар)

Контролдоо этапы	Группасы	Өздөштүрүү дөнгөлдөрү			Жалпыланган коэффициенти
		I дөнгөэли	II дөнгөэли	III дөнгөэли	
Баштапкы контролу	Контролдук	0,66	0,55	0,4	0,47
	Эксперименттик	0,67	0,54	0,38	0,46
Жыйынтыктоочу контролу	Контролдук	0,74	0,76	0,6	0,66
	Эксперименттик	0,81	0,86	0,71	0,76

Маалыматтык технологиялар аймагында билимди, билгичтикерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүү дөнгөлинин жыйынтыктоочу контролунун этапында алынган маалыматтар жана алынган маалыматтардын чындыкка жакындыгын текшерүүчү эсеп критерийлери кийинки таблицада көрсөтүлгөн (3.11-табл.).

Оз кезегинде **орточно чондуктардын каталарынын квадраттары** орточо квадраттык жантайуусун ( $\sigma$ ) жана тандоо көлөмүн ( $N$ ) эсепке алуу менен эсептелинет:

$$m = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}, \text{ мындан } m^2 = \frac{\sigma^2}{N}.$$

$\sigma^2$  – дисперсия (өздөштүрүүнүн  $i$ -дөнгөэли үчүн) төмөндөгүдөй формула

менен эсептелет:

$$\sigma_{ki}^2 = \frac{\sum_{j=1}^{N_{ki}} (K_j - K_{ki})^2 * n_j}{N_{ki}} \quad (\text{контролдук группа үчүн})$$

$$\sigma_{k1}^2 = \frac{(0,74-1)^2*4+(0,74-0,875)^2*9+(0,74-0,750)^2*9+(0,74-0,625)^2*11+(0,74-0,5)^2*12+(0,74-0,375)^2*3}{48} \approx \frac{1,671}{48} \approx 0,03$$

$$\sigma_{k2}^2 = \frac{(0,76-1)^2*6+(0,76-0,875)^2*14+(0,76-0,750)^2*27+(0,76-0,625)^2*6+(0,76-0,5)^2*4+(0,76-0,375)^2*1}{48} \approx \frac{1,061}{48} \approx 0,02$$

$$\sigma_{k3}^2 = \frac{(0,6-1)^2*1+(0,6-0,875)^2*1+(0,6-0,75)^2*9+(0,6-0,625)^2*10+(0,6-0,5)^2*9+(0,6-0,375)^2*14+(0,6-0,25)^2*4}{48} \approx \frac{1,733}{48} \approx 0,03$$

$$\sigma_{\varepsilon i}^2 = \frac{\sum_{j=1}^{N_{\varepsilon i}} (K_j - K_{\varepsilon i})^2 * n_j}{N_{\varepsilon i}} \quad (\text{эксперименттик группа үчүн})$$

$$\sigma_{\varepsilon 1}^2 = \frac{(0,81-1)^2 * 11 + (0,81-0,875)^2 * 24 + (0,81-0,750)^2 * 27 + (0,81-0,625)^2 * 9 + (0,81-0,5)^2 * 2}{73} \approx \frac{1,095}{73} \approx 0,01$$

$$\sigma_{\varepsilon 2}^2 = \frac{(0,87-1)^2 * 20 + (0,87-0,875)^2 * 39 + (0,87-0,75)^2 * 8 + (0,87-0,625)^2 * 4 + (0,87-0,5)^2 * 2}{73} \approx \frac{0,968}{73} \approx 0,01$$

$$\sigma_{\varepsilon 3}^2 = \frac{(0,71-1)^2 * 5 + (0,71-0,875)^2 * 14 + (0,71-0,75)^2 * 28 + (0,71-0,625)^2 * 19 + (0,71-0,5)^2 * 3 + (0,71-0,375)^2 * 4}{73} \approx \frac{1,564}{73} \approx 0,02$$

Тестирулөөнүн жыйынтыктарын баалоо математикалык статистиканын тандалма орточо математикалык чондуктардын айырмачылыгы маселеси катары аныкталган. Бул үчүн Стьюденттин t-критерийи колдонулган. Бул критерийдин негизинде өздөштүрүүнүн  $i$ -денгээлинде ( $i = 1, 2, 3$ ) орточо арифметикалык чондуктарынын айырмачылыгынын статистикалык маанилүүлүгү (5) формуласы аркылуу бааланат:

$$t = \frac{K_{\varepsilon i} - K_{ki}}{\sqrt{m_{\varepsilon i}^2 + m_{ki}^2}} \quad (5)$$

$$m_{\varepsilon 1}^2 = \frac{\delta_{\varepsilon}^2}{N_{\varepsilon}} = \frac{0,01}{73} \approx 0,000137$$

$$m_{\varepsilon 2}^2 = \frac{\delta_{\varepsilon}^2}{N_{\varepsilon}} = \frac{0,01}{73} \approx 0,000137$$

$$m_{\varepsilon 3}^2 = \frac{\delta_{\varepsilon}^2}{N_{\varepsilon}} = \frac{0,02}{73} \approx 0,000274$$

$$m_{k1}^2 = \frac{\delta_k^2}{N_k} = \frac{0,03}{48} \approx 0,000625$$

$$m_{k2}^2 = \frac{\delta_k^2}{N_k} = \frac{0,02}{48} \approx 0,000417$$

$$m_{k3}^2 = \frac{\delta_k^2}{N_k} = \frac{0,03}{48} \approx 0,000625$$

$$t_1 = \frac{0,81 - 0,74}{\sqrt{0,000137 + 0,000625}} = \frac{0,07}{\sqrt{0,000762}} = \frac{0,07}{0,0276} = 2,5358$$

$$t_2 = \frac{0,87 - 0,76}{\sqrt{0,000137 + 0,000417}} = \frac{0,11}{\sqrt{0,000554}} = \frac{0,11}{0,02353} = 4,6734$$

$$t_3 = \frac{0,71 - 0,6}{\sqrt{0,000274 + 0,000625}} = \frac{0,11}{\sqrt{0,000899}} = \frac{0,11}{0,02998} = 3,6687$$

**3.11-таблицасы – Маалыматтык технологиялар аймагында студенттердин өздөштүрүү деңгээлдерин текшерүүнүн жыйынтыктары (калыптаандыруучу экспериментин өткөргөндөн кийин)**

Өздөштүрүү коэффициенти (баасы – $K_j$ )	I деңгээли		II деңгээли		III деңгээли	
	Контролдук группа ( $N_k = 48$ )	Эксперименттик группа ( $N_e = 73$ )	Контролдук группа ( $N_k = 48$ )	Эксперименттик группа ( $N_e = 73$ )	Контролдук группа ( $N_k = 48$ )	Эксперименттик группа ( $N_e = 73$ )
Туура келген баага ээ болгон студенттердин саны						
1	4	11	6	20	1	5
0,875	9	24	14	39	1	14
0,750	9	27	27	8	9	28
0,625	11	9	6	4	10	19
0,500	12	2	4	2	9	3
0,375	3	0	1	0	14	4
0,250	0	0	0	0	4	0
0,125	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
Группа үчүн өздөштүрүүнүн орточо коэффициенти ( $K_i$ )	<b>0,74</b>	<b>0,81</b>	<b>0,76</b>	<b>0,87</b>	<b>0,60</b>	<b>0,71</b>
Дисперсия ( $\sigma^2$ )	0,03	0,01	0,02	0,01	0,03	0,02
Стьюенттин t-критерийинин мааниси ( $t$ )	$t = 2,5358 > t_{st} = 2 (t_1 = 0,95)$		$t = 4,6734 > t_{st} = 2,6 (t_3 = 0,999)$		$t = 3,6687 > t_{st} = 3,4 (t_3 = 0,999)$	


мында  $K_{ei}$  жана  $K_{ki}$  болсо  $N_e$  жана  $N_k$  (эксперименттик жана контролдук группалардагы студенттердин саны) тандоолорунун салыштырылып жаткан орточо арифметикалык чондуктары (биздин маселеде  $i$ -деңгээлдеги эксперименттик жана контролдук группалардын өздөштүрүүсүнүн орточо коэффициенттери), ал эми  $m_{ei}^2$ ;  $m_{ki}^2$  – орточо чондуктардын каталарынын квадраттары.

Стьюенттин t-критерийинин алынган маалыматтарына ылайык эксперименттин берилген этабында тандалган арифметикалык чондуктардын статистикалык маанилүүлүгүнүн баасы Стьюенттин t-критерийи боюнча 0,95 ыктымалдуулуктун босогосунан ылдый эмес деген жыйынтыкты жасоого болот.

Эксперименттик группалардагы өздөштүрүүнүн жалпыланган коэффициенти калыптаандыруучу экспериментин жургүзгөндөн соң 0,76 (контролдук группалардагы 0,66 менен салыштырмалуу) экендиги таблицадан келип чыгат.

Калыптаандыруучу экспериментинин сапаттуу көрсөткүчү болуп

эвристикалык типтеги алгоритмдик жана натыйжалуу ишмердүүлүктүү юштуруудагы студенттердин жөндөмдүүлүктөрүнүн он динамикасы эсептелинет (3.3-сүрөт).



*3.3-сүрөтү. Контролдук жана эксперименттик группалардагы өздөштүрүү коэффициенттеринин катышы (маалыматтык технологиялар аймагында)*

Контролдук группага салыштырмалуу эксперименттик группадагы өздөштүрүүнүн өсүү интенсивдүүлүгүн диаграммада көрүүгө болот.

### **3.3. Контролдоочу эксперименти жана анын жыйынтыктары**

Контролдоочу эксперимент экинчи курсун үчүнчү семестринде контролдук жана эксперименттик группалардын студенттери “Ишкердик” курсунда Project Expert программасынын жардамы менен бизнес-планды даярдоо практикалык ишин аткарғандан кийин жүргүзүлгөн. Контролдоочу экспериментинин алкагында бизнес-пландоодо маалыматтык технологияларды колдонуу жана бизнес-пландоо аймактарындагы өздөштүрүү деңгээлдеринин жыйынтыктоочу контролу жүргүзүлдү, аягында 3-анкета жүргүзүлдү.

Контролдоочу экспериментинин алкагында экинчи курсун үчүнчү семестринде жыйынтыктоочу контроль эксперименттик (25 адам) жана

контролдук (24 адам) группалардын студенттери үчүн жүргүзүлгөн. Контролдоо аймагы катары бизнес-пландоодо маалыматтык технологияларды колдонуу каралат.

Бизнес-пландоодо маалыматтык технологияларды колдонуу аймагында билимди, билгичтикерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүү денгээлин аныктоонун баштапкы этапында алынган маалыматтар жана алынган маалыматтардын ишенимдүүлүгүн текшерүүнүн эсептик критерийлери кийинки таблицада көрсөтүлгөн (3.18-таблицасы).

Контролдоочу экспериментинин жүрүшү:

**Контролдук группа** менен иш жүргүзөбүз, студенттердин саны 24.

$$K_{k1} = \frac{\sum_{j=1}^{N_k} K_j n_j}{N_k},$$

Өздөштүрүүнүн биринчи денгээлинин коэффицентин эсептейбиз бизде  $n_3 = 2, n_4 = 4, n_5 = 8, n_6 = 7, n_7 = 2, n_8 = 1$ .

$$K_{k1} = \frac{2 * 0,375 + 4 * 0,5 + 8 * 0,625 + 7 * 0,75 + 2 * 0,875 + 1 * 1}{24} \approx 0,66$$

Өздөштүрүүнүн экинчи денгээлинин коэффицентин эсептейбиз  $n_3 = 2, n_4 = 3, n_5 = 4, n_6 = 8, n_7 = 6, n_8 = 1$ .

$$K_{k2} = \frac{2 * 0,375 + 3 * 0,5 + 4 * 0,625 + 8 * 0,75 + 6 * 0,875 + 1 * 1}{24} \approx 0,70$$

Өздөштүрүүнүн үчүнчүү денгээлинин коэффицентин эсептейбиз  $n_3 = 3, n_4 = 6, n_5 = 4, n_6 = 4, n_7 = 3, n_8 = 4$ .

$$K_{k3} = \frac{3 * 0,375 + 6 * 0,5 + 4 * 0,625 + 4 * 0,75 + 3 * 0,875 + 4 * 1}{24} \approx 0,68$$

**Өздөштүрүүнүн жалпыланган коэффициентин** аныктайлы, биздин учурда 1:3:5 катышына туура келүүчү, өздөштүрүүнүн үч денгээлдүү маселеси сунушталгандыктан, татаалдык коэффициенттери төмөнкү маанилерге ээ болот:

$$r_1 = 0,1; r_2 = 0,3; r_3 = 0,6.$$

$$Q = \sum_{i=1}^n K_i r_i = 0,66 * 0,1 + 0,70 * 0,3 + 0,68 * 0,6 \approx 0,68$$

**Эксперименттик группа** менен иш жүргүзөбүз, студенттердин саны 25.

$$K_{\vartheta 1} = \frac{\sum_{j=1}^{N_{\vartheta}} K_j n_j}{N_{\vartheta}},$$

Өздөштүрүүнүн биринчи деңгээлинин коэффицентин эсептейбиз, бизде  $n_4 = 3, n_5 = 4, n_6 = 12, n_7 = 3, n_8 = 2$ .

$$K_{\vartheta 1} = \frac{3 * 0,5 + 4 * 0,625 + 12 * 0,75 + 3 * 0,875 + 2 * 1}{25} \approx 0,75$$

Өздөштүрүүнүн экинчи деңгээлинин коэффицентин эсептейбиз  $n_4 = 1, n_5 = 2, n_6 = 4, n_7 = 10, n_8 = 8$ .

$$K_{\vartheta 2} = \frac{1 * 0,5 + 2 * 0,625 + 4 * 0,75 + 10 * 0,875 + 8 * 1}{25} \approx 0,86$$

Өздөштүрүүнүн үчүнчү деңгээлинин коэффицентин эсептейбиз  $n_4 = 2, n_5 = 2, n_6 = 5, n_7 = 9, n_8 = 7$ .

$$K_{\vartheta 3} = \frac{2 * 0,5 + 2 * 0,625 + 5 * 0,75 + 9 * 0,875 + 7 * 1}{25} \approx 0,83$$

**Өздөштүрүүнүн жалпыланган коэффициентин аныктайлы**

$$Q = \sum_{i=1}^n K_i r_i = 0,75 * 0,1 + 0,86 * 0,3 + 0,83 * 0,6 \approx 0,83$$

Өз кезегинде **орточно чондуктардын каталарынын квадраттары** орточо квадраттык жантайуусун ( $\sigma$ ) жана тандоо көлөмүн ( $N$ ) эсепке алуу менен эсептелинет:

$$\mathbf{m} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}, \text{ мындан } \mathbf{m}^2 = \frac{\sigma^2}{N}.$$

$\sigma^2$  – дисперсия (өздөштүрүүнүн  $i$ -деңгээли үчүн) төмөндөгүдөй формула

менен эсептелет:

$$\sigma_{ki}^2 = \frac{\sum_{j=1}^{N_{ki}} (K_j - K_{ki})^2 * n_j}{N_{ki}} \quad (\text{контролдук группа үчүн})$$

$$\sigma_{k1}^2 = \frac{(0,66-1)^2 * 1 + (0,66-0,875)^2 * 2 + (0,66-0,750)^2 * 7 + (0,66-0,625)^2 * 8 + (0,66-0,5)^2 * 4 + (0,66-0,375)^2 * 2}{24} \approx \frac{0,5394}{24} \approx 0,022$$

$$\sigma_{k2}^2 = \frac{(0,7-1)^2 * 1 + (0,7-0,875)^2 * 6 + (0,7-0,750)^2 * 8 + (0,7-0,625)^2 * 4 + (0,7-0,5)^2 * 3 + (0,7-0,375)^2 * 2}{24} \approx \frac{0,647}{24} \approx 0,026$$

$$\sigma_{k3}^2 = \frac{(0,68-1)^2 * 4 + (0,68-0,875)^2 * 3 + (0,68-0,75)^2 * 4 + (0,68-0,625)^2 * 4 + (0,68-0,5)^2 * 6 + (0,68-0,375)^2 * 3}{24} \approx \frac{0,0428}{24} \approx 0,0017$$

$$\sigma_{\varepsilon i}^2 = \frac{\sum_{j=1}^{N_{\varepsilon i}} (K_j - K_{\varepsilon i})^2 * n_j}{N_{\varepsilon i}} \quad (\text{эксперименттик группа үчүн})$$

$$\sigma_{\varepsilon 1}^2 = \frac{(0,75-1)^2*2+(0,75-0,875)^2*3+(0,75-0,750)^2*12+(0,75-0,625)^2*4+(0,75-0,5)^2*3}{25} \approx \frac{0,421}{25} \approx 0,016$$

$$\sigma_{\varepsilon 2}^2 = \frac{(0,86-1)^2*8+(0,86-0,875)^2*10+(0,86-0,75)^2*4+(0,86-0,625)^2*2+(0,86-0,5)^2*1}{25} \approx \frac{0,44}{25} \approx 0,017$$

$$\sigma_{\varepsilon 3}^2 = \frac{(0,84-1)^2*7+(0,84-0,875)^2*9+(0,84-0,75)^2*5+(0,84-0,625)^2*2+(0,84-0,5)^2*2}{25} \approx \frac{0,385}{25} \approx 0,0221$$

### 3.12-таблицасы – Бизнес-пландоодо маалыматтык технологияларды колдонуу аймагындагы өздөштүрүү деңгээлдерин текшерүүнүн жыйынтыктары

Өздөштүрүү коэффициенти (баасы – $K_j$ )	I деңгээли		II деңгээли		III деңгээли	
	Контролдук группа ( $N_k = 24$ )	Эксперименттик группа ( $N_\varepsilon = 25$ )	Контролдук группа ( $N_k = 24$ )	Эксперименттик группа ( $N_\varepsilon = 25$ )	Контролдук группа ( $N_k = 24$ )	Эксперименттик группа ( $N_\varepsilon = 25$ )
Туура келген баага ээ болгон студенттердин саны						
1	1	2	1	8	4	7
0,875	2	3	6	10	3	9
0,75	7	12	8	4	4	5
0,625	8	4	4	2	4	2
0,5	4	3	3	1	6	2
0,375	2	0	2	0	3	0
0,25	0	0	0	0	0	0
0,125	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
Группа үчүн өздөштүрүүнүн орточо коэффициенти ( $K_i$ )	0,6562	0,75	0,7083	0,86	0,677	0,835
Дисперсия ( $\sigma^2$ )	0,022	0,016	0,026	0,017	0,000708	0,00887
Стьюенттин t-критерийинин мааниси ( $t$ )	$t = 2,38 > t_{st} = 2$ ( $t_1 = 0,95$ )		$t = 3,61 > t_{st} = 2,7$ ( $t_3 = 0,99$ )		$t = 4,08 > t_{st} = 3,5$ ( $t_3 = 0,999$ )	

Тестируюн жыйынтыктарын баалоо математикалык статистиканын тандалма орточо математикалык чондуктарынын айырмачылыгы маселеси катары аныкталган. Бул үчүн Стьюенттин t-критерийи колдонулган. Бул критерийдин негизинде өздөштүрүүнүн  $i$ -деңгээлинде ( $i = 1, 2, 3$ ) орточо арифметикалык чондуктарынын айырмачылыгынын статистикалык маанилүүлүгү (6) формуласы аркылуу бааланат:

$$t = \frac{K_{\varepsilon i} - K_{ki}}{\sqrt{m_{\varepsilon i}^2 + m_{ki}^2}}$$

$$m_{\varepsilon 1}^2 = \frac{\delta_{\varepsilon 1}^2}{N_\varepsilon} = \frac{0,016}{25} \approx 0,00064$$

$$m_{\vartheta 2}^2 = \frac{\delta_{\vartheta}^2}{N_{\vartheta}} = \frac{0,017}{25} \approx 0,00068$$

$$m_{\vartheta 3}^2 = \frac{\delta_{\vartheta}^2}{N_{\vartheta}} = \frac{0,0221}{25} \approx 0,000887$$

$$m_{\kappa 1}^2 = \frac{\delta_{\kappa}^2}{N_{\kappa}} = \frac{0,022}{24} \approx 0,000917$$

$$m_{\kappa 2}^2 = \frac{\delta_{\kappa}^2}{N_{\kappa}} = \frac{0,026}{24} \approx 0,001083$$

$$m_{\kappa 3}^2 = \frac{\delta_{\kappa}^2}{N_{\kappa}} = \frac{0,017}{24} \approx 0,000708$$

$$t_1 = \frac{0,75 - 0,6562}{\sqrt{0,00064 + 0,000917}} = \frac{0,0938}{\sqrt{0,001557}} = \frac{0,0938}{0,03945} \approx 2,38$$


$$t_2 = \frac{0,86 - 0,7083}{\sqrt{0,00068 + 0,001083}} = \frac{0,1517}{\sqrt{0,001763}} = \frac{0,1517}{0,04198} \approx 3,61$$

$$t_3 = \frac{0,84 - 0,677}{\sqrt{0,000887 + 0,000708}} = \frac{0,163}{\sqrt{0,001559}} = \frac{0,163}{0,0399} \approx 4,08$$

Стьюоденттин t-критерийинин алынган маалыматтарына ылайык эксперименттин берилген этабында тандалган арифметикалык чондуктардын статистикалык маанилүүлүгүнүн баасы Стьюоденттин t-критерийи боюнча 0,95 ыктымалдуулуктун босогосунан ылдый эмес деген жыйынтыкты жасоого болот.

### 3.13-таблицасы – Группалар боюнча өздөштүрүү деңгээлдері

Группасы	I деңгээли	II деңгээли	III деңгээли	Жалпыланган коэффициенти
Контролдук группасы	0,6562	0,7083	0,677	0,6843
Эксперименттик группасы	0,75	0,86	0,835	0,834



*3.4-сүрөтү. Өздөштүрүү коэффициенттеринин катышы (бизнес-пландоодо маалыматтык технологияларды колдонуу аймагында)*

Диаграмма (3.4-сүрөтү) контролдук жана эксперименттик группалар үчүн бизнес-пландоодо маалыматтык технологияларды колдонуу аймагында алынган өздөштүрүүнүн орточо коэффициенттеринин салыштырмалуу жыйынтыктарын көрсөтмөлүү түрдө берет.

*Бизнес-пландоо аймагында билимди, билгичтикерди жана көндүмдердү өздөштүрүү дөңгээлдерин жыйынтыктап контролдоо этабындагы студенттер тарабынан бизнес-планды Project Expert программасынын жардамы менен даярдоодон кийинки алынган чоңдуктар (контролдоочу эксперименти) жана ошондой эле алынган маалыматтардын ишенимдүүлүгүн текшерүүнүн эсеп критерийлери кийинки таблицада берилген (3.14-таблицасы). Диаграмма (3.5-сүрөтү) алынган жыйынтыктарды көрсөтмөлүү түрдө берет.*

**3.14-таблицасы – Бизнес-пландоо аймагындағы өздөштүрүү деңгээлдерин текшерүү жыйынтыктары (бизнес-планды Project Expert программасынын жардамы менен даярдагандан кийин)**

Өздөштүрүү коэффициенти (баасы – $K_j$ )	I деңгээли		II деңгээли		III деңгээли	
	Контролдуу ук группа ( $N_k = 24$ )	Экспери- менттик группа ( $N_e = 25$ )	Контролдуу ук группа ( $N_k = 24$ )	Экспери- менттик группа ( $N_e = 25$ )	Контролдуу ук группа ( $N_k = 24$ )	Экспери- менттик группа ( $N_e = 25$ )
	Туура келген коэффициентке (баага) ээ болгон студенттердин саны					
1	1	3	1	6	2	7
0,875	2	5	4	12	1	6
0,75	5	7	6	4	4	9
0,625	8	5	6	2	10	1
0,50	5	5	4	1	3	2
0,375	3	0	3	0	4	0
0,25	0	0	0	0	0	0
0,125	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
Группа үчүн өздөштүрүүнүн орточо коэффициенти ( $K_i$ )	0,6302	0,73	0,6614	0,85	0,6302	0,825
Дисперсия ( $\sigma^2$ )	0,0253	0,0258	0,0292	0,0162	0,0292	0,0212
Стьюденттин t-критерийинин мааниси ( $t$ )	$t = 2,1868 > t_{st} = 2$ ( $t_1 = 0,95$ )		$t = 4,3636 > t_{st} = 2,7$ ( $t_3 = 0,99$ )		$t = 4,1736 > t_{st} = 3,5$ ( $t_3 = 0,999$ )	

**Контролдуу группа** менен иш жүргүзөбүз, студенттердин саны 24.

Өздөштүрүүнүн биринчи деңгээлинин коэффицентин эсептейбиз

$$K_{k1} = \frac{\sum_{j=1}^{N_k} K_j n_j}{N_k},$$

бизде  $n_3 = 3, n_4 = 5, n_5 = 8, n_6 = 5, n_7 = 2, n_8 = 1$ .

$$K_{k1} = \frac{3 * 0,375 + 5 * 0,5 + 8 * 0,625 + 5 * 0,75 + 2 * 0,875 + 1 * 1}{24} = \frac{15,125}{24} \approx 0,63$$

Өздөштүрүүнүн экинчи деңгээлинин коэффицентин эсептейбиз

$n_3 = 2, n_4 = 4, n_5 = 4, n_6 = 7, n_7 = 6, n_8 = 1$ .

$$K_{k2} = \frac{3 * 0,375 + 4 * 0,5 + 6 * 0,625 + 6 * 0,75 + 4 * 0,875 + 1 * 1}{24} = \frac{15,875}{24} \approx 0,66$$

Өздөштүрүүнүн үчүнчү деңгээлинин коэффицентин эсептейбиз

$n_3 = 4, n_4 = 3, n_5 = 10, n_6 = 4, n_7 = 1, n_8 = 2$ .

$$K_{k3} = \frac{4 * 0,375 + 3 * 0,5 + 10 * 0,625 + 4 * 0,75 + 1 * 0,875 + 2 * 1}{24} = \frac{15,125}{24} \approx 0,63$$

**Өздөштүрүүнүн жалпыланган коэффицентин** аныктайлы, биздин

учурда 1:3:5 катышына туура келүүчү, өздөштүрүүнүн үч деңгээлдүү маселеси сунушталгандыктан, татаалдык коэффициенттери төмөнкү маанилерге ээ болот:

$$r_1 = 0,1; \quad r_2 = 0,3; \quad r_3 = 0,6.$$

$$Q = \sum_{i=1}^n K_i r_i = 0,6302 * 0,1 + 0,6614 * 0,3 + 0,6302 * 0,6 \approx 0,6395$$

**Эксперименттик группа** менен иш жүргүзөбүз, студенттердин саны 25.

Биринчи деңгээлдеги өздөштүрүүнүн коэффицентин эсептейбиз

$$K_{\vartheta 1} = \frac{\sum_{j=1}^{N_{\vartheta}} K_j n_j}{N_{\vartheta}}, \text{ бизде } n_4 = 5, n_5 = 5, n_6 = 7, n_7 = 5, n_8 = 3.$$

$$K_{\vartheta 1} = \frac{5 * 0,5 + 5 * 0,625 + 7 * 0,75 + 5 * 0,875 + 3 * 1}{25} = \frac{18,25}{25} \approx 0,73$$

Экинчи деңгээлдеги өздөштүрүүнүн коэффицентин эсептейбиз

$$n_4 = 1, n_5 = 2, n_6 = 4, n_7 = 12, n_8 = 6.$$

$$K_{\vartheta 2} = \frac{1 * 0,5 + 2 * 0,625 + 4 * 0,75 + 12 * 0,875 + 6 * 1}{25} = \frac{21,25}{25} \approx 0,85$$

Үчүнчү деңгээлдеги өздөштүрүүнүн коэффицентин эсептейбиз

$$n_4 = 2, n_5 = 1, n_6 = 9, n_7 = 6, n_8 = 7.$$

$$K_{\vartheta 3} = \frac{2 * 0,5 + 1 * 0,625 + 9 * 0,75 + 6 * 0,875 + 7 * 1}{25} = \frac{20,625}{25} \approx 0,82$$

**Өздөштүрүүнүн жалпыланган коэффициентин аныктайлы**

$$Q = \sum_{i=1}^n K_i r_i = 0,73 * 0,1 + 0,85 * 0,3 + 0,82 * 0,6 \approx 0,823$$

Өз кезегинде **орточно чондуктардын каталарынын квадраттары** орточо квадраттык жантайуусун ( $\sigma$ ) жана тандоо көлөмүн ( $N$ ) эсепке алуу менен эсептелинет:

$$\mathbf{m} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}, \text{ мындан } \mathbf{m}^2 = \frac{\sigma^2}{N}.$$

$\sigma^2$  – дисперсия (өздөштүрүүнүн  $i$  – деңгээли үчүн) төмөндөгүдөй формула

менен эсептелет:  $\sigma_{ki}^2 = \frac{\sum_{j=1}^{N_{ki}} (K_j - K_{ki})^2 * n_j}{N_{ki}}$  (контролдук группа үчүн)

$$\sigma_{\text{к1}}^2 = \frac{(0,63-1)^2*1+(0,63-0,875)^2*2+(0,63-0,75)^2*5+(0,63-0,625)^2*8+(0,63-0,5)^2*5+(0,63-0,375)^2*3}{24} \approx \frac{0,6087}{24} \approx 0,0253$$

$$\sigma_{\text{к2}}^2 = \frac{(0,66-1)^2*1+(0,66-0,875)^2*4+(0,66-0,75)^2*6+(0,66-0,625)^2*6+(0,66-0,5)^2*4+(0,66-0,375)^2*3}{24} \approx \frac{0,7025}{24} \approx 0,0292$$

$$\sigma_{\text{к3}}^2 = \frac{(0,63-1)^2*2+(0,63-0,875)^2*1+(0,63-0,75)^2*4+(0,63-0,625)^2*10+(0,63-0,5)^2*3+(0,63-0,375)^2*4}{24} \approx \frac{0,7024}{24} \approx 0,0292$$

$$\sigma_{\text{эi}}^2 = \frac{\sum_{j=1}^{N_{\text{эi}}} (K_j - K_{\text{эi}})^2 * n_j}{N_{\text{эi}}} \quad (\text{эксперименттик группа үчүн})$$

$$\sigma_{\text{э1}}^2 = \frac{(0,73-1)^2*3+(0,73-0,875)^2*5+(0,73-0,75)^2*7+(0,73-0,625)^2*5+(0,73-0,5)^2*5}{25} \approx \frac{0,6462}{25} \approx 0,0258$$

$$\sigma_{\text{э2}}^2 = \frac{(0,85-1)^2*6+(0,85-0,875)^2*12+(0,85-0,75)^2*4+(0,85-0,625)^2*2+(0,85-0,5)^2*1}{25} \approx \frac{0,4062}{25} \approx 0,0162$$

$$\sigma_{\text{э3}}^2 = \frac{(0,82-1)^2*7+(0,82-0,875)^2*6+(0,82-0,75)^2*9+(0,82-0,625)^2*1+(0,82-0,5)^2*2}{25} \approx \frac{0,5318}{25} \approx 0,0212$$

Тестируемый жыйынтыктарын баалоо математикалык статистиканын тандалма орточо математикалык чондуктарынын айырмачылыгы маселеси катары аныкталган. Бул үчүн Стьюенттин t-критерийи колдонулган. Бул критерийдин негизинде өздөштүрүүнүн  $i$ -денгээлинде ( $i = 1, 2, 3$ ) орточо арифметикалык чондуктарынын айырмачылыгынын статистикалык маанилүүлүгү (5) формуласы аркылуу бааланат:

$$t = \frac{K_{\text{эi}} - K_{\text{кi}}}{\sqrt{m_{\text{эi}}^2 + m_{\text{кi}}^2}}$$

$$m_{\text{э1}}^2 = \frac{\delta_{\text{э}}^2}{N_{\text{э}}} = \frac{0,0258}{25} \approx 0,001034$$

$$m_{\text{э2}}^2 = \frac{\delta_{\text{э}}^2}{N_{\text{э}}} = \frac{0,0162}{25} \approx 0,000648$$

$$m_{\text{э3}}^2 = \frac{\delta_{\text{э}}^2}{N_{\text{э}}} = \frac{0,0212}{25} \approx 0,000848$$

$$m_{\text{к1}}^2 = \frac{\delta_{\text{к}}^2}{N_{\text{к}}} = \frac{0,0253}{24} \approx 0,001057$$

$$m_{\text{к2}}^2 = \frac{\delta_{\text{к}}^2}{N_{\text{к}}} = \frac{0,0292}{24} \approx 0,00122$$

$$m_{\text{к3}}^2 = \frac{\delta_{\text{к}}^2}{N_{\text{к}}} = \frac{0,0292}{24} \approx 0,00122$$

$$t_1 = \frac{0,73 - 0,63}{\sqrt{0,001034 + 0,001057}} = \frac{0,1}{\sqrt{0,002091}} = \frac{0,1}{0,0457} = 2,1868$$

$$t_2 = \frac{0,85 - 0,6614}{\sqrt{0,000648 + 0,00122}} = \frac{0,1886}{\sqrt{0,001868}} = \frac{0,1886}{0,04322} = 4,3636$$

$$t_3 = \frac{0,82 - 0,6302}{\sqrt{0,000848 + 0,00122}} = \frac{0,1889}{\sqrt{0,002068}} = \frac{0,1889}{0,04547} = 4,1736$$

Стьюенттин  $t$ -критерийинин алынган маанилерине ылайык эксперименттин берилген этапында төмөндөгүдөй корутунду жасоого болот: тандалма орточо арифметикалык чондуктардын статистикалык мааниге ээ болуу баасы Стьюенттин  $t$ -критерийи боюнча 0,95 ыктымалдуулуктун босогосунан ылдый эмес.

Диаграмма (3.6-сүрөт) контролдук жана эксперименттик группалар үчүн бизнес-пландоо аймагында алынган өздөштүрүүнүн орточо коэффициенттеринин салыштырмалуу жыйынтыктарын көрсөтмөлүү түрдө берет.


Өздөштүрүүнүн бардык деңгээлдери боюнча, анын ичине өздөштүрүүнүн жалпыланган коэффициентин эсепке алганда да эксперименттик группалардагы көрсөткүчтөр контролдук группадагы көрсөткүчтөргө караганда алда канча жогору. Демек, педагогикалык эксперименттин жана АОНдун калыптануусунун деңгээли тууралуу билимдин, билгичтикердин жана көндүмдердүн кандайдыр бир топтоочу системасынын оң натыйжаларды берээрин күбөлөндүрөт.

### 3.15-таблицасы – Группалар боюнча өздөштүрүү деңгээлдери

Группасы	I деңгээли	II деңгээли	III деңгээли	Жалпыланган коэффициенти
Контролдук группасы	0,63	0,66	0,63	0,64
Эксперименттик группасы	0,73	0,85	0,82	0,82

Калыптанган АОНдун окуу жана кесипкөй ишмердүүлүккө болгон мотивацияга аныктаалган таасирин тийгизгенин Project Expert программасында бизнес-пландоо боюнча практикалык иштерди аяктаган соң контролдук жана эксперименттик группаларында өткөрүлгөн сурамжылоонун (2-тиркеме, “Окуу

жана кесипкөй ишмердүүлүктүн мотивдери”, 3-анкета) жыйынтыктарына таянып айтсак болот. Анкета жүргүзүүнүн жыйынтыктары 3.16-таблицасында берилген.



*3.5-сүрөтү. Контролдук жана эксперименттик группалардагы өздөштүрүү коэффициенттеринин катышы (бизнес-пландоо аймагында)*

### **3.16-таблицасы – Контролдук экспериментти өткөргөндөн кийинки эксперименттик жана контролдук группаларда анкета жүргүзүүнүн жыйынтыктары**

№	Суроолор	Жооптордун варианктары	Студенттердин саны, %	
			Эксперименттик группасы	Контролдук группасы
1	Бизнес – планды иштеп чыгууда компьютер колдонуңузбү:			
	текстти терүү үчүн жана/же бизнес-пландын айрым бөлүктөрүндө эсептеөлөрдү жүргүзүү үчүн		27%	25%
	компьютердик чөйрөде бизнес – планды даярдо үчүн		28%	22%
	бизнес – планды Project Expert, MS Expert ж.б. программалык каражаттар аркылуу даярдо үчүн		33%	27%
	колдонбодум		12%	26%
2	Адистик дисциплиналарды окуп-үйрөнүүдө малыматтык технологияларды пайдалануу зарыл деп эсептейсизби?	ооба	70%	55%
		жок	21%	6%
		жооп бере албай жатам	9%	39%
3	Сиздин келечектеги кесиптик ишмердүүлүгүңүз үчүн маалыматтык технологияларды пайдалануу зарыл деп эсептейсизби?	ооба	79%	69%
		жок	3%	8%
		жооп бере албай жатам	18%	23%
4	Бизнес- планды иштеп чыгууда жетекчинин түздөн-түз катышуусу зарыл деп эсептейсизби?	ооба	39%	32%
		жок	48%	60%
		жооп бере албай жатам	13%	8%
5	Сиз ЖОЖду бүтөөрүнүз менен же тажрыйбага ээ болоорунуз менен өздүк иш (бизнес) түзөөрүнүзду божомолдойсузбү?	ооба	52%	47%
		жок	41%	36%
		жооп бере албай жатам	7%	17%

3.16-таблицада берилген сурамжылоонун жыйынтыктары эксперименттик жана контролдук группалардын студенттеринин басымдуу бөлүгү бизнес-планды даярдоодо компьютерди пайдаланышканын; эксперименттик группанын студенттеринин көпчүлүгү (79%) келечектеги кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонуу зарыл дешкенин, ал эми контролдук группаларда 55% гана ушундай ойго кошулушканын көргөзүшөт. Жалпысынан сурамжылоонун жыйынтыктары контролдук группадагы студенттерге караганда эксперименттик группадагы студенттердин өздөрүнүн жоопторуна ишенээрин көргөздү.

Эксперименттик изилдөөлөрдүн негизинде ЖОЖдо “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсу боюнча студенттерди окутуунун баштапкы баскычында бизнес-пландоонун маселелерин чыгаруу процессинде маалыматтык технологиилар студенттерди уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгүнө даярдоо каражаты катары колдонулгандыгын айтууга болот.

## **Үчүнчү глава боюнча корутунду**

1. Максатты диагностикалык сыйпаттоонун негизинде студенттердин АОНун калыптануусунун деңгээлдерин аныктоо критерийлери:

- a) өздөштүрүүнүн үч деңгээли боюнча билимди, билгичтикерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүү коэффициенттери;
- b) окуу ишмердүүлүгүнө болгон беш мотивдин рейтингдик баасы тандалып алынды.

Тажрыйбаны өздөштүрүүнүн окуучулук, алгоритмдик, эвристикалык деңгээлдери таануунун үч аймагында аныкталышат: маалыматтык технологиялар, бизнес-пландоо, бизнес-пландоодо маалыматтык технологияларды колдонуу.

2. АОНду калыптандыруу процессинде тажрыйбаны өздөштүрүү коэффициенттерин, жалпыланган өздөштүрүү коэффициентин эсептөө тартиби көрсөтүлдү. АОН калыптандыруу деңгээлдерин аныктоо методдору тандалып алынды: тестирлөө негизги метод катары; оозеки жоопторду жана жыйынтыктоочу иштерди анализдөө (талдоо); сурамжылоо (анкета жүргүзүү).

3. Сурамжылоонун жана тажрыйбаны өздөштүрүүнүн деңгээлдерин контролдоо этаптары баяндалган АОНдун калыптануу деңгээлин баалоо методу иштелип чыкты.

4. Маалыматтык технологиилар, бизнес-пландоодо маалыматтык технологииларды колдонуу аймактарында АОНдун калыптануу деңгээлин аныктоочу тесттер иштелип чыкты. Студенттерди уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгүнө даярдоо процессинде окуу жана кесиптик ишмердүүлүктөрдүн мотивдерин аныктоо анкеталары иштелип чыкты.

5. АОНдун калыптануусунун фактысы контролдук жана эксперименттик группаларды тестирлөөдөгү салыштыруу жыйынтыктары менен бекиди: маалыматтык технологиилар аймагында өздөштүрүүнүн жалпыланган коэффициенти эксперименттик группа үчүн 0,46 болду (контролдук группа үчүн – 0,47); бизнес-пландоодо маалыматтык технологииларды колдонуу аймагында эксперименттик группанын өздөштүрүүсүнүн жалпыланган коэффициенти - 0,76 маанисине ээ болду; контролдук группа үчүн бул коэффициенттин мааниси 0,66 түздү; бизнес-пландоодо маалыматтык технологииларды колдонуу аймагында эксперименттик

группанын өздөштүрүүсүнүн жалпыланган коэффициенти максималдуу - 0,82 маанисине, ал эми контролдук группанын өздөштүрүүсүнүн жалпыланган коэффициенти - 0,64 маанисине ээ болду.

6. Студенттерди кесиптик ишмердүүлүккө даярдоодогу каражат катары маалыматтык технологиялардын артыкчылыктары баса көрсөтүлдү:

- ЖОЖдо окутуунун алгачкы баскычындагы “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсундагы окуу ишмердүүлүгүнүн мотивдеринин кесиптик бағытталышын активдештируү;
- ЖОЖдо окуусун улантууда жана келечектеги кесиптик ишмердүүлүктө маалыматтык технологияларды колдонууга студенттердин умтулуусу;
- Бизнес-пландоону камтыган дисциплиналарды окуп-үйрөнүүдө аракеттин ориентирлөөчү негизи катары кийин да колдонуу үчүн бизнес-планды маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу даярдоо процессинде билимди, билгичтиkerди жана көндүмдердү топтоо.

## **ЖАЛПЫ КОРУТУНДУ**

ЖОЖдо окутуунун баштапкы баскычындагы “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда студенттерди кесиптик ишмердүүлүккө даярдоо каражаты катары маалыматтык технологияларды колдонуунун теориялык-эксперименталдык изилдөөсүнүн аткарылышы төмөндөгүдөй жыйынтыктарды чыгарууга мүмкүндүк берди:

1. Студенттерди кесиптик ишмердүүлүккө даярдоону калыптандыруу көйгөйлөрү боюнча учурдагы педагогикалык изилдөөлөрдү анализдеөнүн негизинде кесиптик милдеттерди аткарууда маалыматтык технологияларды колдонуунун актуалдуулугу жөнүндөгү суроо көптөгөн эмгектерде каралат деген жыйынтык келип чыкты. Ошону менен бирге, ЖОЖдо окутуунун баштапкы баскычындагы “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда студенттерди уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгүнө даярдоо каражаты катары маалыматтык технологияларды теориялык жана практикалык жактан колдонууга арналган иштер байкалган жок.
2. Уюштуруу-башкаруу түшүнүгүнө аныктама берилди.
3. Компьютердик чөйрөдө бизнес-пландоонун мисалы аркылуу студенттерди кесиптик ишмердүүлүккө даярдоодогу окуу-методикалык комплекси иштелип чыкты, ал өзүнө төмөндөгүлөрдү камтыйт:
  - Windows компьютердик чөйрөсүндө иштөө үчүн методикалык көрсөтмөлөр жана практикалык иштер;
  - Microsoft Office тиркемелеринде иштөө үчүн практикалык сабактарга окуу-методикалык колдонмо;
  - Бизнес-планды маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу даярдоодогу практикалык иштер үчүн окуу-методикалык колдонмо;
  - “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда бизнес-планды даярдоо конкреттүү милдетине багытталган кесиптик ишмердүүлүктөгү маалыматтык технологияларды колдонуудагы окутуунун каражаттарынын, формаларынын жана методдорунун жыйындысы.
4. Кесиптик ишмердүүлүккө студенттерди ийгиликтүү даярдоо

көрсөткүчү катары аракеттин ориентирлөөчү негизинин калыптануу деңгээлин аныктоонун критерийлик методу иштелип чыкты:

-аракеттин ориентирлөөчү негизинин калыптануусунун критерийлери баса көрсөтүлдү, билимди, билгичтикерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүүнүн коэффициенттерин эсептөөнүн тартиби берилди;

-аракеттин ориентирлөөчү негизинин калыптануу деңгээлин аныктоонун методдору тандалып алынды, өздөштүрүү деңгээлдерин контролдоо жана сурамжылоо этаптары сыпатталды;

-маалыматтык технологиялар, бизнес-пландоодо маалыматтык технологияларды колдонуу аймактарында аракеттин ориентирлөөчү негизинин калыптануу деңгээлин аныктоо тесттери иштелип чыкты;

-аракеттин ориентирлөөчү негизин калыптандыруу процессинде окуу жана кесиптик ишмердүүлүктүн мотивдерин аныктоочу анкеталар иштелип чыкты.

5. Уюштуруу-башкаруу ишмердүүлүгүн уюштура билүүгө студенттерди даярдоонун бир шарты катары аракеттин ориентирлөөчү негизин калыптандыруу процессинде бизнес-пландоонун милдеттерин аткаруу үчүн маалыматтык технологияларды колдонуу натыйжалуулугу критерийлик методдун жардамы аркылуу эксперименттик түрдө текшерилип бекитилди. Аракеттин ориентирлөөчү негизинин калыптангандыгын көргөзүп эксперименттик группанын студенттери контролдук группанын студенттерине салыштырмалуу бардык критерийлер боюнча жакшы жыйынтыктарды көрсөткөндүгү байкалды.

6. *Студенттерди кесиптик ишмердүүлүккө даярдоодогу компьютердик каражаттардын артыкчылыгы төмөндөгүлөрдө:*

- ЖОЖдо окутуунун алгачкы баскычындагы “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда студенттердин окуу ишмердүүлүгүндөгү мотивдердеги кесиптик багыттуулукту активдештирүүдө;

- ЖОЖдо студенттердин билим алуу жана келечектеги кесип ишмердүүлүк процессинде маалыматтык технологияларды колдонууга умтулуусунда;

- Бизнес-пландоону камтыган дисциплиналарды окуп-үйрөнүүде аракеттин ориентирлөөчү негизи катары кийин да колдонуу үчүн бизнес-планды маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу даярдоо процессинде билимди, билгичтиkerди жана көндүмдөрдү топтоосунда экендиги аныкталды.

7. Мотивациялык жана эмоционалдык-эрктик компоненттерди камтыган, бизнес-пландоодо маалыматтык технологияларды колдонууга студенттердин жана адистердин даяр болуу бүтүн моделин түзүү багытында ишти андан ары өнүктүрүү пландалууда.

Изилдөөлөр М. Рыскулбеков атындағы Кыргыз экономикалык университетинде, Ж. Баласагын атындағы кыргыз улуттук университетинде, KEIIN international institute билим берүү мекемесинде жүргүзүлгөн.

## КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР

1. **Абдрасурова, С.Ж.** Учурда кандай математикалык жана экономикалык билимдердин негиздерин калыптастыруу керек? [Текст] / С.Ж. Абдрасурова, Ж.Ж. Абдрасурова // Вестник ошского государственного университета. -Ош, 2011. - №1.-76-80 бб.
2. **Абылдаева, Э.** Шоокум. Маалымат коомчулукка кандай таасир тийгизет? [Электрондук ресурс] Кирүү режими: <http://shookum.kg/2009/18-2009-december/248-maalymat-koomchulukka-kandaj-taasir-tijgizet.pdf>.
3. **Абрамова, А.И.** Экономическое образование и воспитание учащихся: методическое пособие для средних профессионально-технических училищ [Текст] / А.И. Абрамова. - М., 1986.
4. **Архангельский, С.И.** Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы [Текст] / С.И. Архангельский. - М.: Высшая школа, 1980.
5. **Асаналиева, С.А.** Бизнес – пландоо. [Текст] / С.А. Асаналиева. -Бишкек, 2006.
6. **Асанова, М.** Электрондук окуу китечтери жана аларды мектептин окуу процессинде колдонуу жолдору -Бишкек, 2021.
7. **Атышов, К.А.** Плановая экономика как часть стратегического планирования и её вклад в экономическое развитие [Текст] / К.А. Атышов, Г.С. Исаков // Вестник КЭУ им. М. Рыскулбекова. -Бишкек, 2022. -№1(54). -C.54-56
8. **Афанасьев, М.Ю.** Методология компьютерного обучения экономистов: автореф. диссерт. ... док. педагог. наук [Текст] / М.Ю. Афанасьев. - М., 1993. - 39 с.
9. **Бабанский, Ю.К.** Оптимизация процесса обучения: Избранные педагогические труды [Текст] / Ю.К. Бабанский. - М.: Педагогика, 1989.
10. **Бахтиярова, Л.Н.** Подготовка бизнес-плана средствами компьютерных технологий [Текст] / Л.Н. Бахтиярова. -Н. Новгород, 2004.
11. **Безрукова, В.С.** Педагогика: Учеб. для инж. -пед. спец. [Текст] / В.С. Безрукова. - Екатеринбург: Екатеринбург. обл. ин-т развития регионального образования, - СИПИ, 1993. - 320 с.

12. **Бекбоев, И.Б.** Азыркы сабакты даярдап өткөрүүнүн технологиясы [Текст] / И.Б. Бекбоев, А. Алимбеков // Бишкек: Педагогика, 2003. 4-6 бб.
13. **Бекбоев, И.Б.** Билим берүү системасындагы жаңы педагогикалык жана информациялык технологиялар [Текст] / И.Б. Бекбоев, А. Алимбеков // Бишкек: Педагогика, 2003.
14. **Бекбоев, И.Б.** Инновациялык билим берүүчү технологияларды колдонуу– мугалимдин педагогикалык технологиясынын негизи [Текст] / И.Б. Бекбоев // Мектеп-школа. -Бишкек, 2001. №1. – 6-10 бб.
15. **Бекбоев, И.Б.** Инсанга багыттап окутуу педагогиканын теориялык жана практикалык негиздери [Текст] / И.Б. Бекбоев. – Бишкек, 2004. –384 б.
16. **Беспалько, В.П.** Слагаемые педагогической технологии [Текст] / В.П. Беспалько. - М.: Педагогика, 1989. - 192 с.
17. Бизнес-план кофейни.
18. **Бийбосунов, Б.И.** Маалыматтык системалар жана технологиялар. Жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн окуу – методикалык куралы [Текст] / Б.И. Бийбосунов, Ж.Т. Бексултанов, Курманбек уулу Т. // И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Жаңы маалыматтык технологиялар институту – Бишкек, 2015. - 88 б.
19. Билим берүү системасын өзгөртүү боюнча глобалдык саммит 2022 ж. Кыргыз Республикасынын умтулуулары жөнүндө Улуттук билдириүү
20. Бириккен Улуттар Уюмунун Азык-түлүк жана айыл чарба уюму тарабынан чыгарылган «Техникалык жана башкаруу жактан жеке ветеринарлардын иш алыш баруусун жакшыртуу, фермерлер менен коммуникациялык алакалашуу». -Бишкек, 2018. -С. 256.
21. **Блонский, П.П.** Трудовая школа. Изб. пед. и психол. соч.: в 2-х т. [Текст] / Под ред. А.В. Петровского. М.: Педагогика, 1979
22. Большой энциклопедический словарь. [Текст] / под. редак. А. Н. Азириляна. -М.: Фонд «Правовая культура», 1994. -С. 528.
23. Большой энциклопедический словарь: в 2-х т. Т. 1 / Гл. ред. А.М. Прохоров. -М.: Советская энциклопедия, 1991. - 863 с.
24. Большой энциклопедический словарь: в 2-х т. Т. 2 / Гл. ред. А.М. Прохоров.

- М.: Советская энциклопедия, 1991. - 768 с.
25. **Бrimкулов, У.Н.** (2011) Маалымат теориясына киришүү [Текст] / У.Н. Бrimкулов // Айат. -Бишкек, 8-16 беттер.
26. **Васильев, Ю.К.** Экономическое образование и воспитание учащихся [Текст] / Ю.К. Васильев. - М.: Просвещение, 1986.
27. **Васькин, А.А.** Оценка эффективности работы менеджера как элемент организации предпринимательской деятельности: диссерт. ... кандид. экон. наук [Текст] / А.А. Васькин. - М., 2000. - 166 с.
28. **Вербицкий, А.А.** Активное обучение в высшей школе: контекстный подход [Текст] / А.А. Вербицкий. - М.: Высшая школа, 1991. - 205 с.
29. **Вишнякова, С.М.** Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. [Текст] / С.М. Вишнякова. - М.: НМЦ СПО, 1999. -538 с.
30. **Гальперин, П.Я.** Введение в психологию: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. [Текст] / П.Я. Гальперин // «Книжный дом «Университет». - М.: 2000. - 336 с.
31. **Гальперин, П.Я.** О психологических основах программированного обучения [Текст] / П.Я. Гальперин // Новые исследования в педагогических науках. Вып. IV.-М., 1965.
32. **Гафуров, У.** Ишкерликтин негиздери [Текст] / У. Гафуров, К. Шарипов // «O‘zbekIston». -Ташкент, 2018.
33. **Гебос, А.И.** Психологические условия формирования положительной мотивации к учению [Текст] / А.И. Гебос // Тезисы докладов к V Всесоюзному съезду психологов СССР. Ч. 1. - М., 1977. - С. 54.
34. **Гейтс, Б.** Бизнес со скоростью мысли. Изд. 2-е, исправленное [Текст] / Б. Гейтс -М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. - 480 с.
35. **Гершунский, Б.Г.** Педагогическая диагностика: методология, теория, практика. [Текст] / Б.Г. Гершунский. - Киев: КГУ, 1986. - 197 с.
36. **Глушков, В.М.** Основы безбумажной информатики. [Текст] / В.М. Глушков. - М.: Наука, 1982.
37. **Горшунова, Л.А.** Педагогические основы подготовки менеджеров для

- системы образования: автореф. диссерт. ... кандид. пед. наук. [Текст] / Л.А. Горшунова. - Новосибирск, 1995. -20 с.
38. **Денисова, А.Л.** Теория и методика профессиональной подготовки студентов на основе информационных технологий: диссерт. ... док. педаг. наук. [Текст] / А.Л. Денисова. - М., 1994. - 445 с.
39. **Джанузаков, К.Ч.** Дене тарбия жана спорттун педагогикасы. Окуу китеби [Текст] / К.Ч. Джанузаков, Н.А. Абыбекова, Ч.К. Рыспаева -Бишкек, 2022.
40. **Дьяченко, М.И.** Психологические проблемы готовности к деятельности. [Текст] / М.И. Дьяченко, Л.А. Кондыбович. - Минск: БГУ, 1976. - 176 с.
41. **Дэвид Бэнгз.** Руководство по составлению бизнес-плана. Серия «Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом»: Пер. с англ. / Под ред. с предисловием Л.Н. Маркевича. [Текст] / Дэвид Бэнгз. - М.: «Фин-пресс», 1998. - 256 с.
42. **Жакыпова, З.Ж.** Студенттердин билим берүү ишмердүүлүгүн активдештируудө контексттик технологиянын ролу. [Текст] / З.Ж. Жакыпова // ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, Бишкек, 2020. -№ 6, 291-295 бб.
43. **Жариков, Р.В.** Методика использования информационных технологий в процессе повышения квалификации менеджеров промышленных предприятий: диссерт. ... кан. пед. наук [Текст] / Р.В. Жариков. - Тамбов, 1998. - 245 с.
44. **Звягинцев, В. А.** Компьютерная революция: проблемы и задачи. [Текст] / В.А. Звягинцев // Вопр. философии. -1987. -№4. -С.91-100.
45. **Зикирова, Г.А.** Техникалык жогорку окуу жайында кесипке даярдоонун эки баскыч боюнча математикага окутуунун илимий-методикалык негиздери: педаг. илимд. д-ру дисс: 13.00.02 [Текст] / Г.А. Зикирова. -Ош, 2022. -371 б.
46. **Зулпуева, К.А.** «Компьютердик сабаттуулук» түшүнүгүнүн мазмунуна талдоо жүргүзүү. [Текст] / К.А. Зулпуева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. -Бишкек, 2017. № 10. С. 207-211.
47. **Ибрайым к. Айжан.** Болочок адистерди даярдоодо информатиканы окутууну оптималдаштыруунун ролу [Текст] / Ибрайым к. Айжан // Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары. -Бишкек, 2016. №4 (40). -С. 140-146.
48. **Ибраев, А.Д.** Информатиканын негиздери боюнча окурмандар үчүн

электрондук китечке [Электрондук ресурс] Кирүү режими: [http://www.bilim-kg.narod.ru/Bilim-EU\\_Informatika](http://www.bilim-kg.narod.ru/Bilim-EU_Informatika).

49. **Ибраева, Н.И.** Формирование опыта учебно-познавательной деятельности учащихся начальных классов: диссерт. ... кандид. пед. наук: 13.00.01[Текст] / Н.И. Ибраева. - Ф., 1983. - 188 с.
50. **Иванцевич, Дж. М.** Человеческие ресурсы управления. Основы управления персоналом. [Текст] / Дж. М. Иванцевич, А.А. Лобанов - М.: Дело. 1993.- 301 с.
51. **Извозчиков, В.А.** Ионосферная эдукология. Новые информационные технологии обучения. [Текст] / В.А. Извозчиков. - СПб., 1991. - 120 с.
52. **Ильенков, Э.В.** Диалектическая логика: очерки истории и теории. [Текст] / Э.В. Ильенков. -М., 1984.
53. **Иноземцева, Ж.В.** Методика организации информационно-технологической подготовки экономиста-менеджера: диссер. ... кандид. педаг. наук. / Ж.В. Иноземцева. - Тамбов, 1999. - 219 с.
54. Информатика. Базовый курс. [Текст] / Симонович С.В. и др. - СПб.: «Питер», 2000. - 640 с.
55. Информатика. Толковый словарь основных терминов. Издание 2-е. - М.: «ПРИОР», 1998. - 240 с.
56. **Исаков, Т.Э.** Covid-19 пандемиясы шартында билим берүү жарайнын уюштуруунун маселелери. [Текст] / Т.Э. Исаков // Наука. Образование. Техника. -Бишкек, 2021. №2. -С. 137-143.
57. **Кадырова, Т.К.** Жогорку окуу жайларда мугалим адистерди сапаттуу даярдоонун проблемалары жана чечүүнүн жолдору. [Текст] / Т.К. Кадырова. // Известия вузов Кыргызстана. -Бишкек, 2016. -№ 8. С. 40-44.
58. **Калдыбаев, С.К.** Компьютерная диагностика результатов обучения в общеобразовательной школе. [Текст] / С.К. Калдыбаев, Д.М. Ажыбаев, М.М. Бекежанов. -Бишкек, 2007, 44 стр.
59. **Калдыбаев, С.К.** Непрерывное образование как условие развития современного общества [Текст] / С.К. Калдыбаев //Alatoo Academic Studies. – Бишкек, 2016. – №3. – С. 343-349.

60. **Калдыбаев, С.К.** Основные направления информатизации образования в Кыргызстане [Текст] / С.К. Калдыбаев, А.А. Ахсутова // Международный журнал экспериментального образования. – М., 2018. – № 8. – С. 18-23.
61. **Калдыбаев, С.К.** Компьютерная диагностика результатов обучения в общеобразовательной школе: практикоориентированная монография [Текст] / С.К. Калдыбаев, Д.М. Ажыбаев, М.М. Бекежанов. – Бишкек, 2007. –136с.
62. **Калдыбаев, С.К.** Программа цифровой трансформации в Кыргызстане и компьютерная грамотность [Текст] / С.К.Калдыбаев, К.А.Зулпуева // Международный журнал экспериментального образования. – Бишкек. 2018. – №2. – С. 23-27.
63. **Калдыбаев, С.К.** Педагогические измерения: становление и развитие. Монография. [Текст] / С.К. Калдыбаев. – Бишкек, 2008. – 208 с.
64. **Калдыбаева, А.Т.** Көйгөйлүү окутуу – окутуунун активдүү усулу катары. [Текст]/А.Т. Калдыбаева. //ALATOО ACADEMIC STUDIES. -Бишкек, 2020. № 1
65. **Канарская, И.А.** Пути совершенствования педагогического эксперимента. [Текст] / И.А. Канарская. // Организация и методика экспериментальных педагогических исследований: Сб. научн. тр. / НИИ шк.; [Сост. И.А. Канарская]. - М.: НИИШ, 1983. - С. 16-24.
66. **Кардашин, Л.И.** Бизнес-план: Методика разработки. Для студентов всех специальностей. [Текст] / Л.И. Кардашин. - Н. Новгород: НКИ, 1997. -98 с.
67. **Касымбеков, Б.** Фермалык эсеп-кысан. [Текст] / Б.Касымбеков, А. Жаркынбаева. -Бишкек, 2002. С. 56.
68. **Касымов, А.А.** Развитие творческой деятельности учащихся 4-5 классов средствами решения нестандартных задач: диссер. ... кандид. педаг. наук: 13.00.01 [Текст] / А.А. Касымов. –Бишкеқ, КИО, 1995.
69. **Кирсанов, А.А.** Интегративные основы широкопрофильной подготовки специалистов в техническом вузе. [Текст] / А.А. Кирсанов, А.М. Кочнев. -Н. Новгород: Волго-Вятская академия гос. службы, 1999. -184 с.
70. **Китов, А.И.** Экономическая психология. [Текст] / А.И. Китов. - М.: Экономика, 1987. - 303 с.
71. **Коджаспирова, Г.М.** Педагогический словарь: для студ. высш. и сред. пед.

- учеб. заведений. [Текст] / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. -М.: «Академия», 2000. -176 с.
72. **Кожомбердиева, К.** Окуу-таанып билүү ишмердүүлүгү, анын мүнөздүү белгилери жана түзүлүшү. [Текст] / К. Кожомбердиева. // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. -Бишкек, 2022 № 6. С. 298-302
73. **Козуб, Л.В.** Дидактические основы подготовки будущих учителей технологии и предпринимательства основам маркетинга: диссер. ... кандид. педаг. наук. [Текст] / Л.В. Козуб. - Брянск, 1997. - 231 с.
74. Компьютер жана Интернет: Энциклопедиялык окуу куралы. [Текст] / Башкы редактор У.Асанов, ред. кенеш У.Н. Бrimкулов (төрага) ж.б. // Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, – Бишкек: 2004. – 380 б.
75. **Коссов, В.В.** Бизнес-план: обоснование решений: Учебное пособие. [Текст] / В.В. Коссов. - М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 272 с.
76. **Кручинина, Г.А.** Готовность будущего учителя к использованию новых информационных технологий обучения: Теоретические основы, экспериментальные исследования: Монография. [Текст] / Г.А. Кручинина. - М.: Прометей, 1996. -176 с.
77. **Кручинина, Г.А.** Формирование готовности студентов педагогических специальностей к использованию новых информационных технологий в образовании и педагогической науке. [Текст] / Г.А. Кручинина. // Вестник ННГУ. Серия Инновации в образовании. Выпуск 1(2). -Н. Новгород: ННГУ, 2001. -256 с.
78. **Кудайбергенова, Ж. А.** Компьютердик технологияны колдонуу менен студенттердин өз алдынча таанып-билүүчүлүк ишмердүүлүгүнүн калыптанышы [Текст] / Ж. А. Кудайбергенова, Н.Аскарова, С.С. Эрдолатов // ALATOО ACADEMIC STUDIES. -Бишкек,2023. № 1, 82-96 бб.
79. **Кузнецова, В.С.** Современные технологии в преподавании информатики. [Текст] / В.С. Кузнецова // Информатизация образования - 2000. Материалы Все-российской научно-практической конференции. - Хабаровск: «Графика», 2000. -С. 102-103.
80. **Кулева, Л.В.** Компьютерное моделирование как средство развития специалистов экономико-управленческого профиля: автореф. диссер. ... кандид.

- педаг. наук. [Текст] / Л.В. Кулева. - Н. Новгород, 2001. - 24 с.
81. **Кулуева, Ф.Ш.** Колледждерде маалыматтык-коммуникациялык технологияларды кесипке багыттап окутуунун педагогикалык шарттары: педаг. илим. кандид. диссерт.: 13.00.01 [Текст] / Ф.Ш. Кулуева. -Бишкек, 2019. 188-б.
82. Курс экономической теории: Учебное пособие. [Текст] / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. - Киров: ACA, 1995. - 624 с.
83. Кыргыз педагогикасы. – Бишкек, 2004., 112-б.
84. Кыргыз Республикасында билим берүүнү 2021–2030- жылдарга карата өнүктүрүүнүн концепциясы.
85. Кыргыз Республикасынын жаштарды кесипке багыт берүү системасын өнүктүрүүнүн концепциясы. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому. - Бишкек. 2012. - №201.
86. Кыргыз Республикасынын комчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу. Бизнеси пландаштыруунун негиздери. Айылды инвестициялоонун үчүнчү долбоору (АИД-3 (МАР)) [Текст] / -Бишкек, 2021. 29 б.
87. Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестиациялоо агентствосу тарабынан иштелип чыккан «Бизнеси пландаштыруунун негиздери».
88. Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин «Ишкерлер үчүн долбоордун бизнес-планынын шаблондору».
89. Кыргызстан” улуттук энциклопедиясы: 2-том. [Текст] / Баш. редактору Асанов Y. A. // Мам. тил жана энциклопедия борбору, Бишкек, 2007. 800-б.
90. Кыргызстан» улуттук энциклопедиясы: 2-том. [Текст] / Башкы редактору Асанов Y. A. // Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, Бишкек, 2007. 808- б
91. **Ларичева, З.М.** Практикум по экономике: Пособие для абитуриентов и студентов. [Текст] / З.М. Ларичева, В.Ф. Мерзлякова, Т.В. Смирнова -Н. Новгород: ННГУ. - 180 с.
92. **Леонтьев, А.Н.** Проблемы развития психики. [Текст] / А.Н. Леонтьев. - М.: МГУ, 1981. -584 с.

93. **Лернер, И.Я.** Взаимосвязь обучения и воспитания в целостном учебно-воспитательном процессе. [Текст] / И.Я. Лернер. // Новые исследования в педагогических науках. Отв. ред. М.Н. Скаткин. - М: Просвещение, 1986.
94. **Лернер, И.Я.** Дидактические основы методов обучения. [Текст] / И.Я. Лернер. - М.: Педагогика, 1982.
95. **Ломов, Б.Ф.** ЭВМ и развитие человека. [Текст] / Б.Ф. Ломов // Вестник высшей школы. - 1985. - № 1. - С.29-33.
96. Малый экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. -М.: Институт новой экономики, 2000. - 1088 с.
97. **Мамбетакунов, Э.** Кесиптик лицейлерде жалпы жана адистик предметтерди окутууга көрсөтмөлөр. [Текст] / Мамбетакунов, Э. ж.б. – Бишкек, «Калем» басма үйү, 2019. - 236 б.
98. **Мамбетакунов, Э.** Педагогикалық теория, технология жана практика [Электрондук ресурс]. Кирүү режими: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42853977&ysclid=loy3nyu2rh106169631>
99. **Мамбетакунов, Э.** Педагогиканын негиздери [Текст] / Э. Мамбетакунов, Т.М. Сияев. Бишкек. -2002. 15-бет.
100. **Мамбетакунов, Э.** Психодидактиканын очерктери. [Текст] / Э. Мамбетакунов. –Бишкек, 2012.
101. **Мамбетакунов, Э.** Педагогикалық изилдөөлөрдүн методологиясы жана технологиясы. [Текст] / Э. Мамбетакунов. – Бишкек: Техник, 2015. – 128 б.
102. **Марков, М.** Технология и эффективность социального управления. [Текст] / М. Марков. - М., 1982. - 272 с.
103. **Машанова, А.С.** Экономикалық адистиктеги студенттердин билим сапатын жогорулатууда окутуунун жаңы технологияларын колдонуунун педагогикалық шарттары: педаг. илим. кандид. диссерт: 13.00.01 [Текст] / А.С. Машанова. -Бишкек, 2021. 228-б.
104. **Машбиц, Е.И.** Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. [Текст] / Е.И. Машбиц. - М.: Педагогика, 1988. - 191 с.
105. **Мейлиева, Ж.Т.** Менеджмент-ишканаларды башкаруунун жаңы системасы. [Текст] / Ж.Т.Мейлиева. // Вестник Иссык-Кульского университета,

-Каракол, 2016. -№41. -С. 1-5

106. **Моргунов, Е.Б.** Управление персоналом: исследование, оценка, обучение. [Текст] / Е.Б. Моргунов. - М.: «Бизнес-школа «Интел-синтез», 2000. - 264 с.
107. **Мусагожоев, Ш.** Экономика. Экономикага киришүү. Макроэкономиканын негиздери. Жогорку окуу жайлары үчүн окуу китеби. [Текст] / Ш. Мусагожоев. Бишкек, 2017.
108. **Мусаев Б.М.** Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по курсу: «Бизнес-планирование» для студентов
109. **Мусаев, Б. М.** Компьютерные эконом. специальностей. [Текст] / Б. М. Мусаев. -Бишкек, 2017. -27 с.
110. **Мусаев, Б. М.** MS Excel. Учебно-практическое пособие. [Текст] / Б. М. Мусаев. -Бишкек, 2019. -56 с.
111. **Мусаев, Б. М.** Компьютерные технологии в моделировании экономических процессов. Учебно–практическое пособие. [Текст] / Б. М. Мусаев. -Бишкек, 2018. -44 с.
112. **Мусаев, Б. М.** Операционная система MS Windows. Методические указания к выполнению лабораторных работ по информатике для обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавров. [Текст] / Б. М. Мусаев. -Бишкек, 2019. -28 с.
113. **Мусаев, Б. М.** Система управления базами данных MS Access. Учебное пособие. [Текст] / Б. М. Мусаев. -Бишкек, 2020. -54 с.
114. **Мусаев, Б. М.** Технология подготовки презентации в MS Power Point. Учебное пособие. [Текст] / Б. М. Мусаев. -Бишкек, 2016. -64 с.
115. **Мусаев, Б.М.** Основы защиты информации в компьютере. Учебно–практ. пособие. [Текст] / Б. М. Мусаев. -Бишкек, 2017. -25 с.
116. **Мусаев, Б.М.** Подготовка документов в MS Word. Учебно-практическое пособие. [Текст] / Б. М. Мусаев. -Бишкек, 2018. -59 с.
117. **Мусаев, Б.М.** Учебно-методический комплекс по дисциплине: «Цифровые технологии в менеджменте». [Текст] / Б. М. Мусаев. -Бишкек, 2017.

-25 с.

118. **Мусакожоев, Ш.** Введение в экономику. [Текст] / Ш. Мусакожоев. - Бишкек, 2007. -С. 360.
119. **Онгарбаева, А. Д.** Вопросы методики подготовки будущих учителей информатики к созданию электронных образовательных ресурсов. [Текст] / А. Д. Онгарбаева. // Alatoo academic studies. -Бишкек, 2018. -№ 3. С. 68-78.
120. **Орускулов, Т.Р.** Актуальные проблемы внедрения новых информационных технологий в образовательные школы Кыргызской Республики [Текст] / Т.Р. Орускулов // Информатика в образовании Кыргызстана. – Бишкек: КИО, 2000. – С.15-21.
121. **Өмүрзакова, Ч.Ш.** Маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу окуучулардын социалдык-коммуникативдүү компетенттүүлүктөрүн калыптаандыруу: педагог. илим. кандид. диссерт: 13.00.01 [Текст] / Ч.Ш. Өмүрзакова. -Бишкек, 2017. 193-б.
122. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учебное пособие для студ. сред. пед. учебн. заведений. [Текст] / С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов, Т.И. Бабаева и др.; под. ред. С.А. Смирнова. -М: «Академия», 1998. - 512 с.
123. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений/ [Текст] / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. 3-е изд. - М.: Школа-Пресс, 2000. - 512 с.
124. **Потокин, А.А.** Компьютерно-технологический практикум в профессиональной подготовке инженера-педагога: диссерт. ... кандид. педаг. наук. [Текст] / А.А. Потокин. -Екатеринбург, 1997. - 135 с.
125. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям. [Текст] / - М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. - 512 с.
126. Профильное обучение: Эксперимент: Совершенствование структуры и содержания общего образования. [Текст] / Под ред. д-ра ист. наук проф. А.Ф. Киселева. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 512 с

127. **Разинкина, Е.М.** Формирование готовности будущих учителей к использованию компьютерных информационных технологий в профессиональной деятельности: автореф. диссерт. ... кандид. педаг. наук. [Текст] / Е.М. Разинкина. -Магнитогорск, 2000. -22 с.
128. **Раймкулова, А.С.** Болочок педагогдун маданият аралык компетенттүүлүгүн калыптандыруунун модели жана технологиилары. [Текст] / А.С.Раймкулова, А.Муздыбаева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. -Бишкек, 2022. -№ 8. С. 213-217.
129. **Райзенберг, Б.А.** Современный экономический словарь. 2-е изд. испр. [Текст] / Б.А. Райзенберг, Л.Ш. Лозовский, Б.Б. Стародубцева - М.: ИНФРА-М, 2000. -479 с.
130. **Ретинская, И.В.** Отечественные системы для создания компьютерных учебных курсов. [Текст] / И.В. Ретинская, М.В. Шугурина // Мир ПК. М. -1993. - № 7 -С. 55-60.
131. **Роберт, И.В.** Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. [Текст] / И.В. Роберт. – М., 1994. - 205 с.
132. “Санарип Кыргызстан 2019-2023” санариптик трансформациянын концепциясы
133. “Санариптик Кыргызстан 2019-2023” санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча “ЖОЛ КАРТА”
134. **Семенюк, Э.П.** Информатика: достижения, перспективы, возможности. [Текст] / Э.П. Семенюк. - М.: Наука, 1988. - 176 с.
135. Системы обработки информации. Компьютерная технология обучения: Определение терминов. - Киев, 1993.
136. **Сластенин, В.А.** Учебно-информационная модель готовности учащихся к экономической деятельности в условиях рыночных отношений. [Текст] / В.А. Сластенин, А.Л. Денисова // Современные проблемы воспитательной работы школ и подготовки учителя-воспитателя. - Барнаул: БГПИ, 1992.
137. Словарь по кибернетике / Под ред. В.М. Глушкова. - Киев: УСЭ, 1979. -

623 с.

138. **Соколов, В.М.** Проектирование и диагностика качества подготовки преподавателей. [Текст] / В.М. Соколов, Л.Н. Захарова, В.В. Соколова, И.В. Гребенев -М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1994. - 160 с.
139. **Соловьев, А.В.** Информационные технологии обучения в профессиональном образовании. [Текст] / А.В. Соловьев // Информатика и образование. - 1996. -№2. -С.45-51.
140. **Субанов, Б.А.** Экономика адистиктеринин окуу процессинде маалыматтык жана коммуникативдик технологияларды пайдалануунун дидактикалык шарттары: педагог. илим. кандид. диссерт.: 13.00.08 [Текст] / Б.А. Субанов. -Бишкек, 2017.
141. **Суворова, Н.Г.** Методика сбора и обработки экспериментальных данных. [Текст] / Н.Г. Суворова // Организация и методика экспериментальных педагогических исследований: Сб. научн. тр. НИИ шк.; -М.: НИИШ, 1983. - С. 24-25.
142. **Суйун к. А.** Бизнес-план как эффективный инструмент развития фирмы. [Текст] / Суйун к. А., Жума к. Р. // НИУ КЭУ им. М. Рыскулбекова. -Бишкек, - 2022 № 4 (57) С. 60-62.
143. **Сулайманбеков, С.** Фермердик менеджмент. [Текст] / С. Сулайманбеков. -Бишкек, 2002. -С. 64.
144. **Талызина, Н.Ф.** Деятельностный подход к построению модели специалиста. [Текст] / Н.Ф. Талызина // Вестник высшей школы. -1986. - №3.
145. **Талызина, Н.Ф.** Управление процессом усвоения знаний. [Текст] / Н.Ф. Талызина - М., 1975.
146. Теоретико-методологические основы информационной подготовки курсантов военно-учебных заведений: Монография. [Текст] / О.А. Козлов. - М.: МО РФ, 2000. - 300 с.
147. Теория и методика профессиональной подготовки студентов на основе информационных технологий: диссерт. ... док. пед. наук. [Текст] / А.Л. Денисова.

- М., 1994. - 445 с.
148. **Токтогулов, А.Т.** Кесиптик лицейлерде окуу жана академиялык саясатын уюштуруунун жана башкаруунун теориялык негиздери. [Текст] / А.Т. Токтогулов // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. -Бишкек, 2020. № 8.
149. **Түгөлбаев, О.** Информациялык технологияларга киришүүдө кээ бир түшүнүктөрдү окутуу. [Электрондук ресурс] Кирүү режими: [https://ky.wikibooks.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B1%D0%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%83%D1%83&action=edit&section=1](https://ky.wikibooks.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BD%D0%B1%D0%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%83%D1%83&action=edit&section=1)
150. **Уткин, Э.А.** Бизнес-план. Организация и планирование предпринимательской деятельности. [Текст] / Э.А. Уткин -М.: «Тандем», ЭКМОС, 1998. - 96 с.
151. Учебно-методический комплекс по дисциплине: Компьютерные технологии в моделировании экономических процессов для направления: Прикладная информатика в экономике, специальности: «580500 Бизнес - информатика».
152. **Хайруллина, М.В.** Бизнес-план как средство достижения стратегических целей в потребительской кооперации: диссерт. ... кандид. экон. наук. [Текст] / М.В. Хайруллина. -Новосибирск, 1997. - 177 с.
153. **Червова, А.А.** Методические основы раннего «вхождения» в будущую профессию при изучении общепрофессиональных дисциплин. [Текст] / А.А. Червова, С.В. Леонтьевюк. -Н. Новгород: ВГИПИ, 2001. - 96 с.
154. **Чирченко, О.Н.** Информационные аспекты компьютеризации. [Текст] / О.Н. Чирченко. -М.: Наука, 1989. -128 с.
155. **Шацкий, С.Т.** Избранные педагогические сочинения. [Текст] / С.Т. Шацкий, - М.: Гос. уч.-пед. изд-во мин. прос. РСФСР, 1958. - 429 с.
156. **Шкабура, О.В.** Роль процедурного стиля мышления в формировании основ информационной культуры в процессе обучения базовому курсу информатики. [Текст] / О.В. Шкабура // Информатизация образования - 2000.

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Хабаровск: «Графика», 2000. - С. 86-87.

157. **Шлапаков, И.М.** Дидактический комплекс для обучения информационным технологиям будущих учителей экономики и предпринимательства: диссерт. ... кандид. педаг. наук. [Текст] / И.М. Шлапаков. -Тула, 1996. - 198 с.
158. **Шолохович, В.Ф.** Дидактические основы информационных технологий обучения в образовательных учреждениях: диссерт. ... док. пед. наук. [Текст] / В.Ф. Шолохович, - Екатеринбург, 1995. - 364 с.
159. Экономический образ мышления: Пер. с англ. Издание второе, стереотипное. [Текст] / П. Хейне -М.: «Дело», «Catallaxy», 1993. - 704 с.
160. Энциклопедия профессионального образования: в 3-х т. / Под ред. С.Я. Батышева. - М.: АПО, 1999. - 440 с. - Т.2 - М-П. - 1999.
161. **Эрдолатов, С.С.** Маалыматтык технологияларды колдонуунун негизинде техникалык бағытта окуган студенттердин билим сапатын өркүндөтүүнүн жолдору. [Текст] / С.С. Эрдолатов // Alatoo Academic Studies. -Бишкек, 2021. №4. -С. 87-93.
162. **Яковина, С.Ю.** Терминологические основы преподавания информатики. [Текст] / С.Ю. Яковина // Информатизация образования - 2000. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Хабаровск: «Графика», 2000. - С. 65-66.
163. **Curras, E.** Information as the Fourth Vital Element on the Culture of Peoples. [Текст] / E. Curras //J. Of Inf. Sci. 1987. v. 13. - N 3. - P. 149-159.
164. **Dizzard, W. P. Jr.** The Coming Information Age. [Текст] / Dizzard, W. P. Jr. - N.Y.: Longman Inc., 1982. - 125 p.
165. <https://www.azattyk.org/a/1227887.html>
166. <https://www.chem-astu.ru/science/reference/t-statistic.html>

## ТИРКЕМЕЛЕР

### 1-ТИРКЕМЕ

#### “Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда бизнес-планды даярдоо үчүн тапшырмалар

**“Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда маалыматтык технологиялар аркылуу бизнес-планды даярдоо процессин уюштуруу**

Ар бир бизнес-план 4-5 студенттен турган кичи топтун аракети менен түзүлөт. Кичи топтун карамагында 2-3 компьютер бар. Жумуш локалдуу тармактар шарттарында жүргүзүлөт. Кичи топтун милдети – маселени айтылган талаптарга, берилген мөөнөткө ылайык чечүү үчүн катышуучуларга жумуштуу бөлүп берүү.

**“Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда бизнес-планды даярдоонун жыйынтыктары**

“Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда бизнес-планды даярдоонун жыйынтыктары төмөнкү информацыйлык булактары аркылуу берилет:

- “Студенттик кофейня түзүүнүн бизнес – планы” тексттик иш кагазы.
- Кагаздагы жарнама.
- Машиналык алып жүрүүчүдөгү (компьютердеги) төмөндөгү объектилерди камтыган папка:
  - “Студенттик кофейня түзүүнүн бизнес-планы” тексттик иш кагазынын файлы;
  - Түзүлүчүү бизнестин натыйжалуулугун эсептөөдөгү байланышкан таблицалардын жыйындысын камтып туроочу жумушчу китептин файлы (бизнестин экономикалык динамикалык модели (ЭДМ))
  - Кызматчылардын маалымат базасынын файлы;
  - Бизнести жарнамалоо файлы;
  - Бизнести презентациялоо файлы.

#### Бизнестин экономикалык динамикалык моделин түзүүдөгү баштапкы маалыматтар

1. *Ишкананын түзүлүши – укуктук формасы* – жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК).
2. *Ишмердүүлүк чөйрөсү*- окуу жайынын ичинде студенттик кофейня түзүү.
3. *Колдо болгон менчик карајасат* – 1. табл. кара.
4. *Долбоорлонгон ишкананын ишке кириусунун башталышынын датасы* – 01.01.\_\_\_\_\_.
5. *Ишкердин ишмердүүлүгүнүн пландалган мезгили* – 3 жыл.
6. *Ички рыноктогу төлөө операцияларын жүргүзүү валютасы* – сом.
7. *Товарларды сатып алуу жана төлөө валютасы* – доллар США (\$).
8. *Эсептешүү мезгилиндеги рефинансылоо пайызы* – 25%.
9. *Имараттын арендасына, техникалык тейлөөгө, электр энергиясына, жылуулукка, сууга акы төлөө* – 1. таб. кара.
10. *Иштөө режими* – микрогруппанын чечими менен.
11. *Пландалган персонал жана милдеттерди бөлүштүрүү* – микрогруппанын чечими менен.
12. *Транспорттук чыгымдар* – кичи топтун чечими менен.

13. *Бензинге болгон баа* – литр үчүн \$0,75.
14. *Күнүнкү бензиндин чыгымы* - 1. табл. кара.
15. *Имаратты оңдооп – түзөөгө кеткен чыгымдар* - 1. табл. кара.
16. *Кеңсе жана адабиятка жумшалган чыгымдары* ай сайын 200 сомду түзөт.
17. *Телефонду колдонууга кеткен чыгым* - 1. табл. кара.
18. *Аудитке жана консультацияга жумшалган чыгымдар* - 1. табл. кара.
19. *Кайтарууга берилген акы келишим боюнча* – айына 300 сом.
20. *Башка чыгымдар* - айына 300 сом.
21. *Колдонулуучу жабдыктар* мисалда көрсөтүлгөндөн аз болбошу керек (ишмердүүлүктүн 1 - жылы).
22. *Отургузуу орундарынын саны, жылдар боюнча кардарлардын ортоочо туруктуу саны* - 1. табл. кара.
23. *Бир сааттын ичинде бир орунга болгон кардарлардын келип-кетүүлөрү* – микрогрупандын эсептөөлөрү боюнча.
24. *Бир кардарга болгон сатуулардын ортоочо көлөмү* - 1. табл. кара.
25. *Мисалда сунуш кылынган ассортимент* – 3-4 позицияга чейин кеңейтүү; сунуш кылынган ассортиментке болгон баалар микрогруппа тарабынан өзгөрүшү мүмкүн.

**Эскертуү.** Эки көрсөткүч боюнча алынган цифралар (кардарлардын ортоочо туруктуу саны жана бир кардарга болгон сатуулардын көлөмүнүн орточосу – 22, 24 п.) кичи топ тарабынан өнүктүрүү иш-чараларын иштеп чыгуу менен аларды аргументтер менен бекемдегенде гана өсүшүү мүмкүн.

**Маселелердин варианты**

<b>Баштапкы маалыматтар</b>	<b>Варианттар</b>				
	1	2	3	4	5
Өздүк каражаттардын болуусу, сом.	6	7	8	9	10
	20000	25000	30000	32000	27000
Имараттын арендасына, суга, жылуулукка ж.б. төлөнүүчү акы, сом.	5000	68000	8500	8000	9000
	6200	7000	9500	10000	6500
Бензиндин күнүнкү сарпталышы, литр	15	25	16	17	30
	18	20	24	19	22
Имаратты ондоп түзөөгө кеткен чыгымдар, сом.	8000	10000	13000	16000	15000
	9000	12000	17000	20000	14000
Байланышка төлөнгөн акы, ай сайын сом менен	300	320	500	550	700
	300	350	650	750	600
Аудит жана консультацияга жумшалган чыгым, ай сайын сом менен	200	300	400	450	500
	300	350	350	500	450
Отургузуучу орундарынын саны	40	44	48	52	54
	40	44	48	54	52
Отургузуучу орундарынын санынан көз каранды болгон 1-жылдагы кардарлардын орточо туруктуу саны, %	60	50	60	50	50
	55	55	50	50	50
Отургузуучу орундарынын санынан көз каранды болгон 2-, 3-жылдардагы кардарлардын орточо туруктуу саны, %	70	55	65	55	55
	60	65	60	55	60
Бир кардарга болгон сатуулардын орточо көлөмү, сом.	12	10	12	10	11
	11	13	11	12	10

**Бизнесин экономикалык динамикалык моделине коюлган талаптар**

Бизнесин экономикалык модели “Microsoft Excel тиркемесинде бизнесин экономикалык моделин түзүү” бөлүгүндө иштелип чыгуусу сыпатталган бардык таблицаларды камтып турушу керек. Таблицаларды параллелдүү иштеп чыгууну уюштуруу үчүн 4-тиркемени колдонуу керек. Таблицалардын жайгашуусу – каалагандай, “Кирешелердин жана чыгымдардын планы” таблицасын кана бириңчи орунга жайгаштыруу керек.

Бизнесин экономикалык динамикалык моделин түзүүнүн жана аны оптимизациялоонун максаты – максималдуу киреше табуу жана эффективдүү финансыйлык көрсөткүчтөр аркылуу бир жыл ичинде кредиттерди төлөп бүтүүнү камсыздоо.

**“Бизнес-план” тексттик иш кагазына болгон талаптар**

“Бизнес-план” тексттик иш кагазы “Бизнес-план” тексттик иш кагазын MS Word тиркемесинин каражаттары аркылуу даярдоо» бөлүгүндө сыпатталган тексттик иш кагаздарына болгон талаптарга ылайык түзүлүшү керек, мукабасы да болушу керек.

Тексттик иш кагазынын сырты курсук иштердин титулдук бетин жасалгалоо талаптарына ылайык жасалып, кичи топтун бардык студенттеринин фамилияларын камтып туроосу зарыл.

Документтин форматы – А4, ориентациясы – китетикиндей, талаачалар: үстүнкүсү жана астыңкысы – 2,5; сол жактагысы – 3; ондогусу – 1,5. Шрифттин өлчөмү – 14. Кагаздын бир тарабына басуу керек. Номерлөө барактын он, ылдыйкы жагында. Абзацтарды тегиздөө эни (он жана сол тарараптары) боюнча, абзацтык чегинүү – 1 см.

Таблицаларды мүмкүн болушунча бөлбөө керек. Эгерде таблица бир бетке батпай калса, анда таблицанын атальышын автоматтык түрдө койуу функциясын пайдалануу керек.

Таблицалардын жазылыгы тексттин аймагынын чектеринен чыкпоосу керек. Схемалар, графиктер, сүрөттөр бирдиктүү объеккттер түрүндө аткарылышы керек.

### **Кызматчылардын маалымат базасына болгон талаптар**

MS Access каражаттары аркылуу түзүлүүчү кызматчылардын маалымат базасы ар бир кызматчы тууралуу төмөндөгү маалыматтарды камтып туроосу зарыл: фамилиясы, аты, атасынын аты; туулган датасы; телефону; билими; акционердик коомго кошкон салымы; кызмат орду. Айлык ақылары жана кызматтык милдеттери көрсөтүлгөн кызмат орундарынын маалымдамасын; өлчөмү кичи топ сунуштаган фактордон көз каранды болгон кирешеден сыйлыктарды эсептөө маалымдамасын маалымат базасы камтып туроосу зарыл.

### **Жарнамалык өндүрүмгө болгон талаптар**

CorelDraw тиркемесинин каражаттары аркылуу түзүлүүчү жарнамалык өндүрүм бизнестин бетин кана көрсөтпөстөн, бизнес үчүн иштөөсү зарыл. Ал эмблема, жарыя, календарь, чакыруу билети, меню, жарнамалык такта болушу мүмкүн. Өндүрүмдер чыныгы өлчөмү менен, болбосо A4 форматында берилishi керек. Ийгиликтүү жарнак кардарлардын агымын жана сатуулардын көлөмүн (баштапкы чоңдуктарды 22, 24 пункттар боюнча өзгөртүү) көбөйтүүнүн негизи болуп калышы мүмкүн.

### **Презентацияга болгон талаптар**

MS PowerPoint каражаттары аркылуу түзүлүүчү презентация жок дегенде 8-10 слайдды камтып туроосу зарыл жана бизнестин жүзүн сандар, таблицалар, графиктер, фото сүрөттөр жана түшүндүрүүлөр менен ачып бериси керек. Презентациянын сценарийи логикалык түзүмгө ээ болуу менен бирге PowerPoint эффекттерин да камтуусу зарыл.

### **Маалыматтарды коргоого коюлган талаптар**

Бизнес-планды даярдоодогу файлдар санкциясы жок кириүүлөрдөн жана кокустук жоготуулардан коргулушу керек. Бул үчүн паролдор, өздүк флешкалар колдонулушу мүмкүн. Иштин кандайдыр бир бөлүгү компьютердик класстарда аткарылгандыктан компьютердик вирустар тарабынан маалыматты жок кылуу мүмкүнчүлүктөрү бар экендигин эстен чыгарбоо керек.

**1-анкета**

**“Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда маалыматтык технологияларды окуп-үйрөнүү процессиндеги окуу ишмердүүлүгүнүү мотивдери**

“Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда маалыматтык технологияларды окуп-үйрөнүү процессиндеги окуу ишмердүүлүгүнүү 5 мотивин рейтинг боюнча бөлүштүргүлө. Ар бир мотивге 1ден 6 га чейинки рейтингдин маанисин ыйгаргыла (көбүрөөк маанилүү мотив – 1, азыраак маанилүү мотив – 6).

<b>№</b>	<b>Окуу ишмердүүлүгүнүү мотивдери</b>	<b>Түшүндүрмө</b>	<b>Рейтинги</b>
1	Билим берүүнүн жакынкы жана аяккы (келечектеги) максаттарын баамдоо	Сиз коюлган маселени аткарышыңыз керек. Туура аткарылган маселе Сизге сабак боюнча жакшы баа алууга мумкундүк берет	
2	Өздөштүрүлгөн билимдин теориялык жана практикалык маанилүүлүгүн баамдоо	Маалыматтык технологияларды окуп үйрөнүү азыркы мезгилде актуалдуу. ПК менен иштей билүү Сизге жумушка орношууга мүмкүндүк берет	
3	Илимий маалыматты баяндоонун эмоционалдуу формасы	Маалыматтык технологияларды окуп үйрөнүүнүн сунуш кылынган формасы Сизде кызыгууну жаратты	
4	Мазмунду өстүрүү жана окуу материалынын жаңылыгы	Коюлган маселе билимдин кошумча көлөмүнө ээ болууга шарт түздү. Маалыматтык технологияларды окуп үйрөнүү көптөгөн жаңы билимди камтып турат	
5	Окуу ишмердүүлүгүнүү кесиптик багытталышы	Маалыматтык технологияларды окуп үйрөнүү Сиздин келечектеги кесиптик ишмердүүлүгүнүздө алынган билимди, билгичтики жана көндүмдердү колдонууга мүмкүнчүлүк берет	

**Анкета жүргүзүүгө катышканыңыз үчүн РАХМАТ!**

## 2-анкета

**“Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу бизнес-планды даярдоо процессиндеги окуу ишмердүүлүгүнүн мотивдери**

“Менеджменттеги маалыматтык технологиялар” курсунда маалыматтык технологияларды окуп-үйрөнүү процессиндеги окуу ишмердүүлүгүнүн 5 мотивин рейтинг боюнча бөлүштүргүлө. Ар бир мотивге 1ден 6 га чейинки рейтингдин маанисин ыйгаргыла (маанилүүлүгүнүн азайуу тартибинде: көбүрөөк маанилүү мотив – 1, азыраак маанилүү мотив – 6).

<b>№</b>	<b>Окуу ишмердүүлүгүнүн</b>	<b>Түшүндүрмө</b>	<b>Рейтинги</b>
1	Билим берүүнүн жакынкы жана аяккы (келечектеги) максаттарын баамдоо	Сиз коюлган маселени аткарышыңыз керек. Коюлган маселе Сизге сабак боюнча жакшы баа алууга мүмкүндүк берет	
2	Өздөштүрүлгөн билимдин теориялык жана практикалык маанилүүлүгүн баамдоо	Коюлган маселе Сизге экономикалык блоктогу дисциплиналарды окуп үйрөнүүдө жардам берет. Бизнес-планды даярдоо маалыматтык технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн тереңдетип окуп үйрөнүүгө шарт түзөт	
3	Илимий маалыматты баяндоонун эмоционалдуу формасы	Компьютердик чөйрөдөгү бизнес-план маселесинин коюлушу Сиз үчүн кызыгууну жаратты	
4	Мазмунду өстүрүү жана окуу материалынын жаңылыгы	Коюлган маселе билимдин кошумча көлөмүнө ээ болууга шарт түздү. Компьютердик чөйрөдө бизнес-планды даярдоо көптөгөн жаңы билимди камтып турат	
5	Окуу ишмердүүлүгүнүн кесиптик багытталышы	Маалыматтык технологиялар каражаттары аркылуу бизнес-планды даярдоодон алынган билим, билгичтик жана көндүмдөр Сиздин келечектеги кесиптик ишмердүүлүгүнүздө маалыматтык технологияларды колдонууга мүмкүнчүлүк берет	

**Анкета жүргүзүүгө катышканыңыз үчүн РАХМАТ!**

## **2-тиркеменин уландысы**

### **3-анкета**

#### **Окуу жана кесиптик ишмердүүлүктүн жүйөөлөрү**


(керектүүсүн бөлүп көрсөтүү керек)

1. Бизнес-планды иштеп чыгууда Сиз компьютер колдонунузбу:
  - а) текстти терүү жана/же бизнес-пландын айрым бөлүктөрүндө эсептөөлөрдү жүргүзүү үчүн;
  - б) компьютердик чөйрөдө бизнес-планды даярдоо үчүн;
  - в) Project Expert, MS Expert ж.б. программалар каражаттары менен бизнес-планды даярдоо үчүн;
  - г) колдонгон жокмун.
2. Адистик дисциплинарды окуп үйрөнүүдө маалыматтык технологияларды колдонууну зарыл деп эсептейсизби (ооба, жок, жооп бере албайм)?
3. Келечектеги башкаруу ишмердүүлүгүндө маалыматтык технологияларды колдонууну зарыл деп эсептейсизби (ооба, жок, жооп бере албайм)?
4. Бизнес-планды иштеп чыгууда жетекчинин өздүк катышуусун зарыл деп эсептейсизби (ооба, жок)?
5. ЖОЖду бүтүргөндө же тажрыйба топтогондан кийин жеке ишмердүүлүк менен алек болом деп божомолдойсузбу (ооба, жок, жооп бере албайм)?

**Анкета жүргүзүүгө катышканыңыз үчүн РАХМАТ!**

# Маалыматтык технологиялардын каражаттары аркылуу бизнес-пландоонун маселелерин чечүү

## процессиндеги мазмундук компоненттеринин өз ара байланышы



## 4-ТИРКЕМЕ

### MICROSOFT EXCEL ТАБЛИЦАЛЫК ПРОЦЕССОРУНДА БИЗНЕСТИН ЭКОНОМИКАЛЫК МОДЕЛИН ТҮЗҮҮНҮН АЛГОРИТМИ

<b>Кадам №</b>	<b>Аракеттин мазмуну</b>	<b>Барактын аталышы</b>
1.	<b>Рыноктук баанын орточо өлчөмүнүн эсеби</b>	
1.1.	Таблицаны даярдо жана толтуруу	Рынокту талдоо
1.2.	Рыноктук баанын орточо өлчөмүн эсептөө	Рынокту талдоо
2.	<b>«Кирешелердин жана чыгашалардын планы» таблицасын даярдо жана толтуруу</b>	
2.1.	Таблицаны даярдоо	Кирешелердин жана чыгашалардын планы
2.2.	Статьяларды толтуруу:	
2.2.1.	Транспорттук чыгашалар	Кирешелердин жана чыгашалардын планы
2.2.2.	Имараттын арендасы, жылытуу, электр энергиясы, суу	_____ // _____
2.2.3.	Бензин	_____ // _____
2.2.4.	Кайтарууга акы төлөө	_____ // _____
2.2.5.	Байланыш	_____ // _____
2.2.6.	Кеңсе чыгымдары	_____ // _____
2.2.7.	Адабият	_____ // _____
2.2.8.	Аудит кенештер	_____ // _____
2.2.9.	Башка чыгашалар	_____ // _____
3.	<b>Сатуулар көлөмүнүн эсеби</b>	
3.1.	Таблицаны даярдоо	Сатуулар көлөмү
3.2.	Бир айдагы сатуулардын орточо көлөмүн эсептөө	_____ // _____
3.3.	Впр эсептик маанисин «Кирешелердин жана чыгашалардын планы» таблицасына киргизүү	Кирешелердин жана чыгашалардын планы
3.4.	Сатуулардан болгон таза кирешени эсептөө	_____ // _____
3.5.	Төмөндөгү статьялар боюнча чыгымдарды эсептөө:	_____ // _____
3.5.1.	Жарнак	_____ // _____
3.5.2.	Авто жолдорду колдонууга болгон салык	_____ // _____
3.5.3.	Экологияга болгон салык	_____ // _____
3.5.4.	Өздүк наркта камтылган салыктар	_____ // _____
3.5.5.	Жарнакка болгон салык	_____ // _____
4.	<b>Түз чыгымдардын эсеби</b>	
4.1.	Таблицаны даярдоо	Түз чыгымдар
4.2.	Бир ай ичиндеги түз чыгымдарды эсептөө	_____ // _____
4.3.	Кыйыр чыгымдардын эсебисиз өнүмдүн бир порциясынын наркын эсептөө	_____ // _____
4.4.	Жума сайынкы жана күнүнкү түз чыгымдарды эсептөө	_____ // _____
4.5.	«Кирешелердин жана чыгашалардын планы» таблицасына түз чыгымдардын эсептик маанисин киргизүү	Кирешелердин жана чыгашалардын планы

#### 4-тиркеменин уландысы

<b>Кадам №</b>	<b>Аракеттин мазмуну</b>	<b>Барактын аталышы</b>
4.6.	Дүң кирешени эсептөө	<i>it</i>
5.	<b>Жабдууга кеткен чыгымдарды эсептөө</b>	
5.1.	Таблицаны даярдоо	Жабдуу жана амортизация
5.2.	Амортизациялык чегерүүлөрдү эсептөө	_____ // _____
5.3.	«Кирешелердин жана чыгашалардын планы» таблицасына амортизациялык чегерүүлөрдүн эсептик маанисин киргизүү	Кирешелердин жана чыгашалардын планы
6.	<b>Мүлккө болгон салыктын эсеби</b>	
6.1.	Таблицаны даярдоо	Жабдуу жана амортизация
6.2.	Мүлккө болгон салыкты эсептөө	_____ // _____
6.3.	«Кирешелердин жана чыгашалардын планы» таблицасына мүлккө болгон салыктын эсептик маанисин киргизүү	Кирешелердин жана чыгашалардын планы
7.	<b>Эмгек ақыны төлөө фондунун эсеби</b>	
7.1.	Таблицаны даярдоо	Эмгек ақыны төлөө
7.2.	ЭАТФ эсептөө жана ЭАТФ болгон которуулар	_____ // _____
7.3.	«Кирешелердин жана чыгашалардын планы» таблицасына ЭАТФ эсептик маанисин киргизүү	Кирешелердин жана чыгашалардын планы
7.4.	Милицияга болгон салыкты эсептөө	_____ // _____
8.	<b>Баштапкы чыгымдарды эсептөө, насыянын өлчөмүн аныктоо жана насыя берүү схемалары</b>	
8.1.	«Баштапкы чыгымдар» жана «Насыя берүү схемасы» таблицаларын даярдоо	Баштапкы чыгымдар
8.2.	Насыянын өлчөмүн аныктоо	_____ // _____
8.3.	Насыя боюнча пайыздарды эсептөө	_____ // _____
8.4.	«Кирешелердин жана чыгашалардын планы» таблицасына имаратты ондоп – түзөө чыгымдарынын маанисин киргизүү жана 1 жылга, 1 айга туура келген чыгымдардын суммасын	Кирешелердин жана чыгашалардын планы
8.5.	«Кирешелердин жана чыгашалардын планы» таблицасына насыя боюнча 1 жылга болгон пайыздардын суммасын киргизгиле жана насыялардын пайыздарынын 1 айга туура келген суммасын эсептөө	_____ // _____
9.	<b>«Кирешелердин жана чыгашалардын планы» таблицасындагы статьялардын эсебинин аякташы</b>	
9.1.	Суммаланган кыйыр чыгымдарды эсептөө	Кирешелердин жана чыгашалардын планы
9.2.	Төмөндөгү статьялар боюнчачыгашаны жана кирешени эсептөө:	
9.2.1.	Өнүмдүн өздүк наркы	_____ // _____
9.2.2.	Дүң киреше	_____ // _____
9.2.3.	Балансстык киреше	_____ // _____
9.2.4.	Кирешеге болгон салык	_____ // _____
9.2.5.	Таза киреше	_____ // _____

## 4-тиркеменин уландысы

Кадам №	Аракеттин мазмуну	Барактын атальшы
10.	<b>Ишмердүүлүктүн биринчи жылы боюнча киреше жана чыгаша статьяларынын эсеби</b>	Кирешелердин жана чыгашалардын планы
10.1.	Киреше жана чыгаша статьялары боюнча эсептөө	_____ // _____
10.2.	Таза кирешени бөлүштүрүү	_____ // _____
10.3.	Өнүмдүн өздүк наркынын рентабелдүүлүгүн жана сатуулардын рентабелдүүлүгүн эсептөө	
11.	<b>Ишмердүүлүктүн 2 – жана 3 – жылындагы киреше жана чыгаша статьяларынын эсеби</b>	
11.1.	Ишмердүүлүктүн 2 – жана 3 – жылындагы түз чыгымдарды эсептөө	
11.1.1	Таблицаны даярдоо	Түз чыгымдар (2)
11.1.2	Түз чыгымдарды эсептөө	"
11.2.	«Кирешелердин жана чыгашалардын планы» таблицасына ТЧ эсептик маанисин киргизүү	Кирешелердин жана чыгашалардын планы
11.3.	«Кирешелердин жана чыгашалардын планы» таблицасында ишмердүүлүктүн 2 – жана 3 – жылындагы киреше жана чыгаша статьяларын эсептөө жана толтуруу	_____ // _____
12.	<b>Өнүмдүн бирдигинин өздүк наркын, пландык кирешени эсепке алуу менен наркын жана сатуу наркын эсептөө</b>	
12.1.	Таблицаны даярдоо	Бааны түзүү
12.2.	Өнүмдүн бирдигине болгон кыйыр чыгымдарды эсептөө	_____ // _____
12.3.	Өнүмдүн бирдигинин өздүк наркын эсептөө	_____ // _____
12.4.	Пландык кирешени эсепке алуу менен өнүмдүн бирдигинин наркын эсептөө	_____ // _____
12.5.	Өнүмдү сатуу баасын эсептөө	_____ // _____
13.	<b>Ассортимент жана баа (нарк)</b>	
13.1	Таблицаны даярдоо	Ассортимент жана баа
13.2.	Өндүрүлүп жаткан өнүмдүн баасын эсептөө	_____ // _____
14.	<b>Өнүмдү сатуунун көлөмүн аныктоо</b>	
14.1.	Таблицаны даярдоо	Сатуунун көлөмүн тактоо
14.2.	Сатуулардан бир айда түшкөн акча	_____ // _____
14.3.	Пландалган сатуу көлөмү менен салыштыруу	_____ // _____
15.	<b>Суроо – талаптын (муктаждыктын) ийкемдүүлүк коэффициентин эсептөө</b>	
15.1.	Таблицаны даярдоо	Суроо – талаптын ийкемдүүлүгү
15.2.	Суроо – талаптын ийкемдүүлүк коэффициентин эсептөө	_____ // _____
16.	<b>Окшош ишканалардагы рентабелдүүлүктүн денгээлин эсептөө</b>	
16.1.	Таблицаны даярдоо	Рынокту талдоо
16.2.	Рентабелдүүлүктүн денгээлин эсептөө	_____ // _____

<b>Кадам №</b>	<b>Аракеттин мазмуну</b>	<b>Барактын аталышы</b>
17.	<b>Айланма капиталдагы суроо-талапты пландоо</b>	
17.1.	Таблицаны даярдоо	Жүгүртмө каражаттар
17.2.	Чондуктарды эсептөө	_____ // _____
18.	<b>Пландалган ўюштуруу түзүмүнүн натыйжалуулук интеграциялык көрсөткүчүн</b>	
18.1.	Таблицаны даярдоо	
18.2.	Интеграцияланган көрсөткүчтү эсептөө	_____ // _____
19.	<b>Таза кирешени бөлүштүрүү</b>	
19.1	Таблицаны даярдоо	Таза кирешени бөлүштүрүү
19.2.	Топтоо фондунун каражаттарын пландоо	_____ // _____
19.3.	Керектөө фондунун каражаттарын пландоо	_____ // _____
20.	<b>Активдердин жана пассивдердин болжолдонгон балансы</b>	
20.1.	Таблицаны даярдоо	Активдер жана пассивдер
20.2.	Активдерди эсептөө	_____ // _____
20.3.	Пассивдерди эсептөө	_____ // _____
20.4.	Балансты аныктоо	_____ // _____
21.	<b>Бюджетке төлөнүүчү кошумча нарк салыгын эсептөө</b>	
21.1.	Таблицаны даярдоо	KHC
21.2.	Чондуктарды эсептөө	_____ // _____
22.	<b>Акча каражаттарынын балансы</b>	
22.1.	Таблицаны даярдоо	Акча каражаттарынын балансы
22.2.	Ар бир мөөнөттүн башталышына карата акча түшүүсүн эсептөө	_____ // _____
22.3.	Ар бир мөөнөттүн башталышына карата төлөмдөрдү эсептөө	_____ // _____
23.	<b>Чыгашасыздыкты талдоо</b>	
23.1.	Таблицаны даярдоо	Чыгашасыздык
23.2.	Чондуктарды эсептөө	_____ // _____

## 5-ТИРКЕМЕ

### БИЗНЕСТИН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДИНАМИКАЛУУ МОДЕЛИНИН ЧОНДУКТАРЫНЫН ДЕНГЭЭЛИНДЕГИ ТАБЛИЦАЛАРДЫН ӨЗ АРА БАЙЛАНЫШЫНЫН СХЕМАСЫ

Бизнес-пландын моделиндеги номерлерге дал келүүчү таблицалардын номерлери ыңгайлуулук үчүн кашааларда көлтирилген. Тамга индекси бар таблицалар «Бизнес-план» тексттик документине толугу менен, же кандайдыр бир бөлүгү кирбей калган, ошондуктан алар арадагы болуп эсептелинишет.

#### Айрым коомдук тамактануу мекемелериндеги товарлардын айрым түрлөрүнө болгон баалар (2.1)

Ассортименти	1 мекеме		2 мекеме		3 мекеме		4 мекеме		Орточо өлчөмдөгү
	Сатуулар көлөмү	Баасы, сом.	Сатуулар көлөмү	Баасы, сом.	Сатуулар көлөмү	Баасы, сом.	Сатуулар көлөмү	Баасы, сом.	

5.1                          5.1

#### Сатуулар көлөмү (3.1)

Көрсөткүчтүн аталышы
Орундардын саны
Кофейнянын толуусу, кардарлардын санынын туруктуу орточо мааниси (1-жыл – 50%, 2-, 3-жылдары - 60%, 65%)
Бир орунга 1 саатта болгон кардарлардын агымы
Жумушчу күндердөгү иштөө убактысы, saat
Бир жумушчу күнүндөгү кардарлардын саны
Жумушчу күндердүн бир жумасындагы кардарлардын саны
Ишемби - жекшемби күндердөгү иштөө убактысы, saat
Ишемби - жекшемби күндерүндөгү кардарлардын саны, бир күндүгү
Ишемби - жекшемби күндерүндөгү кардарлардын саны
Бир айдагы кардарлардын саны
Бир кардарга болгон сатуулардын орточо көлөмү, сом
Бир айда болгон сатуулардын орточо көлөмү (Ск), сом

8.1

### Кирешелер жана чыгашалар планы (8.1)

Статьялардын аталышы	Шарттуу белгилениши
1. Сатуулардан түшкөн нак киреше	Тк
1.1 Кошумча нарк салыгын эсепке алуу менен өнүмдү сатуудан түшкөн акча (сатуулардан түшкөн акча)	Ста
2. Түз чыгымдар (өзгөрмө чыгымдар):	Тч
2.1.Азыктардын, бир жолу колдонулуучу идиштердин баасы	
3. Дүң киреше	Дк
4. Кыйыр чыгымдар (туруктуу чыгымдар):	Кч
4.1.Эмгек ақыны төлөө фонду	ЭАТФ
4.2.ЭАТФ болгон которуулар	
4.3.Жабдуулардын амортизациясы	
4.4.Транспорттук чыгымдар	
4.5.Имаратты ижарага алуу, жылуулук ж.б.	
4.6.Бензин	
4.7.Ондоо жана кайрадан жабдуу	
4.8.Кайтаруу учун акы	
4.9.Байланыш	
4.10. Жарнак	
4.11. Кеңсе чыгымдары	
4.12. Адабият	
4.13. Аудит, кеңештер	
4.14. Башка чыгымдар	
5. Өздүк наркка камтылган салыктар	Өнс
5.1.Автожолдорду пайдаланууга салык	
5.2.Экологияга болгон салык	
6. Өздүк нарк	Өн
7. Дүң киреше	Дк
8. Насыяларга болгон пайыздар	Нп
9. Ишмердүүлүктүн каржылык жыйынтыктарына карата болгон салыктар	Кжс
9.1.Мүлк учун салык	
9.2.Жарнакка учун салык	
9.3.Милицияга учун салык	
10. Баланстык киреше	Бк
11. Кирешеге болгон салык	Кс
12. Таза киреше	Тк
13. Акциялар боюнча дивиденттер	
14. Кошумча камдык фонду	Ккф
15. Топтоо фонду	Тф
16. Керектөө фонду	Кф
17. Бөлүштүрүлбөгөн киреше	Бк
18. Өнүмдүн өздүк наркынын рентабелдүүлүгү, %	
19. Сатуулардын рентабелдүүлүгү, %	

8.2

8.2

6.1

3.1

4.1

6.1

4.3

3.3

В-1

6.1

Түз чыгымдар (4.1)

№	Чыгымдын статьясы	Комментарий	Көрсөткүч	Бир айдагы керектөөнүн саны, даана үлүш (Дс)	Өнүмдүн бирдигине карата партиядагы даананын/үлүштүн саны	Бир айдагы	Партия / өнүмдүн партиялардын/ өнүмдүн бирдигине болгон баа,	Бир айдагы чыгымдын өлчөмү, сом (Өжі)
1	Бир жолу пайдаланылуучу стакандар	Бир айдагы кардарлардын санына карата	1,1	10560	100	105	0,68	2142
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Жыйынтығы (Өж)								

8.1

Кыйыр чыгымдарсыз жана өнүмдү сатып алуудагы жумадагы, күнүнкү чыгымдарсыз өнүмдүн наркы (4.2)

№	Чыгымдын статьясы	Өнүмдүн бир үлүшүнүн баасы, сом.	Чыгымдардын өлчөмү	
			Жума сайынкы	Күнүнкү (Өж-к),
1	Бир жолку стакандар	0,20	535,50	0,00
...	...	...	...	...
<b>БААРЫ:</b>				
<b>БААРЫ:</b>				

3.3

8.2

8.2

Ишмердүүлүктүн 1-жылындагы жабдууга болгон керектөөлөр жана жабдууга болгон амортизациялык котуруулар (4.3)

№	Жабдуунун аталышы	Саны	Бир даанасынын баасы, \$	Жабдуунун баасы, сом.	Ликвиддү баасы, \$	Ликвиддү баасы, сом	Амортизациясы, сом.	
							жыл ичинде	квартал ичинде
1	Муздаткыч	1	400	12000	250	7500	1 500	
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>ЖЫЙЫНТЫГЫ:</b>								

3.3

8.1

B-1

**Ишмердүүлүктүн 2-жылында алынган жабдууга болгон амортизациялык которуулар (4.4)**

№	Жабдуунун аталышы	Саны	Бир даанаңын баасы, \$	Жабдуунун баасы, сом.	Ликвидүү баасы, \$	Ликвидүү баасы, сом	Амортизациясы, сом.	
							Жыл ичинде	Квартал ичинде
1	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>ЖЫЙЫНТЫГЫ:</b>								

3.3

8.1

B-1

**Мүлкө болгон салыктын эсеби (B-1)**

Мүлктүн наркы	1-жыл	2-жыл	3-жыл
½ жылдын башталышына			
1 кварталга			
2 кварталга			
3 кварталга			
½ жылдын аягына			
<b>ЖЫЙЫНТЫГЫ:</b>			
<b>Мүлкө болгон салык (2%):</b>			

8.1

8.1

8.1

4.3

4.4

**Кызматчылардын саны жана эмгек акыны төлөө фондуду (6.1)**

Кызматчылардын категориясы	Саны	Эмгек акыны, \$	Эмгек акыны төлөө фондуду (ЭАТФ), сом.
ЖЫЙЫНТЫГЫ			
<b>ЭАТФ болгон которуулар:</b>			

8.1

8.1

8.1

Баштапкы чыгымдар жана каржылоо булактары (3.3)

Чыгымдын статьясы	Чыгымдын суммасы, сом	Каржылоонун негизги булагы	Суммасы, сом
Жабдуу алуу		Кредит	
Имаратты ондоп түзөө		Өздүк каражаттар	
Лицензия (кыйыр чыгымдар)			
Азыктарды баштапкы сатып алуулар			
Жарнак			
Бензин (эки күндүк запас)			
Аудит, кеңеш алуу			
ЖЫЙЫНТЫГЫ:		ЖЫЙЫНТЫГЫ:	

Насыя алуунун схемасы (3.4)

Насыянын суммасы, сом	
Насыянын мөөнөтү	
Пайыздык чен	
Жылдын аягындағы төлөмдердүн суммасы	

Өнүмдүн бирдигинин өздүк наркын эсептөө жана сатуу баалары (В-2) (4.5 – бир бөлүгү)

№	Өнүмдүн түрү	Бир айдагы өнүктөөнүн саны, даана / Улущ ( <b>Дci</b> )	Бир айдагы өнүмдүн турлөрү боюнча түз чыгымдар ( <b>Тci</b> ), сом	Өнүмдүн бирдигинин кыйыр чыгымдарсыз баасы ( <b>Өbi</b> ), сом	Өнүмдүн бирдигине болгон кыйыр чыгымдар ( <b>Кчдаана</b> ), сом	Бир айдагы өнүмдүн турлөрү боюнча белуштурулғен кыйыр чыгымдар ( <b>Кci</b> ), сом	Өздүк наркы ( <b>Өнi</b> ), сом	Сатуулардан пландалган киреше эсеби менен алынган баа ( <b>Скbi</b> ), сом	Сатуу баасы ( <b>Сбi</b> ), сом
1									
...									
ЖЫЙЫНТЫГЫ:		ЖЫЙЫНТЫГЫ:							

**Ассортименти жана баасы (3.2)**

<b>№</b>	<b>Ассортименти</b>	<b>Сатуудагы баасы, сом</b>
1		
...		

**4.6**

**B-2**

**5.1**

**Өнүмдүн бирдигинин өздүк наркы жана сатуу баасы (4.5)**

<b>№</b>	<b>Өнүмдүн түрү</b>	<b>Өнүмдүн бирдигинин өздүк наркы, сом</b>	<b>Сатуу баасы, сом</b>
1	Бир жолу колдонулуучу	0,30	0,48
2	Бир жолу колдонулуучу	0,12	0,19
3	Бир жолу колдонулуучу	0,30	0,48

**B-2**

**B-2**

**Өнүмдү сатуунун көлөмүн аныктоо (4.6)**

<b>№</b>	<b>Чыгымдын статьясы</b>	<b>Көрсөткүчү</b>	<b>Бир айдагы керектөөнүн саны, даана /үлүш (Дсі)</b>	<b>Сатуу баасы, сом</b>	<b>Бир айда түшкөн пайда, сом</b>
1					
...					
<b>БАРДЫГЫ:</b>					

**3.2**

**Керектөөнүн ийкемдүүлүгү (5.1)**

**Суроо-талаптын ийкемлүүлүгү (5.1)**

<b>Ассортименти</b>	<b>Q</b>	<b>Q1</b>	<b>P</b>	<b>P1</b>	<b>(Q1-Q): (Q+Q1)</b>	<b>(P1-P): (P+P1)</b>	<b>Ки</b>

**2.1**

**3.2**

**Окшош ишканалардын рентабелдүүлүктүнүн деңгээлин эсептөө (7.1)**

Жылдар боюнча берилген рентабелдүүлүктүн деңгээли	2021	11
	2022	7
	2023	12
Орточо салмактагы рентабелдүүлүк		10,0
Дисперсиясы		4,7
Стандарттык жантаюсу		2,2
Рентабелдүүлүктүн оптимисттик деңгээли		12,2
Рентабелдүүлүктүн пессимиисттик деңгээли		7,8

**Жүгүртүү каражаттарын керектөөнү пландоо (8.3)**

Орду	Кам көрүү запасы, күндөр	Бир айдагы жүгүртүүлөрдүн саны	Бир жылдагы жүгүртүүлөрдүн саны	Сум масы, сом
Өндүрүштүк запастар				4.1
Бир жолу колдонулуучу идиш жана тез бузулбаган тамак-аш				4.1
Тез бузулуучу жана көлөмдүү продуктылар				8.1
Бүтүрүлө элек өндүрүштүн наркы				8.1
Дебитордук карыздын нормативи				8.1
Акча каражаттарынын				8.1
ЖАЛПЫ зарыл болгон жүгүртүү капиталы:				
Кредитордук карыздын				
Таза жүгүртүү капиталы				8.1

**Актив жана пассивдердин болжолдонгон балансы (жылдын аягына) (8.4)**

Активдер	Жыл	Пассивдер	Жыл
1. Жүгүртүүдөн тышкаркы активдер		4. Капитал жана резервдер	
1.1. Баланстык нарк боюнча негизги фонддор 1.2. Амортизация 1.3. Калдык нарк боюнча негизги фонддор		4.1. Уставдык фонду 4.2. Топтоо фонду 4.3. Бөлүштүрүлбөгөн киреше	3.1 8.3
1-бөлүк боюнча <b>ЖЫЙЫНТЫКТАР:</b>		4-бөлүк боюнча <b>ЖЫЙЫНТЫКТАР:</b>	
2. Жүгүртүү активдери 2.1. Запастар 2.2. Бүткөрүлө элек өндүрүш 2.3. Дебитордук карыз 2.4. Акча каражаттары		5. Узак мөөнөттөгү пассивдер 5.1. Банктын кредити	
2-бөлүк боюнча <b>ЖЫЙЫНТЫКТАР:</b>		5-бөлүк боюнча <b>ЖЫЙЫНТЫКТАР:</b>	
3. Чыгымдар		6. Кыска мөөнөттөгү пассивдер 6.1. Керектөө фонду	
3-бөлүк боюнча <b>ЖЫЙЫНТЫКТАР:</b>		6-бөлүк боюнча <b>ЖЫЙЫНТЫКТАР:</b>	
1, 2, 3-бөлүктөр боюнча <b>ЖЫЙЫНТЫКТАР:</b>		4, 5, 6-бөлүктөр боюнча <b>ЖЫЙЫНТЫКТАР:</b>	
"Тыгын"		"Тыгын"	
Балансы		Балансы	

**Чыгашасыздыктын анализи (8.6)**

Көрсөткүчтүн аталышы	1-жыл
Сатуулардын көлөмү, сом	3.1
Шарттуу өзгөрүлмө чыгашалар, сом	8.1
Шарттуу туруктуу чыгашалар, сом	8.1
Сатуулардын көлөмүндөгү шарттуу туруктуу чыгашалардын салыштырма салмагы	
Чыгашасыздык чекити (сатуулардын критикалык көлөмү), сом	
Каржылык туруктуулуктун запасы, сом	
Чыгашасыздык чекитиндеги өзгөрүлмө чыгымдар,	
Чыгашасыздык чекитиндеги чыгымдардын чондугу (өздүк нарк), сом	
Чыгашасыздык индекси, %	


## Таза кирешени бөлүштүрүү (8.2)

№	Көрсөткүчтөр	1-жыл
<b>Топтоо фонду</b>		
1	Таза киреше	8.1
2	<b>Топтоо каражаттарын түзүү</b>	4.3
2.1.	Пландалган мезгилдин башындагы фонддун калдыктары	8.1
2.2.	Амортизациялык которуулар	3.3
2.3.	Таза кирешеден болгон которуулар (70%)	3.3
2.4.	Туруктуу пассивдердин өсүүсү	3.4
2.5.	Банктын узак мөөнөткө берген кредити	3.3
2.6.	Өздүк каражаттар	3.3
3.	<b>Булактардын ЖАЛПЫ САНЫ</b>	3.3
4.	<b>Топтоо фондунун каражаттарын колдонуу бағыттары</b>	3.3
4.1.	Узак мөөнөткө алынган кредитти колдонуу проценттерин төлөө	3.3
4.2.	Негизги фонддорду сатып алууга кеткен чыгымдар	3.3
4.3.	Жүгүртмө каражаттардын өсүүсүнө сарпталган чыгымдар	3.3
4.4.	Узак мөөнөткө банктан алынган кредитти төлөө	3.3
5.	<b>БАРДЫК чыгымдар</b>	3.3
6.	Каражаттардын ашыгы	
7.	Каражаттардын кеми	
<b>Керектөө фонду</b>		
1.	Таза киреше	8.1
2.	<b>Керектөө фондун калыптандыруунун булактары</b>	8.1
2.1.	Пландалган мезгилдин башындагы фонддун каражаттарынын калдыктары	8.1
2.2.	Таза кирешеден болгон которуулар (30%)	6.1
2.3.	Башка келип түшүүлөр	
2.4.	Эмгекти төлөө фонду	
3.	<b>Булактардын ЖАЛПЫ САНЫ</b>	
4.	<b>Керектөө фондунун каражаттарын колдонуунун бағыттары</b>	
4.1.	Эмгек акы төлөө	
4.2.	Курулуштагы үлүштүк катыш	
4.3.	Жумушчуларга социалдык жана эмгек акыларын төлөө	
4.4.	Сыйлоо	
5.	<b>Чыгашалардын ЖАЛПЫ САНЫ</b>	
6.	Каражаттардын ашыгы	
7.	Каражаттардын кеми	

## Акча каражаттарынын балансы (8.5)

Көрсөткүчтөр	1-жылдын башына	2-жылдын башына	
Жылдын башталышындагы акча каражаттары			3.3
Акча түшүүлөр:			
КНБС менен чогуу сатуулардан түшкөн акча			8.1
Кредиттер		3.3	
Туруктуу пассивдердин өсүүсү			
<b>БАРДЫК түшүүлөр:</b>			4.3
Башка төлөмдөр:			
Продукцияны өндүрүүгө кеткен чыгымдар (амортизациясыз)			4.4
Каржылык жыйынтыктарга караган салыктарды төлөө			
Негизги фонддорду сатып алууга кеткен чыгымдар			
Негизги фонддорду жана жүгүртүү каражаттарынын нормативин чыгарып салгандағы баштапкы чыгымдар			3.3 8.2
Кредиттер үчүн проценттерди төлөө			
Жүгүртүү каражаттарынын өсүүсү			
Кредитти төлөө			3.3
КНБС төлөө			
Кирешеге болгон салыкты төлөө			8.1
<b>БАРДЫК төлөмдөр</b>			8.1
Акча каражаттарынын мезгилдин аяғындагы калдыгы			

## 6-ТИРКЕМЕ



**МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР АЙМАГЫНДА МАТЕРИАЛДЫН  
ӨЗДӨШТҮРҮЛГӨНДҮГҮН ТЕКШЕРҮҮ УЧУН БЕРИЛГЕН ТЕСТТЕРДИН  
МИСАЛДАРЫ**

**1-ТЕСТ      1-ДЕҢГЭЭЛ**

*Сунунышталган варианктардан кайсы жооп туура деп эсептейсиз (астын сыйз, төгөректе).*

**1-суроо.** Сүрөттүн даана, так болуусуна таасир эткен мунөздөмөнү белгилеңиз:

- a) Пиксель; б) Кэш-эс-тутум; в) PDA; г) Бит.

**2-суроо.** Компьютердик вирустар эмнелерге жугат:  
а) графикалык файлдарга; б) программалар жана документтерге; в) үн файлдарына; г) видеофайлдарга.

**3-суроо.** Программалык камсыздоо бул...

- а) Компьютерде орнотулган түзүлүштөрдүн жыйындысы;
- б) Компьютерде орнотулган программалардын жыйындысы;
- в) Сиздин дискте болгон бардык программалар;
- г) Компьютерге тиешелүү бардык түзүлүштөр.

**4-суроо.** Тексттик процессор – бул ... багытталган программа:  
а) сүрөттөр менен иштөөгө; б) документтерди түзүүдө ПК ресурстарын башкарууга; в) тексттик берилиштерди терүү, редакциялоо жана форматтоо үчүн; г) символдук тилдерден машина коддоруна автоматтык которуу үчүн.

**5-суроо.** Локалдуу тармактын аппараттык каражаты бул

- а) Математикалык сопроцессор; б) Видео эс-тутум; в) Графикалык планшет; г) Сервер.

**6-суроо.** Компьютердик вирустарды таануу жана дарылоо үчүн колдонулуучу

программа бул

- a) PowerPoint; б) Doctor Web; в) Access; г) Schedule+.

**7-суроо.** Windows тун тиркемелериндеги **Сактоо керек (Сохранить)** жана **Кандайча сактоо керек... (Сохранить как...)** командалары эмнеси менен айырмаланышат?

- а) **Сактоо керек** командасы жаңы түзүлгөн файлды сактоо үчүн, ал эми **Кандайча сактоо керек...** ушул эле файлды кийинки өзгөртүүлөрдөн кийин сактоо үчүн;
- б) Айырмасы жок;
- в) **Сактоо керек** командасы жаңы түзүлгөн же ондолгон файлды сактоо үчүн, ал эми **Кандайча сактоо керек...** командасы башка аталыштагы ачык файлды сактоо үчүн;
- г) **Кандайча сактоо керек...** командасы жаңы түзүлгөн файлды сактоо үчүн, ал эми **Сактоо керек** командасы – ушул эле файлды өзгөртүүлөрдөн кийин сактоо үчүн.

**8-суроо.** Сунушталган таблицанын “Жыйынтык” графасындагы үч айга болгон сумманы (S) аныктоочу формулалардын ичинен кайсынысы туура жазылган?


	A	B	C	D	E
1	Нурланов М.	Май	Июнь	Июль	Итого
2	Тилеков Н.	1500	1600	3000	S

- а) =сумм(B2; D2); б) =сумма(B2:D2); в) =Май+Июнь+Июль; г) Бардык формулалар туура эмес.

## 2-ТЕСТ 2-ДЕНГЭЭЛ

*Маселелерди аткарғыла.*

**1-маселе.** Төмөндөгү сүрөттү тарт:



**2-маселе.**  $y = x^2 - 1$  функциясынын графигин чийгиле.

**3-маселе.** Төмөндөгү параметрлерди эске алуу менен текст даярдагыла:  
ұстұнқұ талаача – 2 см, төмөнкұ талаача – 2 см, солдогу талаача – 3 см, ондогу талаача – 1 см. Биринчи абзац – барактын еки жагы боюнча түздөлгөн, сол жактагы чеги – 3, он жактагы чеги – 15, абзаңтық чегинүү – 2. Экинчи абзац – барактын он жәэги боюнча түздөлгөн, сол жактагы чеги – 10, абзаңтық чегинүү – 12. Ақыркы сүйлөмдү кошсызык менен сыйзыла.

**Текст:** Үйдө от жакканга ширеңке жок болчу, анан кыштын аяздуу таңында энеси кызынын колуна калак карматты да, кошунаныкына от алып келгени жиберди. Ал үйдөн жалаң кат көйнөкчөн, жылаңайлак чуркап чыкты. Мына эми кайра чуркап келаткан, бирок ал так эшиктин алдынан тайгаланып кетти да, жыгылып калды. Болгон чоктун баары, күйүүчү кара көз жаштар ак карды тешип кеткенсип, калактан жерге чачылып кетти. Анан кыз, отурған бойдон, күйүттөн өксүп ыйлан жиберди. Жылаңач согончоктору музга жабышып калды. Ал кыз мен элем.

Бұғун таң заардан ойгонуп кетип, ошо кичине кызга боорум ооругандан ыйлан жибердим. Токтоно албай ыйладым. Эгер мүмкүн болсо, эң жылуу кийимдеримди, эң таттуу тамакашымды берет элем. Эгер мүмкүн болсо атаганат... Жок, мүмкүн эмес. Өкүрсөң, бакырсаң да мүмкүн эмес... Ошондуктан, эч нерсе кыла албагандан, айлам кетип ыйладым....

**4-маселе.** Маалыматтар базасын түзгүлө.

Номуру	Автору	Аталышы	Жылы	Текчеси
0002	Айтматов Ч.	Жамийла	1987	7
0007	Айтматов Ч.	Тандалмалар	1990	1
0008	Айтматов Ч.	Кассандра тамгасы	1994	7
0003	Баялинов К.	Ажар	1982	1
0001	Беляев А.	Адам-амфибия	1971	5
0006	Касымбеков Т.	Сынган кылыш	1979	1
0004	Сименон Ж.	Трубка Мерге	1987	5
0005	Толстой Л.Н	Повесттер жана ангемелер	1986	5

### 3-ТЕСТ 3-ДЕҢГЭЭЛ

#### *Маселелерди чыгарыла*

**1-маселе.** Ишкананын ар бир цехинде табелчи убакыт менен иштеген жумушчулардын убактысынын эсебин жүргүзөт. Табелдин жана эмгек ақыны төлөө нормативдеринин негизинде бухгалтерия эмгек ақыларды эсептейт. Эмгек ақыны эсептөөнү жана аны төлөө иш кагазын даярдоо үчүн кандай программаны колдонсо болот?


**2-маселе.** Максималдуу кирешени алып келүүчү үч түрдөгү буюмдарды өндүрүү планын түзгүлө. Ишканада буюмдарды өндүрүү үчүн үч сорттогу материалдар бар: ар бир сорттон 600 бирдик, 300 бирдик жана 200 бирдик бар. Ар бир түрдөгү өнүмдү сатуудан алынган киреше 100 бирдик, 120 бирдик жана 200 бирдикти түзөт. Материалдардын иштетилүү нормалары таблицада көрсөтүлгөн.

Буюм	Материалдардын иштетилүү нормалары		
	1	2	3
1	60	40	0
2	10	20	10
3	30	0	0

Берилген маселени чыгаруу үчүн кандай программаны колдоносунар, эмне үчүн бул программаны тандап алдынар?

**3-маселе.** Персоналдык компьютерде төмөндөгү документти түзүү үчүн эң

натыйжалуу жолду тандап, баяндап бергиле:



2- сүрөт

39. Пирамиданын негизи тик бурчтуу үч бурчтуктан турат. Анын гипотенузасы С, тар бурчу  $\alpha$ . Бардык каптал кырлары негизинин тегиздигине  $\beta$  бурчу боюнча жантайышкан. Пирамиданын көлемүн тапкыла. Чыгаруу: АВС үч бурчтугунун АСВ бурчу тик, ВАС бурчу  $\alpha$  га барабар болсун (2-сүрөт).

**4-маселе.** ПК жардамы менен сзыяктуу тенденмелер системасын чыгаргыла:

$$\begin{cases} z + y + z = 2, \\ x^2 y^2 + z^2 = 14, \\ x^4 + y^4 + z^4 = 98 \end{cases}$$

**Бизнес-пландоодо маалыматтык технологияларды колдонуу  
аймагындагы материалдардын өздөштүрүлүүсүн текшерүү үчүн берилген  
тесттин үлгүлөрү**

**1-ТЕСТ 1-ДЕҢГЭЭЛ**

***Сунушталган вариантардан кайсы жооп туура (астын сыв, тегеректе)***

**1-суроо.** Бизнес-планды иштеп чыгууда MS Excel программасынын натыйжалуу функционалдуу колдонулушун атагыла.

- а) бизнестин экономикалык моделин түзүү;
- б) бизнестин кирешесин жана чыгашасын эсептөө;
- в) бизнестин чыгашасыздык чекитин эсептөө;
- г) бизнестин чыгаша жана киреше статьяларын эсептөө таблицаларын түзүү.

**2-суроо.** MS Word до кайсы команда Windows тун башка тиркемелеринин элементтерин импорттоо үчүн колдонулат?

- а) Коюу - Кайчылашма ссылка...; б) Коюу - Талаача...
- в) Ондоо – Атайын коюу...; г) Сервис - Бириктируу...

**3-суроо.** Кандай программада бизнестин презентациясын түзүгө болот?

- а) PowerPoint; б) CorelDraw; в) Present MS; г) MS Binder.

**4-суроо.** Компьютердик чөйрөдө бизнес – пландоонун милдеттерин чечүүдө төмөндөгү сунушталган программалардын кайсынысы маалыматтарды вирустардан коргоо үчүн колдонулат?

- а) FoxPro; б) Clipper; в) Norton Antivirus; г) VirusBusiness+.

**5-суроо.** Бизнес-планды иштеп чыгууда MS Word программасынын функционалдык колдонулушу кайсы милдетти аткарат?

- а) долбоордун маанисин баяндоо;
- б) «Бизнес-план» тексттик документин даярдоо;

- в) бизнестин каржылык планын баяндоо;
- г) тобокелчилдиктердин анализин сыйпаттоо.

**6-суроо.** MS Excel де кайсы команда аркылуу Windows тун башка тиркемелерине элементтерди экспорттоого болот?

- а)Ондоо – Көчүрмөсүн алуу;
- б) Коюу - Талаача...;
- в)Ондоо – Атайын коюу...;
- г)Сервис - Бириктүү...

**7-суроо.** Чыгашасыздык чекитин аныктоодо MS Excel программасын кандайдыр бир деңгээлде колдонсо болубу?

- а) болбойт;
- б) графигин түзүү үчүн болот;
- в) эсептөөлөрдү жүргүзүү үчүн жарым-жартылай болот;
- г) толук көлөмдө болот.

**8-суроо.** Таблицалардын (MS Excel) бирөөсүнүн D8 ячейкасына өнүмдү сатуудан түшкөн пайда КНсС менен чогуу киргизилген. Эгерде КНсС 20% түзсө, төмөндөгү таза кирешенин формуулалардын кайсынысы туура жазылган?

- а) D8\* 100/120; б) =D8\* 100/120; в) =D8/120; г) \$D8/120.

## **2-ТЕСТ 2-ДЕҢГЭЭЛ** ***Маселени чыгарыла***

**1-маселе.** Таблицада келтирилген берилиштер боюнча сатуулардын критикалык көлөмүн (чыгашасыздык чекитин), каржылык бекемдиктин запасын жана чыгашасыздыктын индексин эсептегиле. Сатуулар көлөмү (Вч), шарттуу-өзгөрүлмө чыгымдар (Ип), шарттуу-туруктуу чыгымдар (Рик) тууралуу берилиштер бул чондуктарга ылайык 1000000, 467237 жана 247420 сомду түзөт.

Чыгашасыздык менен каржылык бекемдиктин запасын эсептөө

Көрсөткүчтүн аталышы	Шарттуу белгилениши, формуласы	1-жыл
Сатуулар көлөмү, сом	Вч	
Шарттуу-өзгөрүлмө чыгымдар, сом	Ип	
Шарттуу-туруктуу чыгымдар, сом	Рик= Ик + Нсб	
Сатуулар көлөмүндөгү шарттуу-туруктуу чыгымдардын салыштырмалуу салмагы	Кик = Ип/Вч	
Чыгашасыздык чекити (сатуулардын критикалык көлөмү), сом	Тбу = Рик/(1-Кик)	
Каржылык бекемдиктин запасы,	Зфп = Вч - Тбу	
Чыгашасыздык чекитиндеги өзгөрүлмө чыгымдар, сом	Ип/б = Тбу*Кик	
Чыгашасыздык чекитиндеги чыгымдардын чондугу (өздүк нарк), сом	Сб/б = Рик + Ип/б	
Чыгашасыздыктын индекси, %	Кб = (Вч-Тб/у)*100/Вч	

**2-маселе.** Жогорудагы маселенин таблицасын тексттик документке **Коюу** командасын пайдаланбастан, башка ыкмалардын бирөөсү менен импорттогула.

**3-маселе.** Жабдууларга 1 жылга жана кварталга амортизациялык которууларды бир калыптагы амортизация методу боюнча АРМ финанссылык функциясын колдонуу менен, төмөндөгү таблицадагы берилиштер боюнча эсептегиле (амортизация мөөнөтү 5 жылды түзөт).

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Доллардын курсу	89,25						
2			Амортизациялык которуулар					
3								
4	№	Жабдуунун аталышы	Саны	1 даанасынын баасы, \$	Жабдуунун баасы, сом	Ликвиддик баасы, \$	Ликвиддик баасы, сом	Кварталдагы амортизациясы, сом
5	1	Музыкалык борбор	1	900		420		
6	2	Телевизор	1	555		230		
7	<b>БАРДЫГЫ</b>							
8								
9								
10								

**4-маселе.** Сунуш кылынган маалыматтар базасында аталган бөлүмдө 7 жылдан аз эмес эмгектенген кызматкерлерди тандоо талабын түзгүлө.

## **3-ТЕСТ 3-ДЕНГЭЭЛ**

### ***Маселелерди чыгарыла***

**1-маселе.** Эгерде ЭАТФ суммалык мааниси болгон 5200 сом “Эмгек ақы” (D10 ячейкасында жайгашкан болсо) барагында жайгашкан болсо жана которуюулар 40% түзсө, “Кирешелер жана чыгашалар планы” барагында ЭАТФ которуюуларын эсептегиле.

**2-маселе.** Мурдагы тапшырмада түзүлгөн таблицаны “Бизнес-план” тексттик документинин “Уюштуруу планы” бөлүмүнө редакциялоо мүмкүнчүлүгү бар MS Excel барагы катары койгула. Документтин форматы - А4, ориентациясы - китетикиндей, талаачалар: үстүнкү жана астыңкы -2,5; солдогусу - 3; ондогусу - 1,5.

**3-маселе.** “Бизнес-план” тексттик документинин “Уюштуруу планы” бөлүмүндө фирманы башкаруунун функционалдык түзүлүшүн чагылдырган схемасын түзгүлө: фирманын директоруна коммерциялык директор жана бухгалтер түздөн түз баш ийишет, коммерциялык директорго өндүрүштүк бөлүмүнүн менеджери жана маркетинг боюнча менеджер баш ийишет.

**4-маселе.** Эгерде шарттуу-өзгөрүлмө чоңдук болгон доллардын курсу 89,3 сом болсо, жабдууга болгон 1 жылдык амортизациялык которуюулардын суммасын бир калыптағы амортизация методу менен эсептегиле. Эсептөө үчүн баштапкы берилиштер: жабдуунун бирдигине болгон баа - \$400; бардык жабдуулардын ликвиддик наркы - \$250; амортизациялоо мөөнөтү - 3 жыл.